

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ
МИНИСТРЛИГИ

БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
КЫЗЫЛ-КЫЯ ГУМАНИТАРДЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК ИНСТИТУТУ

ИСЛАМКУЛ МАМАТКУЛОВИЧ ЖОРОЕВ

ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ

ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН
СТУДЕНТТЕРИ ҮЧҮН

Ош - 2014

УДК
ББК
Ж

Ош МУнун кыргыз тили илими кафедрасында жактырылып, Баткен мамлекеттик университетинин окумуштуулар көнөшүнин чечими мөнен басмага сунушталды

Адис редактор— Кыргыз илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, филология илимдеринин доктору, профессор С.Ж. Мусаев

Рецензиялаган –филология илимдеринин доктору, профессор С. Ибрагимов
филология илимдеринин кандидаты, профессор А.Жалилов
филология илимдеринин кандидаты, доцент Н.Турганбаев

Ж- Жороев И. М.
Тил илимине киришүү.-Ош, 2014.-____ б

ISBN

Китеп КРдин ББИМнин 2003-жылы бөкитилген мамлекеттик стандарттын талаптарына ылайык жазылды. Алгач предмет боюнча жумушчу программа (силлабус) жана ага колган талаптар, адамзат баласынын тили жана анын көлип чыгышы, табияты, кызматы, тилдердин классификацияланышы, тилдин белги, система жана структура катары каралышы, тилдик бирдиктер жана аны окутуп-үйрөтүүчү тил илиминин фонетика, лексикология, морфология, синтаксис ж.б. бөлүмдөрү боюнча жалпы тил илиминин негизги маселелери тууралуу маалыматтарды камтыйт.

Китептө алгач «Тил илимине киришүү» курсу боюнча жумушчу программа (силлабус) берилди. Эмгөк жогорку окуу жайлардын филология адистиктеринин студенттери, аспиранттары жана окутуучулар үчүн окуу куралы боло алат.

Ж-
ISBN

ББК
© И. М. Жороев

БАШ СӨЗ

«Тил илминө киришүү» курсу жогорку окуу жайлардын филологиялык билим берүү багытындагы адистиктерде окутулат.

Мында тил жана анны изилдөөчү илим жана тилдин табияты, келип чыгышы, адамзат коомундагы кызматы, грамматикалык турпаты, функциясы жана таралыш аймактары боюнча классификациялары, унутулган жана азыркы тилдер, тилдин белгилер системасынан алган орду, тилдин система жана структура катары каралышы, жазуу пайда болушу жана өнүгүшүнүн этаптары, тилдин жалпы структуралык бөлүмдөрү ж.б.у.с. жалпы лингвистикалык таанууну көңейтүүчү маалыматтар берилет..

Дисциплина болочок адистерди тил боюнча негизги курска алдын-ала даярдайт. Ошондуктан бул курс «Киришүү» деп аталац. Жалпы тил илминин баштапкы бөлүмү катары лингвистикалык түшүнүктөр, маалыматтар, терминдер мөнен студенттердин билимдерин калыптандырат, тиешелүү көндүм, адаттарга даярдайт.

Студент аудиторияда дискуссияларга активдүү катышып, өзү тандаган темада реферат жазып, дүйнөнүн лингвистикалык картасын түзүп, тил боюнча элдик казына мөнен таанышат. Кайсы мамлекетте кайсы тил сүйлөнөт, дүйнө тилдеринин кайсынысы энэ тилибизге тектөш. Тектөш эместикитерин ажыратуу көндүмүнө жана тилдин структурасы жөнүндө билимгө ээ болусу зарыл. Бул учун курска катталуудан мурда тил мөнен жазуунун адамзат коомундагы маанисин түшүнүп, дүйнө элдеринин тилдери жөнүндө кызыгуусунун болушу жетиштүү. Курсту уккандан кийин студенттин жалпы лингвистикалык дөңгээли, албетте, жогорулатый.

Китеpte тема боюнча алгач теориялык бөлүм сунуш кылышынп, студенттин жекече иштөөсүн жөңилдетүү, ой жүгүртүүсүн артыруу максатында бир темеа боюнча өзүн-өзү текшерүү жана ой жүгүртүү суроолоур, сунуш кылышынган илимий-методикалык адабияттардын тизмеси кошо көрсөтүлдү.

Теориялык материалдар эки модулга ажыратылып, модулдук суроолор, тапшырмалар берилди. Курс боюнча өтүлүүчүү сабактардын, студенттердин өз алдынча иштөөлөрүнүн болжолдуу түрдө бөлүштүрүлгөн көлөмү камтылды. Буларды окуу жайынын шартына ылайык кайра түзүп алуу ар бир окутуучунун эркинө коюлат.

Китепти ЖОЖдо окутуунун бардык формаларында-күндүзгү, сырттан, кечки окуу бөлүмдерүндө, дистанттык окуу борборлорунда пайдаланса болот. Курсту окутууда студенттердин лингвистикалык терминдерди өздөштүрүүсүнө өзгөчө басым жасалууга тийиш.

Китептин сапатын жогорлатуу үчүн айтылган сын пикирлөр жана сунуштар үчүн автор ыраазычылыгын билдирет.

Автор

I БӨЛҮМ

ТИЛ ИЛИМИНЕ КИРИШҮҮ ПРЕДМЕТИ ЖАНА АНЫН МИЛДЕТТЕРИ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тил жана аны изилдөөчү илим;
2. Тилдин табияты жана кызматы;
3. Тил жана ойлоо.

ТИЛ ЖАНА АНЫ ИЗИЛДӨӨЧҮ ИЛИМ

Тил адамдар ортосундагы карым-катыштын, пикир алышуунун куралы. Тил аркылуу адам жамааты түзүлүп, алардын турмушундагы жана түрдүү ишмөрдүүлүгүндөгү катыш жүзөгө ашат. Тилсиз эл да жамаат да болбайт. Ал турсун жеке адамда тилсиз жарапбайт. Тил адамдын жогорку акыл-эсин шарттап, дүйнө таанымын, тажырыйбасын сактап, кылымдан-кылымга, укумдан-тукумга алып журуүчү уникалдуу көрүнүш.

Жөр жүзүндө 2,500 менен 3000дин төгөригинде, кээ бир адабияттарда 5000 төгөригинде тил бар дөлөт. Алардын ар бири өзү тиешелүү жамаат менен кошо жарапып, кошо өнүккөн кайталангыс байлык. Ошондуктан улуу жазуучу Ч.Айтматов «ар бир элдин тили-бүткүл адамзаттын мүлкү» дейт.

Адамдар өздөрүнүн турмушунун, жашоосунун түбөлөк жандоочусу, жардамчысы болгон тилге байырттан баштап кызыгып, аны изилдеп-үйрөнүп, аны изилдөчүтил илимин жараткан. Тил илими эл аралык терминдө лингвистика дөп аталаат. Бул термин латын тиленин *līhga* (тил) деген сөзүнөн алынган. Лингвистиканын изилдөө объектиси тил (адамдар ортосундагы пикир алышуунун, карым-катыштын куралы). Мында тилдин жалпы табияты жана кызматы, ички түзүлүшү (структурасы), мыйзам чөнөмдүүлүктөрү, тарыхый өнүгүшү жана калыптанышы, тектика катышы (тектөш же тектөш эмес), классификацияланышы сыйктуу маселелер караплат.

Ар кандай илим илим болуш үчүн төмөнкүдөй таяныч чекитергө ээ болушу зарыл:

1. Изилдөө объектисинин болушу: тил илиминин изилдөө объектиси-тил;
2. Изилдөө методунун болушу: тил илиминин да сыпаттама, салыштырма, салыштырма тарыхый, эксперименталдық ж.б. методдору бар;
3. Прикладдык жагы: тил илиминин да чыгарган жоболору, эрежелери адамзат турмушунда колдонулуп келе жатат;
4. Тарыхы: тил илиминин да эзелки мәзгилден башталган тарыхы бар;
5. Башка илимдер менен болгон байланышы: илим катары башка илимдердин чыгарган жоболорун, эрежелерин эске алып, өз жоболорун, эреже-нормаларын жараттып жаткандығы.

Лингвистика өз объектиси болгон тилди окутуп. Иликтеп-үйретүүдө изилдөөнүн масыштабына (көң жө тар мүнөздөө экенине) карай жеке тил илими жана жалпы тил илими болуп бөлүнөт.

Жеке тил илими конкреттүү бир элдин же бир этникалык топко кирген элдердин тилин жана тилдик өзгөчөлүктөрүн окутуп-үйрөтөт. М: азыркы кыргыз тили илими - кыргыз тилин жана анын өзгөчөлүктөрүн, азыркы араб тили илими - араб тилин жана анын өзгөчөлүктөрүн, азыркы орус тили илими - орус тилин жана анын өзгөчөлүктөрүн изилдеп-үйрөтөт же түркология-түрк элдеринин тилиндеги жалпылыктарды, окшоштуктарды, башка этникалык топтордун тилдеринен болгон өзгөчөлүктөрүн иликтеп-үйрөтсө, славянстика тил илими болсо, славян элдеринин тилиндеги жалпылык-окшоштуктарды изилдеп-үйрөтөт.




Ар бир тил жеке өнүгүшкө, тагдырга жана өзгөчөлүккө ээ болгону менен бүтүндөй адам тилин бириктирип турган ортот тилтүү тилдик көрүнүштөр бар. Мисалы: тыбыш, сөз, сөз айкаши, сүйлөм сыйктуу тилдик бирдиктер, басым, тынным, интонация сыйктуу тилдик каражаттар кыргыз, же орус, же англис тилдери үчүн гана мүнөздүү болбостон, бардык тилдер үчүн бирдей мүнөздүү. Мындай ортот тилтүү тилдик көрүнүштөрдү жана адамзат тилинин келип чыгышын, табиятын, жалпы закон чөнөмдүүлүктөрүн, кызматын окутуп-үйрөтүүчү тил илими жалпы тил илими дөп аталат.

Бардык эле ЖОЖдордун филология адистеринде жалпы тил илими предмети тил илимине киришүү, тилдин теориясы жана тил илиминин тарыхы курстарына бөлүнүп окутулат.

Тил илимине киришүү предмети тил жөнүндөгү илимдин негизги түшүнүктөрү менен тааныштырып, тил илимине тиешелүү теориялык маселелерди үйрөнүүгө даярдайт жана багыт берет.

Тил илими бере турган маалыматтар ар бир интелектуалдуу адам үчүн зарыл. Ал эми кесип-өнөрү тил менен байланышкан мугалим, журналист, жазуучу ж.б. үчүн аны терең өздөштүрүү кесиптик камылгалардын чордонунда турат.

Тил татаал жана көп кырдуу көрүнүш, ошондуктан аны ар тараптан текшерген тил илиминин бир канча бөлүмдерүү бар:



Тил өзүнүн табияты, негизги кызматы, өнүгүшү боюнча коомдук көрүнүш болгондуктан, анын изилдөөчү илим да коомдук илимдер тобуна кирет. Бул анын биринчи кезекте философия, адабияттаануу, тарых, архиология, этнография, антропология, логика өндүү коомдук илимдер менен тыгыз байланышта экендигин шарттайт. Айтсак, тилдин пайда болушун иликтөөдө жөр жүзүндө адамдардын пайда болушу, алардын коомдошуп жашай башташи жөнүндөгү тарыхтын, архиологиянын, антропологиянын илиммий багыттары негиз болот.

Ошондой эле тил илими табигый илимдер менен да өз ара байланышта. Мисалы: фонетика тыбыштардын акустикалык

касиетин физикага, сүйлөө органдарынын түзүлүшүн жана тыбыштардын жасалышындагы кызматын физиология менен анатомияга таянып изилдөйт. Диалект, говор сыйктуу аймактык тилдик өзгөчөлүктөрдү тактоодо география илими жардамга келет. Анын нөгизинде пайда болгон лингвистикалык география (тилдик кубулуштардын, фактылардын таралыш чектерин, алардын атластарын, карталарын үйрөтөт) илими да бар.

ТИЛДИН ТАБИЯТЫ ЖАНА КЫЗМАТЫ

Тилдин табиятын аныктоодо окумуштуулар ортосунда түрдүү көз караштар айтылып келген. Кээ бир окумуштуулар тилди адамдын дөнө түзүлүшү, көбөтө-кепшири, тамактануусу сыйктуу биологиялык көрүнүштөр менен катар кооп, анын табиятын биологиялык көрүнүш катары эсептеген. Кээ бир окумуштуулар тилди адамдын эрки, кабыл алуусу, жаны сыйктуу психологиялык көрүнүштөр менен катар коңт да, тилди психологиялык көрүнүш деп эсептейт. Тил биологиялык да, психологиялык да табиятка жатпайт.

Адамдын көбөтө-кепшири, дөнө түзүлүшү биологиялык табиятта болот жана ал гөн аркылуу укумдан-тукумга берилип турат, маселен, киши ата-энесине, же жакын туугандарына окшош келет. Ошондуктан бизди тааныбаган, бирок ата-энебизди тааныған адам бизди ата-энебизге же жакын туугандарыбызга окшоштуруп: «Сен Маматкулдун баласы болосуңбу»?, «Сен Ынабаттын кызы болосуңбу»? –деп, тааный алат. Эгерде тил биологиялык табиятта болгондо анда гөн аркылуу укумдан-тукумга өтүп, ата-энеси кайсыл тилде сүйлөсө бала да ошол тилде сүйлөмөк. Демек, тил биологиялык табиятта эмес.

Ар бир адамдын дүйнө таанымы, акыл-эси, кабыл алуусу, эрки жана жаны ар башка. Эгерде тил психологиялык табиятта болгондо, анда ар бир адамдын тили да ар башка болуп, жакын туугандык катыштагы кишилөр да биринин тилин бири түшүнбөй, тилмөч талап кылышын калмак. Бирок жакын туугандар гана эмес бир улуттун өкүлдөрү да баары бир тилде сүйлөп, бир тилде пикир алыша алат. Андыктан, тилдин табияты психологиялык көрүнүшкө да жатпайт.

Тил коомдук көрүнүш жана анын бул табияты илимий жактан аныкталган. Тил адам жамаатындагы, алардын коомдошуп жашоосундагы, эмгек процессинде өз ара пикир алышуу зарылдыгынан улам көлип чыккан. Ошондой эле ар бир жеке тил да өзү тиешөлүү коом мөнен кошо жарапып, кошо өнүгөт. Тилдин коомдук көрүнүш экендигин төмөнкүмисал мөнен да далилдөөгө болот: Тили чыга элек бала башка тилдүү жамаатта чоңойсо, ошол коом сүйлөгөн тилде сүйлөп тили чыгат, ал турсун чоң адам дөлө башка тилдүү жамаатта болсо, акырындык мөнен ошол тилде сүйлөп калат. Анткени адам да, тил да өзүн курчаган коомго ылайык болот. Демек, тил жеке адамдын үлүшү әмес ал жалпы элдин энчиси.

Тил коомдук көрүнүш, коомдо байланыш-каташтын негизги куралы катары универсалдуу колдонулуп, төмөндөгүдөй кызматтарды аткарат.

1. Тил - пикир алышуунун куралы;
2. Тил-ойду билдириүүнүн куралы;
3. Тил-ойлонуунун куралы;
4. Тил-адамдын сезим-туюмдарын, эркин билдириүүнүн куралы;
5. Тил-дүйнө тануунун куралы;
6. Тил-тажырыйба топтоонун жана тажырыйба алмашуунун куралы;
7. Тил-улуттук маданияттын, улуттук аң сезимдин формасы катары да кызмат аткарат.

Көрүнүктүү орус тилчиси Ю.Степанов тилдин кызматынын эки түрдүү концепциясын белгилейт:

1. Гносеологиялык концепция - тилдин таанып-билүүчүлүк жана ойлоонун куралы болуу жөндөмдүүлүгү:
 - тил - коомдошуунун, байланыштын куралы;
 - тил-таанып билүүнүн куралы;
 - тил - чыгырмачылыктын куралы;
 - тил - күрөшүүнүн куралы.
2. Онтологиялык концепция-тилдин өзүнө мүнөздүү структурасы жана ички өнүгүү закондорунун бар экендиги. Анын чагылдыруучулук же көз карашты билдириүү жөндөмдүүлүгүнө төмөнкүлөр кирет:
 - тил - ойлоонун чагылдыруусу;
 - тил - улуттук аң-сезимдин же рухтун көрүнүшү;

- тил - таптык көз караштын чагылдыруусу;
- тил - чындыктын көрүнүшү.

Демек, тил коомдогу бардык карым-катышты гана тейлебестен, коомдошууну, таанып-билигчүлүктү, адам жана анын айланы-чейресүн, улуттук аң-сезим мөнен улуттук маданиятты кошо чагылдырып туруучу уникалдуу көрүнүш.

Тил коом мүчөлөрүн кедей-кембагал, бай-жарды, капиталист, демократ ж.б. деп тескебейт. Ал баарына бирдей. Бирок тилдин өнүгүшүнө мамлекеттик саясат, элдин тагдыры, окумуштуулардын максаттуу аракеттери таасир тийгизиши мүмкүн.

Бүгүнкү күндө карым-катыштын, пикир алышуунун куралы кызматын аткара албай, колдонуудан чыгып калган тилдер да бар. Андай тилдер өлүү (унутулган: латын, карлук, санскрит, көлт ж.б), ал эми учурда өзү тиешелүү коом үчүн байланыш-катыштын, пикир алышуунун ж.б. жогоруда көрсөтүлгөн кызматтарды аткарып, колдонулуп жүргөн тилдер тириүү (азыркы) тилдер деп аталат.

ТИЛ ЖАНА ОЙЛОО

Улуттук маданияттын бир формасы болгон тил пикир алышууда, аны бекемдөөдө, укумдан-тукумга өткөрүп берүүдө, ақыл эс ойлоо мөнен тыгыз байланышта болот. Ақыл эс жана ойлоо адамдын ақыл-эс ишмердүүлүгүнүн натыйжасында объективдүү дүйнөнүн аң сезимде чагылышы.

Адам баласынын тааным жөндөмүндөгү, анын тил жана ойлоо ишмердигине негиздөлгөн. Ойлоо—объективдүү чындыкты чагылдыруу процессиндеги адамзат таанымынын жогорку баскычы. Тил жана ойлоо өз ара тыгыз байланышта. Ойлоо тилдин мазмунун түзөт. Тил болсо анын материалдык жагы, берилиш формасы. Ошол үчүн Карл Маркс «тил дегенибиз ойдун тикеден-тике чындыгы» деген. Тилсиз ойлоо, ойлоосуз тил жок. Бирок экөө бир нерсе эмес. Ойлоо аң сезимден пайда болгон баш мээниң өзгөчө касиети. Аны логика жана психология илимдери төкшерет.

Тил—тыбыш, сөз, сөз айкашы, сүйлөм сыйктуу бирдиктерден турат. Ал бирдиктер сүйлөө органдары тарабынан жасалат. Аны лингвистика (тил илими) иликтейт.

Ойлоо жалпы адамзаттык мүнөзгө әэ. Ошондуктан адамдар улутуна карабай бирдей ой жүгүртөт. Ал әми ар бир улуттук тилдин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Бирок тил мөнөн ойлоонун мындай айырмачылыктары алардын биримдигин жокко чыгара албайт.

Ойлоо жаңы маалымат алат жана аны системалаштырат. Тил маалымат алуу ишмердегин бүткөн түргө келтириүү, бекемдөө жана аны берүү жагын тейлейт. Ошондуктан биз өзүбүздүн оюбузду, сөзимибизди, каалобузду билдириүүчүн сүйлөйбүз, сүйлөгөндө билүү, түшүүнүүчүн ойлоонобуз.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Тил дөгөн әмне жана жер жүзүндө канча тил бар?
2. Тил жөнүндөгү макал-лакаптардан айтып, маанисин түшүндүрүп бергиле.
3. Тилди изилдөөчү илим жана анын милдеттери.
4. Жалпы жана жеке тил илими жана аларда каралуучу маселелер.
5. Тилди иликтөөчү тил илиминин кандай тармактары бар?
6. Тил илимине киришүү предметинин милдеттери.
7. Тил илиминин башка илимдер менөн болгон байланышы.
8. Тилдин табиятын аныктоодогу көз караштар.
9. Тилдин коомдук көрүнүш экендингигин далилдегиле.
10. Тилдин коомдук кызметтарын бөлгилегиле.
11. Тилдин гносеологиялык жана онтологиялык концепциялары.
12. Өлүү тил жана учурдагы тил дөгөн кандай болот?
13. Ақыл-әс жана ойлоо ишмердүүлүгүн түшүндүр.
14. Ойлоонун тилдөн болгон айырмачылыгы жана жалпылыгы.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
2. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание. -М.: 1973.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. -Б.: 1996.

5. Жороев И., Юсупов У. Лингвистикалык төрмандердин сөздүк- справочники.- Ош. –2000.
6. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
8. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
9. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
10. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. –М.: 1980.

ЭКСТРОЛИНГВИСТИКАЛЫК КАРАЖАТТАР ЖАНА ТИЛДИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Байланыштын экстролингвистикалык каражаттары;
2. Тилдин келип чыгышы жөнүндөгү көз караптар;
3. Байыркы адамдар жана алардын тилдері.

БАЙЛАНЫШТЫН ЭКСТРОЛИНГВИСТИКАЛЫК КАРАЖАТТАРЫ

Биздин тыбыштык тилибиздин оозеки жана жазма формасы бар. Мунун негизгиси жана байыркысы оозеки форма. Ошондуктан бүгүнкү күнгө чейин жазмасы жок тилдер жашап келе жатат.

Тил адам турмушундагы, түрдүү ишмердүүлүгүндөгү пикир алышууда, байланыш-катыш процессинде негизги каражат. Бирок кай бир ойду берүүчү тилден башкада каражаттар бар. Аларды экстролингвистикалык каражаттар же байланыштын кошумча каражаттары деп аташат. Алар төмөнкүлөр:

1. Түстүк кошумча каражат - ой-пикирдин, маалыматтын өң-түс аркылуу берилиши. Мисалы: биз көк же кара түстө көйнөк кийгөн аялдарды жолуктурсак, анда биз анын жакын адамынын бул дүйнөдөн көзүтүп көткенин түшүнөбүз, же жолдогу светафор кызыл, сары, жашыл түс аркылуу жолоочунун бағытын көрсөтөт. Айтсак аскердик максатта колдонуучу түрдүү түстөгү ракеталар, түстүү жөлөктөр да белгилүү бир кабарларды билдириёт ж.б.

2. үндүк кошумча каражаттар-ар кандай үндөр аркылуу түрдүү маалыматтардын берилиши. Мисалы: тез жардам машиналары чыгарган үндөрдү укканыбызда, кимdir биреө капысынан катуу оругандыгын же өрт, же жол, же башка бир кырсыкка дуушар болуп, ага тез жардам берүү керек экендиги тууралуу маалыматты түшүнөбүз. Ошондой эле, машинанын сигналы, конгуроонун кагылышы да кандайдыр бир маалыматтарды берүүнүн каражаты боло алат. Айтсак, телефондун гудогу тынымсыз, бат-бат угулса анда биз сураган абоненттин телефону бош эместигин билебиз ж.б.

3. Кыймыл аракеттик кошумча каражаттар. Бул байыркы тарыхка жана улуттук, жаштык өзгөчөлүккө ээ. Мисалы: мусулман элдеринде ыраагырак адамга салам берүү, колду көкүрөккө алып башты ийкөө менен түшүндүрүлөт, өзүнөн улуу адамдарга колун булгалап (чайу-дөп) салам берилбейт. Же жаңыдан көлген көлин кайын журтуна ийилип салам кылуу мөнөн аларга карата мындан ары урмат-сый мамиледе болуусун түшүндүрөт ж.б.

4. Графикалык кошумча каражаттар. Тартылган сүрөт, чийүү түрүндө берилген маалыматтар. Мисалы: азык-түлүк, кийим-кече, дары-дармек ж.б. ар кандай буюмдар салынган каробкалардын сыртындагы бөлгилер. Айтсак, кээ бир каробкалардын сыртында кол чатырдын сүрөтү тартылып, жамғырдын жааган элеси болсо. Бул жамғырдан же суудан калыс сактоо дегенди кабарлайт.

5. Буюмдук символикалык каражаттар. Буларга ойдун буюм же жандыктар аркылуу берилишин айтсак болот. Мында буюдук же жандык белги коомго сиңген болуп, жалпылык мүнөздө жумшалат. Мисалы: көгүчкөн-тынчтыктын белгиси, же жалпы журт үчүн пайда алып келө турган коноktorду нан, май жана шириндиктер мөнөн тосуп алуу, алардын нандай улук, майдай жугумдуу жана таттуу мамиледе болушуна ниеттенгендикти туюндурат.

Буюмдук символикалык каражат макулдашкан адамдар ортосунда да белгилик кызмат өтөй алат. Айтсак, эки адам жөнөкөй эле ташты да белги катары пайдаланат. Мисалы: үйдүн терезесинде таш болсо анда үйдө эч ким болбойт, эгер таш болбосо анда үйдө мөндөн башка да киши болот деп макулдашып алышы мүмкүн. ж.б.

6. Көмөкчү тил-кол алиппеси (дактилология¹) жана Брайлөмдин шрифти. Булар дудуктар жана сокурлар үчүн түзүлгөн². Кол алиппесинде манжалар мөнөн тамгалар берилип, окшош тыбыштар кошумча белгилердин коштолуусу менен айырмаланат. Мисалы: алакандын көкүрөктө болушу жумшак үнсүздөрдү туюнтса, алакандын көкүрөктөн алынышы менен каткалаң үнсүздөр туюндурулат ж.б. Сокурлар үчүн арналган чекит менен белгиленүүчү Брайлөмдин шрифти үчтөн эки катар турган алты чекитти чекиттүү аркылуу көрсөтүү менен берилет. Мисалы: Атайын төмөр ручка (шибегеге окшош) менен калыптагы бир чекит (.-а, :- б ж.б.)

7. Атайын сигналдаштырылган системалар: Буга телеграфтык алиппе (морзенин алиппеси) жана жол белгилери, ошондой эле желек мөнөн ракеталар менен бериллүүчү белгилер кирет.

8. Илимий символикалык каражаттар: Буга математикалык амалдар (кошуу, алуу, көбөйтүү, бөлүү ж.б.), химиялык жана логикалык белгилерди кошууга болот. Мисалы: H_2O десөк сууну түшүнөбүз, же математикалык логикада R катыштыкты билдирсө xRy бул x тин у ка болгон катышын туюндурат ж.б.

Жогоркудай белгилер каражаттарды илимий символика же сөмнүтика илими иликкеп үйрөтөт.

Тил да белги катары кандайдыр бир кабар берет. Бирок башка белгилерге караганда пикир-алышууну, байланыш катышты жүзөгө ашырууда тилдин мүмкүнчүлүгү эбегейсиз жана тендересиз. Биз пикир алышуунун негизги формасы болгон оозеки кепте түстү, же кыймыл аракетти пайдаланып сүйлөбөйбүз, аларды тыбыштык кеп аркылуу түшүндүрөбүз. Мисалы: «жолдон светафор жашыл жанып турганда өтүш керек» деген ойду айтууда жашыл түстү же светафорду колго кармап айтпайбыз да, ал ойду тыбыштык тил менен ар түрдүү: «светафор жашыл жанып турганда жолдон өтүш керек», «светафордун жашыл түсү жанып турганда жолдон өтсө болот», «жолдон өтүш керек болсо, светафор жашыл жанып турганда өт» ж.б. формаларда айта же жаза алабыз.

¹ Грекче: *daxtulos* – манжа, *iogos* - слово

² ² В.В.Кдухов. Введение в языкознание. –М.: 1979. 37 б.

ТИЛДИН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ

Жаратылыштын түрдүү көрүнүштөрүнө, кубулуштарына байланыштуу көп кырдуу башка суроолор сыйктуу адам баласынын тили жана анын кантит келип чыгышы тууралуу соболдор да кызыктуу. Тилдин келип чыгышы жөнүндө ар кандай уламыш легендалар божомолдор, теориялар бар.

Жалпы адамзат тилинин келип чыгышын конкреттүү бир элдин тилинин келип чыгышы мөнен чаташтырбоо көрөк. Анткени конкреттүү бир элдин тилинин келип чыгышы же жок болуп кетиши, бөлгүлүү бир тарыхый, саясий-эканомикалык шарттарга байланыштуу. Ал эми жалпы адам тилинин келип чыгышы жөнүндө бир илимдин берген жыйынтыгы, маалыматы аздык кылат. Аны чечүүгө археология, антропология, тарых ж.б илимдердин берген маалыматтары, берген жоболору тартылууга тийиш. Тил илими жогорку илимдердин берген жоболорун, маалыматтарын эске алып, тилдин келип чыгышында төмөндөгүдөй илимий теорияларды көлтириет.

1. үн тууроо теориясы: Бул теорияны жактоочулар адамзат тилге, жандуу жана жансыз заттардан чыккан, үндөрдү тууроо аркылуу жетишкен дөйт да бүгүнкү күндөгү кээ бир жандыктардын өздөрү чыгарган үн мөнен аталышын мисалга тартат: күкүк, кекилик, сұтак, тоңкулдак ж.б Бирок эмне үчүн бирдей эле үн чыгарган жандуу заттар ар башка тилде ар кандай аталат? үн чыгара албаган заттарды адамдар кантит атоого жетишти? Деген суроолор жоопсуз калат. Себеби адам баласынын тили үнду тууроо аркылуу келип чыккан эмес. Үн тууроо бул тилдин байышына негиз болгон.

2. Сырдык сөз теориясы: Бул теорияны жактоочулар тилдин келип чыгышын индивидуалдык-психологиялык жагдайлар мөнен байланыштырып, адамдар өздөрүн курчап турган табияттын таасиринде (корккондон, чочугандан, сүйүнгөндөн, кыйналғандан ж.б) ар кандай сезимдерден улам кокустан түрдүүндейдүрү чыгарышкан. М: ах, ох, бой, ай, үй ж.б. Ушундай үндөр аркылуу кийин тилге жетишкен дешет. Мында тил адамдын жеке сезими мөнен байланышып, ал психологиялык табиятта болуш керек эле да. Ар бир адамдын тили ар түрдүү болмок. Демек, сырдык сөз теориясы да тилдин келип чыгышына эмес, байышына өбөлгө болгон.

3. Социалдык макулдашуу теориясы-бул теорияны жактоочулар адамдар тилге өз ара макулдашуу аркылуу жетишкөн дейт. Ал эми макулдашууга чейинки тил кайдан келип чыкты? Тилсиз кантип макулдашты? Деген суроолорго жооп бере алышпайт. Ырас, бүгүнкү күндө макылдашуу аркылуу алынган сөздөр бар. М: фонетика, медицина, химия ж.б. Бул теория да тилдин байышын шарттайт.

4. Социалдык эмгек теориясы: Бул теорияны жактоочулар адам баласы тилге эмгек аркылуу жетишкөн дөп, аны төмөнкүдөй негиздейт. Адам өзү эмгектин натыйжасында пайда болгондугун айтып, анын өнүгүү эволюциясынын 3 нөгизги этапы аркылуу түшүндүрүшөт:

1. Австролопиктер (түштүк маймылдары). Мындан 2-3 млн жыл мурда. Бул этапта адамдар төрт буттап басуудан, эки буттап басууга өткөн. Катуу заттарды курал катары колдонушкан.

2. Пелеантроптор (эң байыркы адамдар) баскычы. Мындан 1 млн жыл мурда. Алар коомдошуп жашап, биргелешип эмгек кылышп, катуу заттардан өздөрү курал жасай баштаган.

3. Неантроптор (азыркы заман кишилери) баскычы: 50-60 миң жыл мурда.

Тилдин келип чыгышы адам эволюциясынын экинчи пелеантроптор баскычына туура келет. Анткени адам жаратылышта жолборс, аюу, арстан, ж.б. жырткыч жаныбарлардын алдында алсыз келип, аларга жем болуп, тукум курут болору мүмкүн эле, ошондуктан жашоо үчүн болгон күрөш, биологиялык муктаждык (тамактануу) адамдарды коомдошуп жашоого биргелешип эмгек кылууга түрткөн. Эмгек адамдын өзүн жаратып, анын дөнө түзүлүшүн өзгөртүп, мээсинин иштешин жакшыртып, ойлонууга жеткирген. Ойлонуу менен анын туундусу болгон тил жааралган. Дөмөк, эмгек адамды жаңы баскычка көтөрүп, анын өзүн жараткан, аны бакытка, тилге жеткирген.

БАЙЫРКЫ АДАМДАР ЖАНА АЛАРДЫН ТИЛДЕРИ

Көпчүлүк элдерде алгачкы киши бил Адам болгон дешет. Бүгүнкү күндөгү илимий иликтөөлөр Адам биздин заманга чейин

60 миң жыл мурда, Эфиопия же Танзания аймактарында болгондугун, илимий-техникалык жетишкендиктер аркылуу жүргүзүлгөн ДНКнын жыйынтыгы боюнча азыркы адамдар Адамдын урпактары. Эзелки мезгилде Адамдан башка да кишилер болгон, бирок алардын тукуму уланган эмес. Адам өз бүлесүнө жакшы кам көргөн, жаңы курападарды ойлоп тапкан. (ГТРК «Россия-культура» теле каналы 5.03.2013.)

Алдынкы адамдардын тили кандай мүнөздө болгон? деген суроо да кызык. Алардын тили тигиндей же мындай болгон деп айтуу кыйын. Айтсак, бүгүнкү күндө Түштүк Америкада, Африкада жашаган индөөцтөрдин тили эң жөнөкөй, примитивдүү тилдерден болсо, адепки адамдардын тилин ушул тилдер менен да салыштырууга жарабайт. Бирок өнүккөн тилдер менен индөөцтөрдин примитивдүү тилдерин салыштыруу менен байыркы адамдардын тили жөнүндө илимий божомол берүүгө болот.

Эзелки адамдын ою, түшүнүгү бирин-экин конкреттүү нерселерге гана таандык болуп, алар жашоосуна зарыл болгон түшүнүктөр боюнча да ой жүгүртө алган эместир. Ал турсун жөнөкөй тил деп эсептөлгөн индөөстөрде да түшүнүк жана сөздүн азыркыдай обстрактуулугу, жалпылыгы жок. М: Ява аралында жашаган индөөц урууларынын тилинде ит деген 5 сөз, пил дегенди 6 сөз, ат дегенди 7 сөз менен аталат. Бирок алардын жалпы ит, пил, жылкы деген аталаштары бул элдерде жолукпайт. Бул эле эмес жапайы кишилердин ойлорунун өтө эле чектүү экендиги төмөнкүдөй факттылардан улам да байкалат. М: Катуулук деген маанини таш, жылуулук деген маанини күн деген түшүнүктөр менен туунткандыкторы. Ошондой эле бүгүнкү күндө примитивдүү тил деп эсептөлгөн тилдердин бири эскимостордун (Россиянын Чукча авт. облстында, Гренландияда, Аляскада, Канадада жашаган эл) тилинде 1ден 5ке чейинки сандардын гана айтылышы бар. Калган сандарды манжа-бармактарын көрсөтүп атоо менен эсептөштөт. Мисалы: он колумдун биринчи бармагы, он колумдун экинчи бармагы ж.б.у.с.

Адамдарды дүйнө жүзүндө канча тил бар? эмнө үчүн дүйнө тилдери ар түрдүү? деген суроопор да кызыктырып келет. Ал тил өкүлдөрүнүн жашоо мүнөздөрү, турмуш шарттары менен

байланыштуу түшүндүрүлөт³. Мисалы, бир эле тилде сүйлөгөн элдин тилинде аймактык, этникалык тилдик (диалектилик, говордук) өзгөчөлүктөр жолуга берет.

Эң көп калк сүйлөгөн тилдер: Кытай, орус, англий, араб ж.б. Эң аз калк сүйлөгөн тилдер дагестандык будгуддар, Азәрбайджандык хыннанлыгдар эки мингө жакын адам, чукот жарым аралында жашоочу чуван тилинде минден ашуу адам сүйлөйт ж.б.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Байланыштын тилдөн башка кандай каражаттары бар?
2. Сокурлар үчүн жана дудуктар үчүн түзүлгөн алиппелердеги тамгалардын берилишин жана тыбыштардын туюнтулушун айтып бергиле.
3. Тилдин белгилік кызматы жана белгилер системасынан алган орду.
4. Сипер жолуктурган кошумча каражаттардын белгилік маанилерин түшүндүрүп бергиле.
5. Тилдин көлип чыгышы тууралуу кандай уламыш-легендалардан билесиңер?
6. Тилдин көлип чыгышы тууралуу тил илиминде кандай теориялар бар?
7. Үн тууроо, сырдык сөз, социалдык макулдашуу теорияларын кандай түшүндүңөр жана алар тилдин көлип чыгышына негиз боло алганбы?
8. Тилдин көлип чыгышындагы эмгектин орду жана мааниси.
9. Байыркы адамдар жана алардын тилдери кандай болгон?
10. Калк эң көп жана калк эң аз сүйлөгөн тилдер.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Абдулдаев Э. Супрун А. Тилдин жазуунун көлип чыгышы.-Ф., 1965.
2. Акматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.

³ Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. –М.: Знание, 1980. -38-б. (192-б.)

3. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
4. Реформатский А. А. Введение в языковедение. –М., 1967.
5. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
6. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили.-Б.: 1996.
7. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
8. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
9. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
(<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
10. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
11. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. –М.: 1980.

ТИЛДЕРДИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тилдердин классификациясы;
2. Тилдердин генеалгиялык классификациясы;
3. Тил уялары жана топтору.

ТИЛДЕРДИН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Азыркы мезглде дүйнө жүзүндө 3000ден ашык, кээ бир адабияттарда 5000дин төгерегинде тил бар деген маалыматтар бар экендиги жогоруда айттылды. Мындан тышкary ушул көзге чейин Азиянын, Африканын, Австралиянын, дагы башка өлкөлөрдүн катаал жөрлөринде жашаган жергиликтүү элдердин тилдери бизге белгисиз боюдон калууда. Ал эми өткөндө бир канча тилдердин болгондугу, алардын бүгүн унтуулуп калгандыгы жөнүндө сакталып калган жаңы эстөликтөр аркылуу маалыматтар берилип жүрөт. Ошондуктан тил илимде учурда колдонулуп, сүйлөнүп жүргөн тилдерди «азыркы же тириү тилдер», ал эми өткөндө сүйлөнүп бирок азыр колдонулбай калган тилдерди «унутулган же өлүү» тилдер деп карашат: грек, классикалык араб, санскрит, байыркы түрк ж.б.

Ошондой эле бир улуттун тили экинчи бир улуттун тили мөнөн окшош келип, белгилүү бир жалпылыкты түсө, ошол эле учурда башка бир улуттун тили мөнөн тилдик белгилери боюнча окшобогон айырмачылыктардан турат. Айтсак, кээ бир тилдер

тарыхый жактан же сөздердүн лексикалык маанилеринин окшоштугу, морфологиялык каражаттардын жана сүйлөмдүн синтаксистик түзүлүшүнүн бирдейлиги, сөздердүн тыбыштык угулушунун жакындыгы боюнча жалпылыктарды түзет. Мындай тилдик жалпылыктар жер шарында бири-бирине өтө жакын, окшош келеген, бирок ар бири өзүнчө улут тили деп эсептелген тилдерден кабар берсе (кыргыз, алтай, тыва, хакас, казак, өзбек ж.б же орус, украин, белорус ж.ж.), экинчи жактан, дүйнө тилдерди фонетикалык мыйзам чөнөмдүүлүктөрү, морфологиялык белгилери жана синтаксистик түшүлүшү боюнча бири-бирине окшобогон, белгилүү бир жалпылыкты түзе албаган тилдерден болуп калат: кыргыз, кытай, орус, араб ж.б.

Бүгүнкү күндөгү колдонулуп, сүйлөнүп жаткан тилдердин ортосунда «төңчилик» болбой жаткандыгы да белгилүү. Масөлен, айрым тилде жер жүзүндөгү бир канча мамлекеттердин калкы сүйлөсө, башка бир тилдерде өз улутунун өкүлдөрү гана сүйлөшет. Ошондой эле тарыхый себептерге ылайык айрым мамлекеттин элдери бир канча тилдерде сүйлөсө, тескерисинче, чектелген сандагы адамдардын тобун гана тейлөгөн уруулук тилдер да жок эмес. Масөлен. Ушул тапта англис тилинде Улуу Британияда жашаган англистерден тышкары АКШын, Канаданын, Австралиянын, Жаңы Зеландиянын, Индиянын калкы сүйлөйт, араб тили Египет Араб Республикасында, Алжирде, Мараккодо, Суданда, Ливяда, Тунисте, Сирияда, Ливанда, Иракта, Саддар Аравиясында, Йеменде, Иорданияда сүйлөнүп жатат. Ал эми чукот, эвөн, будгуд, хынан ж.б. тилдер уруулук тил катары калуда.

Адамзат тарыхынын бүгүнкүөнүгүшүндө элдин саны мөнөн тилдин саны өз ара туура келбей калды. Бул сыйктуу көрүнүштөр тилдин көптүгүн, аны так эсептеп чыгуунун кыйындыгын айтып турат. Ага карабастан тил жөнүндөгү илим тилдерди кайсыл бир белгилерине карап, өз ар окшоштурууга же айырмaloого, башкача айтканда, классификациялоого аракет кылат. Ар бир тил өз объектиси жөнүндө айкын маалыматы болгон сыйктуу тил илими да тилдерди классификациялоо маселесине өзгөчө көнүл бурагат.

Дүйнө тилдерди келип чыгыш теги, аткарған кызматы фонетикалык системасы, грамматикалык түзүлүшү жана

сөздердүн лексикалык маанилериндеги жалпылык жана айырмачылык белгилери боюнча бир-бiri менен жалпы топторду түзөт жана бир канча топторго ажыратылат. Демек, тилдердин структуралык түзүлүшүндөгү окшоштук жана айырмачылык белгилерине, коомдо аткарған функциясына жана таралыш аймактары боюнча белгилүү тилдердин классификациясы деп аталаат.

Жалпы тил илиминде тилдерди генеалогиялык (тектика), морфологиялык (типовологиялык), функционалдык жана ареалдык деп төрткө бөлүп классификациялайт.

ТИЛДЕРДИ ГЕНЕАЛОГЯЛЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Тилдердин бири экинчиси менен болгон тектештиги генеалогиялык классификацияда каралат. Ал салыштырма тарыхый методдун жетишкендиктеринин натыйжасында XIX-кылымда иштөлип чыккан.

Салыштырма тарыхый метод тилдердин тектештигин аныктоодо жана тектеш тилдердин диахрониялык (тил фактларын тарыхый өсүшү) өнүгүшүн изилдөө максатында колдонулучу илимий-изилдөө ықмаларынын системасы. Бул ыкма XIX-кылымда пайда болуп салыштырма тарыхый тил илиминин жарапышын алып келген.

Тилдердин тектештеги жөнүндөгү айрым пикирлер XIX-кылымга чейин эле айтылган. Маселен: XVIII-кылымда роман тилдеринин латын тилинин негизинде келип чыккандығы белгилүү боло баштаган. Ал эми XIX-кылымда салыштырма тарыхый тил илими жарапып, А.Востоков, Я.Гrimm, Ф.Бопп, А.Шлейхер өндүү окумуштулар тарабынан тилдердин өз ара тектештиги, биринчи кезекте, Индоевропа тилдеринин тектештиги жөнүндөгү маселелер көңири планда каралган.

Салыштырма тарыхый тил илиминин өнүгүшү тилдердин гениалогиялык классификациясын илимий негизде түзүүгө мүмкүндүк берди.

Генеалогиялык классификация тилдердин тектештигине карай түзүлет. Тектештик тилдердин фонетикалык системасындағы, грамматикалык түзүлүшүндөгү жана лексикасындағы окшоштук жана айырмачылыктарга карай салыштырма тарыхый методдун жардамы аркылуу табылат.

Айтсақ, тилдерде фонетикалық жактан тыбыштардын бирдейлиги, басым жана фонетикалық закон чөнемдүүлүктөрдүн окшоштугу сыйктуу белгилериндеги, сөздөрдүн уңгу, мүчесүнүн лексикалық, грамматикалық маанилериндеги, сүйлөм мүчөлерүн орун тартибиндеги жалпылыктарга жана айырмачылыктарга карата аныкталат. Мисалы: ата-папа, эне-мазе, эже-сестра деген кыргыз, англис, орус сөздөрүнөн жалпы окшоштуктарды таба албайбыз, ал эми ата-ато, эне-ана, жок-йок, ага-ака, китептер-китоблар деген кыргыз-өзбек, папа-фазе. мама-мазе, школа-скуул, сестра-исте, три-сри сөздөрү тыбыштык жактан окшош жана лексикалық, грамматикалық маанилери боюнча да бирдей жалпылыктарга ээ. Себеби, кыргыз тили менен өзбек тили, орус тили менен англис тили тектеш тилдерден. Төлдик белгилердин мындай жакындыгы алардын башта бир тилден же бир диалектиден пайда болгону менен байланыштуу. Ошентип чыгышы жагынан бирдей болгон тилдер тектеш тилдердин тобун түзөт.

ТИЛ УЯЛАРЫ ЖАНА ТОПТОРУ

1. Тектеш тилдерин эң ири тобу тил уясы (семиясы) дөп аталат. Дүйнө тилдери өз ара эки жүзгө жакын тилдик уяларга биригет.
 - I. Индоевропа тилдер уясы
 - II. Алтай тилдер уясы
 - III. Кавказ тилдер уясы
 - IV. Баски тилдер уясы
 - V. Ураль тилдер уясы
 - VI. Афразия (семит-хамит) тилдер уясы
 - VII. Нигероконгол тилдер уясы
 - VIII. Нило-сахар тилдер уясы
 - IX. Койсан тилдер уясы
 - X. Кытай-тибет тилдер уясы
 - XI. Тай тилдер уясы
 - XII. Мяо-яо тилдер уясы
 - XIII. Дравид тилдер уясы
 - XIV. Бурушасд (вершик) тилдери
 - XV. Аустро азиат тилдери
 - XVI. Австронезия (малай- полинезий) тилдери

XVII. Австралия тилдери

XVIII. Палеоазиат тилдери

XIX. Индейц (америнц) тилдери

XX. Тигил же бул тилдер уясына кошулбаган Алыссы Чыгыш тилдери (алтай тилдер уясындағы тилдерге жакын) япон, корей, айн тилдери.

Бир уядагы тилдер андан ары окшоштуктарына қарай теги жагынан жакын болгон тилдик топторго же тилдик бутактарга ажырайт. Тилдик топтор же бутактар андан ары тилдик тайпаларга, тилдик тайпалар жеке тилдерге, жеке тилдер диалектителерге, диалектителер говорлорго бөлүнөт. Маселен, кыргыз тили генеологиялык жактан төмөнкүдөй болуп ажыратылат, башкача айтканда, кыргыз тилинин тектик көлип чыгышы: алтай тилдер уясытурк тилдер тобутурк тилдеринин чыгыш хун бутагыкыргыз-кыпчак тобукургыз тилиазыркы кыргыз диалектителери.

Бир тил уясына кирген тилдер тектеш, бир тил тобуна кирген тилдер жакынды тектеш тилдер дәп аталат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Эмнө себептөн тил илими дүйнө тилдерин топторго ажыратат?
2. Тил илиминде дүйнө тилдеринин кандай классификациялары бар?
3. Генеологиялык классификацияда тилдеридин кайсыл бөтөнчөлүктөрүнө жана жалпылыктарына көңүл бурулат?
4. Салыштырма тарыхый метод жана окумуштуулар тилдердин тектештиги жөнүндө.
5. Генеологиялык классификациянын системасын көосетүп бергиле?
6. Тил уясы деген эмнө жана кандай тил уяларын билесиң?
7. Тил топтору, бутактары кандай болот?
8. Кыргыз тилинин генеологиялык жактан көлип чыгышын айтып бер.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Абдулдаев Э. Супрун А. Тилдин жана жазуунун көлип чыгышы.-Ф., 1965.
2. Акматов Т.К. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
3. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
4. Реформатский А. А. Введение в языковедение. –М., 1967.
5. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
6. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили.-Б.: 1996.
7. Ибрагимов С. Тил илиминин нөгиздери. –Б., 2009.
8. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
9. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
10. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
11. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. –М.: 1980.

ИНДОЕВРОПА ТИЛ УЯСЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Индоэропа тил уясы: инди, иран жана балтика тилдер топтору;
2. Славян тилдер тобу жана орус тили;
3. Герман, роман, көлт тилдер топтору жана англис тили;

ИНДОЕВРОПА ТИЛ УЯСЫ

Евразиядагы ири лингвистикалық уялардын бири. Буга инди, иран, славян, балтика, герман, армян, албан, грек, көльт, хетто-лювика (анатолийка), латын тили кийинчөрээк андан өнүгүп чыккан роман, тохар, италян жана Кичи Азиядагы байыркы (хөтт же несит тили) тилдер кирет. Ал эми франкий жана фригей тилдери, иран тобуна кирген скиф тили, байыркы европада көңири тараган индоевропа тилдерине славян, инди, иран, герман, роман тилдери кирет. Көлт сыйктуу айрым тилдер тарыхый шарттардан улам анча тарай алган эмес.

Индоевропа тилдеринин тектештиги анда ар бир сөздүн үнгусундагы лексикалык жана жалпыланган грамматикалык

маанилеринен байкалат. Бул тилдерге мұнәздүү нөгизги грамматикалық бөлгилердин бири флексия (өзгөрмөлүү) кубулушу менен сөз мүчөлөрүнүн сөз башында, ортосунда, аяғында келе бериши, ошондой эле бир эле мүчөнүн эки же андан ашық грамматикалық маанини туютушу сыйктуу окшоштуктар жалпылап турат.

I. Инди тилдер тобу (96 ти्रүү тил бар)

1) Хинди жана урду-эки түрдүү жаңы индий адабий тили: урду-Пакистан мамлекеттік тили (жазмасы араб алфавитинин нөгизинде), хинди - Индия мамлекеттік тили (жазмасы эски инди дөвнагар графикасынын нөгизинде), 2) бенгали, 3) панджаби, 4) лахнда (ләнди), 5) синдхи, 6) раджастхани, 7) гуджарати, 8) мратхи, 9) сингаль, 10) непал (чыгыш паҳари, Непалда), 11) бихари, 12) ория (Чыгыш индиядагы одри, уткали тилдери), 13) ассам, 14) цыган (V-X қылымдарда миграциядан улам бөлүнүп чыккан калкташтырылған тили), 15) кашмир жана башка дард тилдери.

Өлүү тилдери: 16) Ведий (байыркы индиялыктардын биздин заманга чейинки экинчи қылымдын биринчи жарымындагы ыйык китеби), 17) санскрит (б.з.ч. III қылымдан б.з. VIIк. чейинки индиядагы классикалық тил), 18) пали (орто қылымдардагы индиялыктардын арасындагы адабий жана маданий тил), 19) пракрит (б.з.ч. III қылымдардагы индиялыктардын байыркы оозеки сүйлөшүү тили)

II. Иран тилдер тобу

1) Персид (фарси: араб алфавитине негзделген байыркы персид жана орто қылымдагы персд) тили:

2) Дари тили: (фарси-кабули, пушту тили менен катар) Афганистандагы адабий тил. X-XV қылымдарда чыгыш иран жана тажик элдеринин жалпы тили болгон Рудакинин «рубайлери», Фирдоусинин «Шахнамеси» жазылган.

3) Пушту тили: (авгнча: пашто - адабий тил, 1930-жылдан бери Авгстан мамлекеттік тили).

4) Бөлүдж (балучи):

5) Таджик (Тажикстан мамлекеттік тили):

6) Курд тили:

7) Осетин тили: (чыгыш ирон, батыш диғор диалектиоери).

8) Талыш тили:

9) Каспий жәэктериндеги (прикаспийские: гилян, мазандеран) диалектилері:

10) Памир тилдері: (шугнан, рушан, бартанг, сарыкол, хуф, орошор, язгулям, ишкашим, вахан: Памирдеги жазмасы жок тилдер).

11) Ягноб тилдері:

Өлүү тилдері:

12) Байыркы персид тили: (Ахемениддер доорундагы клинопис жазууларының тили: б.з.ч. VI-IV қылымдардагы дария жана ксеркса тилдері).

13) Авестий тили: –(ортоперсид тилинө чейин зороастрдың диний сыйынуу тексттери топтолгон «Авеста» ыйык китеби жазылган башкача иран тили).

14) Пехлеви тили: (б.з. III - IXкк орто персид тили «Авестаның» кормосу "Зөнд" сакталып калган тил).

15) Мидий тили: (түндүк батыш иран диалектилері: жазмасы сакталған эмес).

16) Парфян тили: (б.з.ч.Ш к. жана б.з. Ш к. Каспий дөңизинин түштүк чыгыш аймактарындагы орто персид тилдеринин бири).

17) Согди тили: (б.з. биринчи миң жылдыгындағы Зеравшан өрөөнүндөгү Согдиана тили, ягноб тилинин түпкү теги).

18) Хорезмий тили: (б.з. экинчи миң жылдыгының башталышында Аму дарыясының төмөнкү ағымы жактагы Хорезм тили).

19) Скиф тили: (скифтердин тили, осетин тилинин түпкү теги).

20) Бактрий тили: (б.з. миң жылдыгындағы Аму дарыясының жогорку ағымы жактагы күшан, байыркы бакт тили).

21) Сак тили: (хотан. Орто Азияда жана қытай Туркстанында б.з. 5-10 қылымдарына таандық индиялық брахми жазмасындағы тексттердин, хотан тили)

Эскертуу. Иран тануучулардың көпчүлүгү тирүү жана өлүү иран тилдерин төмөндөгүдөй тайпаларга бөлүп көрсөтөт:

А. Батыш тайпасы:

1) Түштүк-батыш: байыркы жана орто перси, азыркы персид, таджик, тат ж.б. тилдер.

2) Тұндық-батыш: мидий, парфян, бөлудж (балучи), курд, талыш ж.б. каспий тилдері.

Б. Чыгыш тайпасы:

1) Түштүк-чыгыш: сак (хотан), пушту (пашто), памир тилдері.

2) Тұндық-чыгыш: скиф, согдий, хорезм, осетин, ягноб тилдері. (Оранский И. М. Иранские языки. М, 1963.).

III. Славян тилдер тобу

А. Чыгыш славян тайпасы:

1) Орус тили: тұндық (улуу) орус-«о»чул жана түштүк (улуу) орусс-«ка»чыл наречилери; Жазмасы «криллица» алфавитине негизделген, Россия Федерациисынын мамлекеттік тили, Эл аралық тилдердин бири.

2) Украина 1917-жылға чейин кичи орус (малорусский) тили: тұндық, түштүк-чыгыш жана түштүк-батыш диалектилеринен турат. Адабий тили XIV к-дан баштап түптөлө баштаган.

3) Белорус тили: тұндық-чыгыш жана түштүк-батыш диалектилеринен турат. Адабий тили орто белорус говорунун негизинде калыптанған.

Б. Түштүк славян тайпасы:

4) Болгар тили: славян диалектилери менен камских булгарлардың тилдик контакттыларынан улам көлип чыккан. Жазмасы «криллица» графикасына негизделген.

5) Македон тили:

6) Серб-хорват тили: серб жазмасы криллицага хорват жазмасы латын графикасында.

7) Словен тили: - жазмасы латын алфавитинде.

Өлүү тилдері: 8) байыркы славян тили.

В. Батыш славян тайпасы:

9) Чех тили: жазмасы латын алфавитинде.

10) Словак тили:

11) Поляк тили:

12) Кашуб тили: өз алдынчалығын жоготуп, поляк тилинин бир диалекти катары жашап келет.

13) Лужицк тили:

Өлүү тилдері: 14) полаб тили, 15) помор диалектилери Балтика дәнізинин түштүк жәэктеринин Поморье аймактарында, орто қылымдарга чейин болгон.

IV. Балтика тилдер тобу

- 1) Литива, 2) латыш, 3) Латгалъ тилдери
- Өлүү тилдери: 4) Прус (XVIIк.чөйин), 5) XVII-XVIIIкк. Литва, Латвия аймактарындағы ятвяж, куршский тилдери.
- V. Герман тилдөр тобу
- A. Тұндук германя (скандинавия) тайпасы:
 - 1) Дат тили: XIX к. аягына чейин Норвегияндағы адабий тил.
 - 2) Швәд тили; 3) Норвеж тили; 4) Исланд тили; 5) Фарер тили.

Б. Батыш герман тайпасы:

- 6) Англис тили:

Англис адабий тили XVI к. лондон диалектисинде калыптанған. Улуу Британия, Ирландия, АКШ, Канада (француз тили менен), Австралия, Жаңы Зөландия, Түштүк Африка жана Индияда оозеки кепте, мамлекеттик иш жүргүзүүдө, адабияттын, илимдин тили. БУУнда рассмий тил катары кабыл алынган. V- VI қылымдарда көлт урууларын сүрүп, Британияга көчүп көлип жайгашкан герман урууларынын (англо-сакс жана ют) тилдеринен өнүккөн. Англис тилинин тарыхы байырkyk английс же англо-сакс (VII-XIкк), орто английс (XII- XV кк) жана жаңы английс (XV к. бери) болуп үч мезгилгө бөлүнөт. Ортоңку английс тили 1066-жылы нормандардын Англияны басып алышина байланыштуу эки тилдүүлүктүн натыйжасында өнүккөн. Орто английс тилинде флексиялардын бардыгы басымсыз болгондуктан басымсыз үнсүздөрдүн сыйлыгышып түшүшү анын морфологиялык түзүлүшүн жөнөкөйлөткөн. 1476-жылдарда китең басып чыгаруу, лондон диалектисинин жазма тил катары калыптанышын шартаган. Англис тилинин британиялык жана американалык деген эки варианты бар. Британиялык английс тили шотландиялык, тұндук, борбордук, батыш, чыгыш жана борбордук диалектилөргө бөлүнөт. VII қылымдардан бери латын алфавитин колдонот. Азыркы английс тили аналитикалык тилдердин катарына кошулат. Сөздөрдүн мааниси сөз тизмектери жана кызметчы сөздөр аркылуу айырмаланат. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр аз. Жазуу эрежелери менен сөздөрдүн айтылыш аралыгында орчундуу айырмалар бар. Тыбыштык өзгөрүүлөргө жазууда жол берилбейт.
- 7) Нидерланд (голланд) тили:
- 8) Фризск тили:

9) Немец тили: көндири тараган тилдердин бири.

10) Идиш (жәйидиш, жаңы еврей) тили: жогорку немец диалектілеринин байыркы еврей жана славян тилдери менен болғон контакттыларынан улам көлип чыккан,

В. Чыгыш герман тайпасы:

Өлүү тилдери: 11) Готс: Крымда XVIк. чейин жеткөн.

12) Бургунд, вандаль, гепид, геруль-Чыгыш Гермааниядагы байыркы герман урууларынын тили.

VI. Роман (италий) тилдер тобу

1) Француз, 2) провансаль (окситан), 3) итальян, 4) сардин (жә сард), 5) испан, 6) галисий, 7) каталан, 8) португалъ, 9) румын, 10) молдав, 11) македон-румын (аромун), 12) ретороман (1938-жылга чейин Швейцариядагы мамлекеттик төрт тилдин бири), 13) креоль (гайтан, маврикий, сейшель, сенегаль, папьяменто ж.б.) тилдери.

Өлүү (италий) тилдери:

14) Латын тили (б.з.ч. III кылымдан орто кылымдын башына чейин), 15) орто кылымдагы вульгардык латын (галлии, иберии, даки ж.б.), 16) оск, умбр, сабель тилдери:

VII. Кельт тилдер тобу

А. Гойдөлө тилдер тайпасы:

1) Ирланд, 2) шотланд (гэльский) тилдери.

Өлүү тилдөр: 3) мэн (Ирланд дөңизиндеги Мэн аралдарындагы уруулардын тили).

Б. Бритт тилдөр тайпасы:

4) Бретон, 5) Валлий (уэль) тилдери.

Өлүү тилдер: 6) корн (Түштүк-Батыш Англиядагы Корнуолле – жарым арладарында).

В. Галь тилдөр тайпасы:

7) Галь (франсуз тилинин калыптанышы менен өлүү тилге айланган)

VIII. Грек тилдер тобу

1) Жаңы грек тили (XII к.)

Өлүү тилдер: 2) байыркы грек (б.з.ч. Xк.- б.з. V к.) 3) орто грек, жә византий тили (б.з. I к. – XV к. чейин)

IX. Албан тили (өзүнчө тилдик топ)

X. Армян тили (өзүнчө тилдик топ)

XI. Хетто-лувий (анатолий) тилдер тобу

Өлүү тилдөр: 1) Хетт (хүтт-несит. Кичи азияда б.з.ч. XVIII-XIII кк.), 2) лувий (Кичи Азияда б.з.ч. XIV-XIII кк.), 3) палай (Кичи Азияда б.з.ч. XIV-XIII кк.), 4) карий, 5) лидий, 6) Ликий

XII. Тохар тилдөр тобу

Өлүү тилдөр: 1) тохар (турфан, карашар, синьцзян), 2) Тохар (кучан)

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Индоевропа тилдөр уясына киргөн тилдерди санап бер.
2. Индоевропа тилдөр уясы канча топко бөлүнөт?
3. Инди жана иран тилдер топторуна кайсыл тилдер кирет?
4. Таджик тили кайсыл тилдер тобуна кошулат?
5. Славян тилдерин санап бер.
6. Азыркы орус тили боюнча эмнелерди билесин?
7. Азыркы герман жана роман тилдөри кайсылар?
8. Англис тили жана анын тарыхы

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
2. Ашираев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
3. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили.-Б.: 1996.
4. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
5. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
6. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
7. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.

АЛТАЙ ТИЛ УЯСЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Алтай тилдер уясы: түрк тилдери жана классификациясы
2. Азыркы жана унтуулган түрк тилдери ;
3. Монгол, тунгус-манчужур тилдер топтору жана кытай-тибет, афразия тил уялары.

АЛТАЙ ТИЛДЕР УЯСЫ

Түрк, монгол, тунгус-маньчжур тилдер тобун бириктиргөн тил уясы. Бул тилдердин тарыхын изилдөөчүлөр фонетикалык, лексикалык, грамматикалык жактан дал көлүүчү төмөнкүдөй тилдик закон ченемдүүлүктөрдү: уңгунун тыбыштык жактан туруктуулугун, өз алдынча лексикалык мааниге ээ экендигин, сөз мүчөлөрүнүн негизгө агглютинация (жалганмалуу) жолу менен уланышын, үндөштүк законунун болушун, префикс, предлог, род категорияларынын жоктуугун, сүйлөм мүчөлөрүнүн ээ – айкындооч – баяндооч сыйктуу орун тартибин көрсөтүшөт.

TURK TILDERI ЖАНА КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Түрк элдер мамлекеттеринин (Турция, Азербаджан, Казакстан, Кыргызстан, түркменстан, Узбекстан), Россия федерациясынын курамындагы (Тыва, Чуваш, Башкортостан, Татарстан, Саха, Карабово-Черкес, Алтай, Кабардино-Балкар, Хакас республикалардын, Молдавиядагы Гагаузия автономиялык республикасынын негизги калкы сүйлөгөн, алтай тил уясындагы тилдер тобу. Төткүк жактан тунгус-манчужур, монгол тилдери менен жалпылыкты түзөт. Кээ бир окумуштуулар (Е. Д. Поливанов, Г. Й. Рамстедт ж.б.) корей жана япон тилдерин да алтай тилдер уясна кошот. Ал эми кай бир окумуштуулар (М. А. Кастрен, О. Бетлингк, Г. Винклер, О. Доннэр, З. Гомбоц ж.б.) фино-угор тилдери менен биргеликте урал-алтай тилдер уясы деп белгилөштөт. Бирок бул көз караш текстештикке карай негизделбестен, типологиялык жалпылыкка негизделген классификация. Ошондуктан «урал-алтай» болуп айтылуучу теориянын өзү да тил илиминде кубатталбай келе жатат.

Байыркы жана орто кылымдардагы көчмөн түрк урууларынын тынымсыз миграциялары, айтсак, 5-кылымда башталган түрк урууларынын Азиядан Кама дарыясынын көң аймактарына; 5-6-к.к. Борбордук Азиядан Орто Азияга (огуз ж.б.); 10-12-к.к. байыркы уйгур жана огуз урууларынын аймактарынын көңеиши (Борбордук Азия менен Чыгыш Түркстан, Орто жана Кичи Азия аймактарында); тыва, хакас,

тоолуу алтай элдөрнин катышынын чыңдалуусу; 2-минд жылдыктын башында кыргыз урууларынын Енисейден азыркы ээлеген территорияларына көлиши, 15-кылымда казак урууларынын биригиши азыркы жеке түрк тилдеринин калыптанышын шартаган.

Түрк тилдерин түрк тилдүү калктардын азыркы жашаган аймактары боюнча: Орто жана Түштүк-Чыгыш Азия, Түштүк жана Батыш Сибир, Волга жана Кама дарыяларынын жәэктөріндеги, Түндүк Кавказ, Закавказия жана Кара Дөңиз аймактарындагы түрк тилдери деген ареалдарга бөлүштүрүүгө болот. Мындан тышкary түркологияда түрк тилдери боюнча бир канча классификациялар жолугат: Айтсак окумуштуу В.А.Богородицкий түрк тилдерин 7 группага: түндүк-чыгыш (якут-, карагасс жана тыва тилдери); хакас(абакан) (сагай, бельтир, койбал, качин жана хакас тилинин кызыл говору); алтай (түштүк бутагы: теленгут жана телеут тилдери жана түндүк бутак кара татар ж.б. диалектилер); Батыш сибир (бардык сибир татар диалектилер); урал-қыпчактары (татар жана башкыр тилдери); орто азия (уйгур, казак, кыргыз, өзбек, каракалпак тилдери); түштүк-батыш (туркмен, азербайджан, кумык, гагауз, түрк тилдери) деп бөлүштүрсө (бул классификацияга лингвистикалык анын ичинде фонетикалык критерийлер толук жетиштүү каралган эмес деген баа берилип жүрөт).

В.Радлов: чыгыш (алтай диалектилер, обдук, енисейлик түрктөр мөнөн чулым татарларынын жана карагас, хакас, шор, тыва); батыш (батыш-сибир татарларынын, кыргыз, казак, башкыр, татар жана шарту түрдө каракалпак); орто азиялых (уйгур жана өзбек тилдери); түштүктүк (туркмен, азербайджан, түрк жана кырым татарларынын айрым түштүк бөлүктөрүндөгү) тилдер деп 4 группага бөлүштүрүп, якут тилин өзгөчө бөлүп көрсөткөн.

Ф.Е.Корш алгачкылардан болуп морфологиялык белгилериндин негизинде, түрк тилдери алгач түндүк жана түштүк тайпаларга, кийин түштүк түрк тайпалары чыгыш жана батыш тайпаларына ажыраган классификациясын сунуш кылган. Түрколог А. Н. Самойлович бир кыйла тагыраак болгон классификациясын көрсөтүп, түрк тилдерин төмөндөгүдөй алты топко бөлүштүрөт: 1) «Р» же булгар группысы (чуваш тили да

кошулат); 2) «д» уйгур, б. айт., түндүк-чыгыш (байыркы уйгур, тыва, тофалар, якут, хакас); 3) «тау» же кыпчак, б.айт., түндүк-батыш (татар,башкыр, казак,кыргыз, алтай тили жана диалектилери, карачай-балкар, кумык, кырым татарлары); 4) «таг-лык» же чагатай, б.айт., түштү-чыгыш (азыркы уйгур. өзбек анын кыпчак диалекти кошулбайт); 5) «таг-лы» же кыпчак-туркмөн (өз алдынчалык маанисин жоготкон хива-өзбектөрүнүн жана хива-сарттарынын аралык говорлору); 6) «ол» же огуз, б.айт., түштүк-батыш (турк, азәrbайджан, түркмөн, түштүк жәэктөрдеги кырым татарларынын дилекилери).

Чыгыш таануучу С.Е.Маловдун классификациясы хронологиялык мүнөздө болуп, бардык түрк тилдерин «эски», «жаны» жана «соңку жаны» тилдер деп бөлүштүргөн. Проф.

Н.А.Баскаковдун классификациясы тарыхый принципке негизделип, түрк тилдеринин фонетикалык, морфологиялык бетөнчөлүктөрү толук берилген илимий классификацияга жатат. Ал түрк тилдерин негизинен батыш хүн бутагы жана чыгыш хүн бутагы деп экиге бөлгөн.

АЗЫРКЫ ЖАНА УНУТУЛГАН ТҮРК ТИЛДЕРИ

Түрк (осмон түрктөрүнүн) тили. Түрк тили – Турция мамлекетинин мамлекеттик тили. жазуусу 1929-жылга чейин араб, андан бери латын алфавитинде. Турциянын 60 млн (80%) калкы эне тилим деп билет. Ошондой эле Кипирде (1995-ж.) 177 минч, Грецияда (1976-ж.) 128 минч, Болгарияда (2001-ж.) 740 мингө жакын, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Азәrbайджанда (1979-ж.) 50 мингө жакын, Белгияда (1984-ж.) 64 мингө жакын, Австрияда (2000-ж.) 170 минч, Германияда (2009-ж.) 2 млн 800 минч адам сүйлөйт. ж.б. Бүгүнкүндө дүйнө жүзүбоюнча 73 млн калк түрк тилин өз эне тилим деп кабыл алышат. Бул тил түрк тилдеринин ичинен көнири тараган тил деп эсептелинет. Адабий тили Стамбул диалектисинде калыптанган. Мындан башка дунай, эскишөхир, разград, динлер, румелий, караман, адрианопол, газиантеп, урфы деген диалектилери бар.

Азәrbайджан тили. Түрк тилдер тобунун түштүк-батыш бутагынын огуз тайпасындагы тил. Фонетикасы менен лексикасында перс, араб тилдеринин таасири күчтүү. Чыгыш, батыш, түндүк, түштүк деп төрт диалектигө бөлүнөт.

Азербайджан мамлекеттік тили жана Дагестанда да мамлекеттік тил катары каралған. Аталған тил өкүлдөрү Россияда, Грузияда, Иранда, Иракта, Казахстанда, Өзбекстанда, Туркмәнстанда, Кыргызстанда, Турцияда, Сирияда, Украинада, ж.б. өлкөлөрдө бар. Жалпы сүйлөгөн калктын саны 40 млн.

Түркмән тили. Огуз тайпасына кошулат. Текин (Туркменистандын борбордук бөлүгү), йомуд (батыш жана тұндүк аймактарында), эрсарин (Аму дарыясы менен чыгыш аймактарда) салыр (иран менен чек арапаш Серахса аймагы) сарық (Мургаб дарыясынын орто ағымы жакта), човдур (Хорезмдик) ж.б. болуп отузга жакын диалектиге ажырайт. Туркменстан мамлекеттік тили. Ошондой эле түркмендер Иран, Афганистан, Ирак, Өзбекстан, Турция, Таджикистан, Казахстан, Россия мамлекеттерінде бар. Жалпы сүйлөгөн калк 4 млн.

Гагауз тили. Түрк тилдеринин огуз тайпасына кирет. Түрк, түркмән, азәrbайджан тилдері менен әң жақындық тектөштиkti түзөт. Негизинен чадырлунг-комраттық (борбордук) жана вулканештик (түштүк) деген диалектилерге бөлүнёт. Гагауздар Молдавияда (Гагаузияда), Украинада (Одесса обlastында) ошондой эле Казахстан менен Узбекистандын айрым аймактарында жашашат. Жалпы калктын саны 160 миндөн ашуун. 2004-жылкы каттоодо Молдавиядагы гагауздар 147,5 адам болгон. 2012-жылкы ЮНЕСКОнун маалыматында жок болуп бара жаткан тилдердин катарына кошулган.

Крым-татарларынын тили. Бул тил түрк тилдеринин кыпчак тайпасына кирет. Тұндүк (талаа), орто (тоолук), түштүк (жәэктеғи) деген үч диалектиге ажырайт. 1928-жылға чейин араб, кийин латын, 1939-жылдан орус, 1992-жылдан кайрадан латын графикасын колдонушат. Крым-татарлары негизинен Украинада. 2001-жылкы каттоо боюнча калктын саны 248,2 миң.

Карачай-балкар тили. Түрк тилдеринин кыпчак тайпасындағы тил. Карачай-баксан-чегемский («ч»чыл) жана малкарский («ц»чыл) диалекти болуп бөлүнёт. Тил өкүлдөрү Россиянын Карабаево-Черкесский АОда жана Кабардино-Балкар АРда.

Кумык тили. Түрк тилдеринин кыпчак тайпасындағы тил. кайтак, буйнак жана хасавюрт диалектилерине ажырайт. Өкүлдөрү негизинен Дагестанда.

Ногай тили. Ногайлар Россиянын Ставропольск крайында, Дагестанда, Карабай-Черкессияда, Астрахан обlastында жашашат. 2010-жылкы каттоо боюнча бул тилде 88,3 мин адам сүйлөйт. Түрк тилдеринин түндүк-батыш (кыпчак) тайпасына кошулат. Нагыз ногай (Ставропольск), кара ногай (Дагестан) жана ак ногай (Карабай-Черкессия) дөп үч диалектиге бөлүнөт.

Караим тили. Кыпчак тайпасына кошулат. Украинада 72 миндөн ашык калк сүйлөйт (2006-ж.). Тракай, галич, и крым дөп үч диалектиден турат.

Татар тили. Татарстан мамлекеттик тили. Түрк тилдеринин кыпчак тайпасына кирет. Орто (казандык), батыш (мишар) жана чыгыш (сибир) деген диалектилерге ажырайт.

Башкыр тили. Түрк тилдеринин түндүк-батыш тобуна кирет.

Алтай (ойрот) тили. Россия Федерациясынын Тоолуу-Алтай АОда, түрк тилдеринин чыгыш бутагынын кыргыз-кыпчак тобундагы тил. Түндүк (тубан, куман, чөлкан) жана түштүк (алтай, төлеут, телөнгит) диалектилерге ажырайт.

Шор тили. Түрк тилдеринин түндүк-чыгыш тайпасындагы тил. Россиянын Кемеровск обlastында, 2002-жылкы каттоо боюнча 6 мин калк бар.

Хакас тили. Хакас-алтай группасындагы тил. Сагай, качын, кызыл, шор деген диалектилерге ажырайт. Адабий тили сагай жана качын диалектилеринин базасында. Россияда (Хакасияда) 2010-ж. 42 604 адам сүйлөйт.

Тува тили. Эски аты урянхай. Россияда, Кытайда, Монголияда жашашат. Жалпы 230 мин калк сүйлөйт.

Якут тили (саха тили). Якуттардын улуттук, Саха (Якут) Республикасынын мамлекеттик тилинин бири. 2010-жылкы каттоо боюнча 450 140 адам сүйлөйт.

Долган тили. Түрк тилдеринин бири. Россиянын Красноярский крайындагы Таймыр районунда, мин кишинин төгөрөгүндөгө сүйлөнгөн түрк тилдеринин бири.

Казак тили. Түрк тилдер тобунун кыпчак тайпасындагы тил. Казак Республикасынын мамлекеттик тили. Түндүк-чыгыш, түштүк жана батыш деген үч диалектиге бөлүнөт.

Кыргыз тили. Түрк тилдеринин кыргыз-кыпчак тайпасындагы тил. Түштүк батыш, түштүк чыгыш жана түндүк диалектилерге ажырайт. Түрк тилдеринин ичинен алтай тилдері менен эң жакынкы төктөштүкти түзөт. Кыргыз

Республикасынын мамлекеттик тили. 2009-жылкы каттоо боюнча Кыргызстанда 3 830 556 адам энэ тилим дөп катталса, ал эми экинчи катары 271 187 адам сүйлөйт билген тил дөп катталган. Ошентип бул тилде Кыргызстандын өзүндө 4 млн адам сүйлөйт. Кыргыздар Кытайда, Өзбекстанда, Тажикстанда, Турцияда, Авганистанда ж.б. өлкөлөрдө да бар. Бул тилде жалпы 5 млн 100 минден ашык калк сүйлөйт.

Өзбек тили. Түрк тилдеринин карлук (Н.А.Баскаков: карлук-хорезмий) тайпасына биригет. Төрт негизги: 1) түндүк өзбек (Казакстандын түштүк жагы тарабынагы өзбектердин тили); 2) түштүк өзбек (Өзбекстандын чыгыш жак жана Түндүк Авганистан жак бөлүгү жана ташкент, фергана, каршин, самаркан-бухара, туркестан-чимкент говорлору); 3) Хорезм (өлкөнүн түндүк-батыш тарабы) 4) кыпчак (өзбекстандын бардык тарабына тараган. Ошондой эле Сурхандария аймагыннадагы өзбек тил өкүлдөрү да ушул диалектиге клшулат) диалектиге ажырайт. Өзбек Республикасынын мамлекеттик тили. Мамлекеттеги 70 пайыздан ашык калк сүйлөйт. Өзбектер Таджикстан, Кыргызстан, Казахстан, Афганистан жана Туркменистан өлкөлөрүндө да жашашат.

Каракалпак тили. Ногай, казак тили мөнөн биргө түрк тилдеринин кыпчак-ногай тайпасын түзөт. түндүк чыгыш жана түштүк чыгыш деген эки диалектиге ажырайт. Өзбекстанда Каракалпак Арнын рассмий тили. 400 мингө жакын калк сүйлөйт. Каракалпактар Авганистанда, Россияда, Казакстанда, Турцияда да жашашат.

Уйгар (жаңы уйгар) тили. Түрк тилдеринин карлук тайпасыннадагы тил. Кашгар, илий, турфан, хамий, аксуй, котан, лобнор деген диалектилерге ажырайт .Кытай (Синь-Цзянда), Өзбекстана, Кыргызстана, Туркменистан, ошондой эле, Авганистан, Турция жана Саудо-Араб өлкөлөрүндө жашашат.

Чуваш тили. Булгар тайпасыннадагы тил. Жогорку (сүр дарыясынын башкы агымы) «о»чул жана төмөнкү(сүр дарыясынын ылдыкы агымы) «ү»чул деген диалектилердөн турат. Россия Федерациясыннадагы Чуваш Республикасынын мамлекеттик тили.

Өлүү тилдер: Орхон тили. Орхон-енисей эстеликттеринин (байыркы кыргыз) тили. VII-VIII кылымдарга таандык.

Печенек тили. IX-XI қылымдардагы талаа көчмөндөрүнүн тили.

Половец (куман) тили. Италияндар түзгөн пловөц-латын сөздүгү боюнча XI-XIV қылымдардагы талаа көчмөндөрүнүн тили.

Байыркы уйгур тили. IX- XI қылымдардагы арамей жазма үлгүсүнүн негизиндеги жазмасы бар тил.

Чагатай тили. - XV-XVI қылымдардагы араб графикасындагы адабий тил.

Булгар тили. XIV қылымга чейинки түрк тилдеринин булгар тобундагы тил. Чуваш тилине жакын деп эсептeliнег. язық.

Хазар тили - VII-X қылымдарда Волга жана Дон Ifhszkfhsysy төмөнкү ағымдарындагы булгар тилине жакын болгон тил.

II. Монгол тилдер тобу

1) Тұндук монгол тайпасы: әзәлки монгол жазмасы (классикалық әзәлки монгол жазуусу) XIII- XVII қылымдарга чейинки бардық монгол тайпаларының адабий тили; орто монгол тили (XIII-XVI кк.); бурят тили; ички Монголиянын (Кытай) азыркы адабий тили.

2) Борбордук монгол тайпасы: азыркы монгол тили; халка монгол (халха) Монголиянын адабий тили; чыгыш, борбордук жана түштүк диалектилері — Монголия менен Кытайда; ордо диалект, борбордук жана батыш монгол тилдеринин аралық диалекти — Кытайда; бурят-монгол тили (бурят-монголий) — Россия, Монголия жана Кытайда; хамнига тили.

3) Батыш монгол (ойрот-калмық, монгол-калмық) тайпасы: ойрот классикалық (адабий) тили; калмық тили (монгол-калмық, ойрот-калмық); ойроте диалекти - Кытая жана Монголияда.

4) Түштүк монгол тайпасы: шира-югур тили — лексикалық жактан азыркы монгол тилинө жакын; монгор тили (ту, широнгол-монгол); хуцзу жана минхэ диалектилері; баоан-дунсян класстери: баоан тили, дунсян тили, канцзя тили.

5) Могол тайпасы: могол тили — Афганистанда.

6) Кидан тайпасы: кидан тили; даур (дагур) тили.

Байыркы тилдер: сяньби тили — II—VI қылымдардагы ички Монголиядагы тил; табгач диалекти

III. Тунгус-маньчжур тилдөр тобу

- маньчжур тили
- нанай тили
- негидал тили
- ороч тили
- орок тили
- солон тили
- ульч тили
- удэгей тили
- Чжурчжэнъ тили
- Эвенкий · ТИЛИ · Эвэн тили

АФРАЗИЯ (СЕМИТ-ХАМИТ) тилдөр уясы

1. Семит тилдөр бутагы
2. Египет тилдер бутагы
3. Берберо-ливей тилдер бутагы
4. Кушит тилдер бутагы
5. Чад тилдер бутагы

КЫТАЙ-ТИБЕТ тилдөр уясы

1. Кытай тилдери
2. Бирма тилдри
3. Тибет тилдери
4. Вьетнам тилдери
5. Дунган тилдери

Өзүн өзүтөкшөрүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Алтай тилдер уясы жана мүнездүү бөлгилери.
2. Түрк тилдеринде кайсыл Республикалардын калкы сүйлөйт?
3. Азыркы түрк тилдеринин калыптаныш шарттары.
4. Түрк тилдерин классификациялоодо түркологиядагы көз караштар.
5. Түрк тилдери тобу жана түрк тилдери.
6. Түрк (осмон түрктөрүнүн) тили боюнча эмнелерди билесин?
7. Монгол жана тунгус-манчужур тилдери

8. Афразия жана кытай-тибет ж.б. тил уялары.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
3. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздөри. –Б., 2009.
4. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
5. Сартбаев К.К. Түркологияга киришүү. –Ф.: 1987.

ТИЛДЕРДИН МОРФОЛОГИЯЛЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тилдердин морфологиялык классификациясы;
2. Флективдүү тилдер;
3. Агглютинативдүү тилдер;
4. Аморфтук жана сөз сүйлөмдүү тилдер.

ТИЛДЕРДИН МОРФОЛОГИЯЛЫК (ТИПОЛОГИЯЛЫК) КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Тилдердин морфологиялык же типологиялык классификациясында тилдердин тектикалык же аймактык жакындыктары эмес, тилдердеги сөздөрдүн түзүлүшү, уңгу мүчөгө ажырашы, грамматикалык маанилердин берилиши сыйктуу өзгөчөлүктөрү эске алынат. Бул классификация бүткүл дүйнө тилдеринин материалдарын камтууну, алардын окошоштуктарын, жалпылыктарын, айырмачылыктарын чагылдырууну көздөйт. Мүмкүн болгон тил бирдиктеринин ар бир тилдеги же типологиялык жактан окошош тилдердеги өзгөчөлүктөрүн ачып берүүнү максат кылат. Ошондой эле морфологиянын гана эмес, фонологиянын, синтаксистик-семантиканын материалдарына таянып, дүйнө тилдерин 1) флективдүү тилдер, 2) агглютинативдүү тилдер, 3) аморфтук тилдер жана 4) сөз сүйлөмдүү тилдер дөп төрт топко бириктириет.

Флективдүү(латын сөзү *flectivus* «ийилгич») тилдер. Дүйнө тилдеринин морфологиялык жактан ажыратылган нөгизги

тиptеринин бири. Кээ бир адабияттарда өзгөрүлмө, флексияланма тилдер дөп да берилет. Бул топко индоевропа жана сөмид-хамид тилдер уясындагы тилдер кошулат.

Мүнәздүү белгилери: 1) мүчөнүн жалганышы менен уңгу тыбыштык жактан өзгерүүгө учурайт (тыбыштык жактан бузулат), 2) бир эле мүчө бир нече грамматикалык маанилерди туюнтай, 3) мүчө уңгунан мурун да, ортосунда да, аягында да келе берет. Орус тилиндеги «хороший», «безводный», деген сөздөрдөгү -ий мүчөсү атооч жөндөмөдө, жекелик санда, мужской роддо. «без-», «-ный» мүчөлөрү «Вода» деген сөздүн башында жана аягында келиши миасал боло алат.

Аглютинативдүү(лат. agglutinatio — жалганмалуу) тилдер.

Мында уңгу сөздөн кийин түрдүү мүчөлөр жалгануу аркылуу сөз жасоого жана сөз өзгөртүүгө мүмкүн болгон тилдердин тобу. Бул тилдерге алтай, финно-угор тилдер уясына кирген тилдер жана корей, япон тилдери кирет. Мүнәздүүөзгөчөлүгү боюнча флексивдүү тилдөргө карама-карышы коюлат. Башкача айтканда, 1) мүчөнүн жалганышы менен уңгу тыбыштык жактан туруктуу келет, 2) ар бир грамматикалык маани өзүнчө мүчө менен берилет, 3) ар бир мүчө уңгудан кийин жалганмалуу түрдө уланып келет. Мисалы: азыркы кыргыз тилиндеги «энемдердин» деген сөзгө -ым, -лар, -нын мүчөлөрү биригинин артынан экинчиси жалганып келиши менен уңгу «энем» тыбыштык жактан бузулган жок, -ым мүчөсү тиешелүүлүк, таандык маанини, -лар мүчөсү энэ жана ал тараалтагыларды, -нын мүчөсү алардагы катыштык маанинилердин бар экендигин туюнтушу аркылуу түшүндүрүлөт.

Аморфтук (грекче: amorphos a- — жок, сыв- + morphē— форма: формасыз, инерптуу, обочолонмо,) тилдер. Мындан тилдерде сөздөр көбүнчө бир уңгудан турат да, уңгу жана мүчө дөп ажыратылбайт. Сөздөр уңгу түрүндө гана болот. Сөздүн мүчө бөлүгү туюнкан грамматикалык маани сөздөрдүн кайталанып айтылышы, орун тартиби, басым, интонация аркылуу берилет. Аморфтук тилдөргө кытай-тибет тилдер уясына кирген тилдер кирет. Мисалы: кытай тилинде «жень» адам, «жөнжөн» адамдар, «гунь» жумуш, «гуньжөн» жумушчу деген мааниде колдонулат.

Сөз сүйлөмдүү(полисинтетикалык) тилдер. Дүйнө тилдери кийинки мәзгилдерде морфологиялык өзгөчөлөгү боюнча

топтоштурулууда алардагы морфологиялык өзгөчөлүк гана каралбастан, фонологиялык, синтаксистик-семантикалык жактан да теришириүү да кыйла тактыктарды жаратты. Мунун натыйжасында морфологиялык классификациянын тобуна киргөн дагы бир тилдердин топтору, сөз сүйлөмдүү тилдер аныкталган. Мындай тилдерде сүйлөмдөгү сөздөр бири-бири менен тыгыз айкалышып, тынымдар аркылуу бөлүнбөй, бир сүйлөм бир сөз сыйктуу айкалышкан түзүлүштө көлөт. Сөз сүйлөмдүү тилдерге чукот-камчат, эскимосско-алеут, абхаз-адыгей тилдер тобундагы тилдер кирет. Мисалы: чукот тилинде ты-ата-каа-нмы-рыкн. Мында ты – «мен», ата - «май», каа – «бугу», нмы – «өлтүрүү», рыкн – «кылуу». Кыргызча «Мен сөмиз бугуларды өлтүрүп (союп) жатамын». Адыгей тилинде кы-щы-шу-фы-р-и-гэ-тхы-г. Кыргызчасы «Ал аны ушул жерге ошону жазууга мажбурлады». Эскимос тилинде айх'аси-ки-н'. Кыргызчасы «менин эки кайыгым».

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Тилдердин типологиясын кандай түшүнөсүн?
2. Флективдүү тилдерге кайсыл тилдер кирет жана алардын мүнөздүү белгилери?
3. Орус жана англий тилдериндеги флексия кубулуштары?
4. Ички жана тышкы флексия кубулуштары боюнча эмне билесин?
5. Аглютинативдүү тилдер жана аларга мүнөздүү белгилер.
6. Кыргыз тилиндеги аглютинация кубулушу боюнча бир канча мисал көлтирип түшүндүрүп бергиле.
7. Аморфтук тилдер жана аларга мүнөздүү белгилер.
8. Кытай тилинен бир канча мисалдарды көлтире аласыңбы?
9. Сөз сүйлөмдүү тилдердин өзгөчөлүктөрү.
10. Сөз сүйлөмдүү тилдерден бир канча мисалдарды көрсөтүлгөн адабияттардан издөп тапкыла.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.

3. Кодухов В.И. Введение в языкоznание. –М.: 1979.
4. Маслов Ю. Ш. Введение в языкоznание. М.: 1987.
5. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
6. Жороев И.Лингвистикалык терминдердин сөздүк–справочники.-Ош. –2000.

ТИЛДЕРДИН АРЕАЛДЫК ЖАНА ФУНКЦИОНАЛДЫК КЛАССИФИКАЦИЯЛАРЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тилдердин ареалдык классификациясы;
2. Тилдердин функционалдык классификациясы;
3. Диалект жана диалектология.

ТИЛДЕРДИН АРЕАЛДЫК (АЙМАКТЫК) КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Тилдердин аймактык жактан жакындыгына, жалпылыгына карай топтоштуруу. Мисалы: Чыгыш Европа тилдери (беларусь, венгер, болгар, молдав, орус, поляк, румын, украина, чех жана словяк, литва, латын, эстон), Орто Азия тилдери (киргыз, казак, өзбек, тажик, түркмөн) ж.б.

Ареалдык классификациянын негизи лингвистикалык география болуп, ал жергилиттү тигил же бул тилдик (же диалектилик) белгилердин, өзгөчөлүктөрдүн чегин ажыратууну көздөйт. Мында бир тил уясына киргөн тилдер да, ар башка тилдер уясына киргөн тилдер да аймактык жактан бир топко кошуулуп калышы мүмүкүн. Ал турсун, конкреттүү бир тилдин да аймактык жактан өзгөчөлөнгөн тилдик белгилери болот. Мисалы: диалект, говор, подговор.

Ареалдык категория аркылуу тилдик контактылар, тилдик кабыл алуулардын текстеш жана текстеш эмес тилдерден экендиги, дүйнө тилдеринин картасы жана тигил же бул тилдердин түрдүүлкөлөргө таралышы сыйктуу мүнөздөрү каралат.

ТИЛДЕРДИН ФУНКЦИОНАЛДЫК КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Тилдердин өзү тиешелүү жамаат менен болгон байланышына, коомдук кызматына жана кең же тар чөйрөдө колдонулушуна карай топтоштурулушу. Бул классификацияда тилдердин уруулук, элдик, улуттук мүнөзгө ээ экендиги, стилдик мүмкүнчүлүгү жана мамлекеттик же эл аралык дөңгээлде колдонулушу эске алынат.

Уруулук тил - элдин уруу-урууга бөлүнүп, «ири биригүүлөр али пайда боло элек көздөги» тили. Уруулардын бөлүнүшү менен өзүнчө белгилерге ээ болгон тил.

Элдик тил - уруулук өзгөчөлүктөр менен катар жалпы элдик ортот белгилерге ээ болгон тил. Жалпы тилдик белгилер уруулардын биригиши менен пайда болот.

Улуттук тил дегенибиз этносттук тарыхый категория. Ал улуттун тилинө карата колдонулуп, адабий тилди жана диалектилерди, оозеки сүйлөшүү тилин кошо камтыган көнери түшүнүк.

Адабий тил - элдик тилдин нөгизинде пайда болгон, айтылыши жана жазылыши жагынан бир нормага салынган, көпчүлүккө түшүнүктүү, ортот тил. Ал жалпы тил өкүлдөрүнө түшүнүктүү болгон элдүүлүгү, жазманын жардамында акырындык менен калыптанган нормативдүүлүгү аркылуу өзгөчөлөнөт.

Мамлекеттик тил – мамлекеттик башкаруу, мыйзам чыгаруу жана сот өндүрүш чөйрөсүндө, ошондой эле мамлекеттин коомдук турмушунун бардык (коомдук-саясий, маданий жана өндүрүштүк-чарбалык) тармактарында колдонулууучу, кызмат кылуу чөйрөсү көнөйгөн тил. Мисалы: кыргыз тили - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили, тажик тили - Тажикстан Республикасынын мамлекеттик тили ж.б.

Расмий тил – мамлекеттик тил менен катар улуттар аралык мамилелердин тили болуп кызмат кылууга мыйзамдуу укук алган жана өлкөнүн дүйнөлүк коомчулукка интеграцияланышына көмөктөшкөн тил. Мисалы: Кыргыз Республикасында жана Белоруссия да орус тилине расмий тил укугу берилген болсо, Индияда английс тили, Канадада франсуз тилдери расмий тил деп саналат. ж.б.

Дүйнөлүк же эл аралық тил – бардык дүйнө әлдеринин арасында саясий, маданий ж.б. тармактарда оозеки жана жазма формада колдонулуп, БҮУ тарабынан кабыл алынган тил. Алар: Англис, араб, испан, орус, француз жана кытай тилдері.

Дүйнөлүк же эл аралық тил төмөнкүдөй белгилери менен мүнөздөлөт:

- a. дүйнө әлдеринин көпчүлүгү ал тилди эне тилим дөп әсептейт;
- b. Көпчүлүк дүйнө әлдери әкинчи тили же чет тили катары билет;
- c. Бир катар өлкөлөрдө расмий тил укугуна әэ;
- d. Көптеген мамлекеттердө чет тили катары окутулат;
- e. Эл аралық уюмдар, фирмалар арасында жана эл аралық конференцияларда официалдуу тил катары колдонулат.

ДИАЛЕКТ ЖАНА ДИАЛЕКТОЛОГИЯ

Ар кандай улуттук адабий тил жергиликтүү тилдик өзгөчөлүктөрдүн базасында түзүлөт. Ал жергиликтүү тилдик өзгөчөлүктөр аймактык жактан чөктөлип, тил илиминде диалект, говор, подговор деген терминдер менен берилет.

Диалект жалпы әлдик тил эмес, ага мүнөздүү тилдик белгилер менен катар⁴ кээ бир фонетикалык, лексикалык, грамматикалык айырмачылыктарга ээ болгон аймактык тилдик өзгөчөлүк. Диалект «бир нече районду, обласы кучагына алат»⁵ да адабий тилге карама-карышы коюлат. Себеби адабий тил – айтылышы, жазылышы боюнча бирдиктүү нормага салынган, тил өкүлдөрүнүн баарына түшүнүктүү тил болсо, диалект нормага салынбаган, тил өкүлдөрүнүн баарына түшүнүктүү боло бербеген, белгилүү бир аймактагы адамдарга гана түшүнүктүү болгон тилдик өзгөчөлүктөр менен коштолгон тил. М: азыркы кыргыз улуттук адабий тили түндүк, түштүк-чыгыш, түштүк-батыш деген үч диалектиге ажырайт.

Диалектинин ичинен да тар (диалектинин бардык өкүлдерүнө эмес) аймакка мүнөздүү тилдик өзгөчөлүктөр говор дөлөт. Ал бир нече айыл-кыштактарды (райондорлду да)

⁴ Юнусалиев Б. М. Кыргыз диалектологиясы. –Ф.: Мектеп, 1971. 5-б.

⁵ Мукамбаев Ж. Кыргыз диалектологиясы жана фразеология. -Б.: Кыргызстан, 1998. 11-б.

камтыйт. М: кыргыз тилинин түштүк-чыгыш диалекти чыгыш жана түндүк-батыш деген эки говорго ажыратылат.⁶

«Говордун ичинөн орун алып, бир аз аймакка же бириң-экин айылга тараган тилдик өзгөчөлүктөрдүн жыйындысы»⁷ подговор дөп аталат. М: түштүк-батыш диалектинин өкүлдерү болгон лейлек районунна караштуу айрым (Айбике, Тогуз-Булак) айылдарда чайнек (чай, суу кайнатуучу туткасы, чоргосу бар металдан жасалган ийдиш) сөзү мөнөн катар «көкөн» деген сөз колдонулуп подговордук бөтөнчөлүк катары жашайт.

Диалектилик, говордук, подговордук тилдик өзгөчөлүктөрдү изилдөй турган тил илиминин бир тармагы диалектология дөп аталат. Диалектология деген сөз гректин *dialektos* (кыргызча «сүйлөшүү») жана *logos* (кыргызча «окуу») деген сөздөрүнүн айкалышынан турат.

Диалектологияда диалектилердин, говорлордун бири-бириң-экин жана жалпы элдик тилден айырмалануучу жергиликтүү тилдик өзгөчөлүктөр мөнөн кошо алардын баарына мүнөздүү болгон ортот тилдик көрүнүштөр да каралат. Анткени жергиликтүү тилдик өзгөчөлүктөр бир тилди бир нече диалектилерге же говорлорго бөлүп турса, ортот тилдик белгилөр аларды бир элдик тилгө баш коштуруп, улуттук тилге бириктирип турат.

Диалектология илими жергиликтүү тилдик өзгөчөлүктөрдү изилдөөнүн мүнөзүнө, методуна ылайык диалектография жана тарыхый диалектология деген түрлөргө ажырайт.

Диалектографияда тигил же бул тилдин белгилүү бир мәзгилдөгү (айрыкча окутулуп, үйрөтүлүп жаткан мәзгилиндөгү) жергиликтүү өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалымат берилет. Диалектилик, говордук өзгөчөлүктөрдүн фонетикалык, лексикалык, грамматикалык фактыларынын аймактык чек аралары көрсөтүлүп, башка коңшу тилдер менен болгон катыштары аныкталип, картага түшүрүлөт (картага сыйылган чек ара изогласа делет. Бул гректин *isos*-бирдүй, окшош *glosa*-тил, көп дөгөн сөзүнөн алынган). Диалектилик, говордук өзгөчөлүктөрдү картага түшүрүүнүн андай методун лингвистикалык география дейт.

⁶ Б. М. Юнусалиевдин аталган китебинин 81-бетинде.

⁷ Ж. Мукамбаевдин аталган эмгегинин 11-бетинде.

Тарыхый диалектология – ар бир говордук, диалектилик өзгөчөлүктөрдүн пайда болуш тарыхын, өзгерүш себептерин, ар бир тилдин, калыптаныш процессин, алардын башка тилдер жана диалектилер менен болгон мамилелерин иликтейт. Демек тилдин тарыхын табуу үчүн диалектилерди жана говорлорду тарыхый планда изилдөөнүн мааниси чоң. М: әгөрде биздин диалектологдор тарабынан кыргыз говорлорунда ушул күнгө чейин сакталып көлө жаткан эрин дифтонгулар табылбаса, эринчил созулмалардын келип чыгышындагы татаал процессти аныктоого негиз болмок эмес.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Тилдер ареалдык жактан кандай топтоштурулат?
2. Кыргыз тилинин таджик тили менен болгон жалпылыгын жана айырмачылыгын айтып бергиле.
3. Дүйнө тилдөри функционалдык жактан кандай кызматтарды аткарат?
4. Уруулук, улуттук жана адабий тилдерди түшүндүрүп бергиле.
5. Мамлекеттик тил мөнөттөрдөн кандай кызматтарды аткарат?
6. Эл аралык тилдердин мүнөздүү белгилери.
7. Диалект, говор жана подговор терминдерди түшүндүрүп бергиле?
8. Диалектология илими жана анын бөлүмдөрү.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Акматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
4. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
11. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
5. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998
6. Жороев И., Юсупов У. Лингвистикалык терминдердин сөздүк–справочники.-Ош. –2000.

7. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

ТИЛДИН ӨНҮГҮШҮ ЖАНА ТИЛДИК СИСТЕМА

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тилдик диференцияция жана интеграция кубулушу;
2. Тилдик контакттылар;
3. Тилдик система жана структура;
4. Тилдик байланыштар.

ТИЛДИК ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЖАНА ТИЛДЕРДИН ИНТЕГРАЦИЯСЫ

Тилдик дифференция-бул тилдердин жиктелүүсү. Тектеш тилдердин өүгүш өзгөчөлүктөрүнө мунөздүү нөгизги процесстердин бири. Тилдик дифференцияция нөгизинен коомдук факторлорго байланыштуу пайда болот. Бир тилде сүйлөгөн элдин (улуттун) мурдагы саясий-экономикалык жана маданий бирдиктүүлүгүн жогото башташи, ошол элди тейлеп келген тилдин ордуна өзүнчө жаңы өзгөчөлүктөрү, жаңы тилдик белгилери бар бир нече тилди пайда кылат. Мисалы XIII-XIV кылымдарда түрдүү саясий, экономикалык себептерден улам байыркы орус мамлекетинин бытырап бөлүнүшү, байыркы славян тилин ушул сыйктуу дифференциалдык процесске дуушар кылган. Натыйжада андан азыркы орус, украин жана беларус тилдери бөлүнүп чыккан. Азыркы тектеш тилдердин көпчүлүгү ушундай жол менен пайда болгонун илим аныктады.

Тилдердин интеграциясы - тилдердин биригүүсү. Багыты боюнча тилдик дифференцияяга карама-карышы көрүнүш. Бул процесстин натыйжасында бир аймактагы же бир мамлекеттеги ар башка тилде сүйлөп жүргөн тил колективдери бара-бара бир тилде сүйлөй башташат.

Тилдик интеграция эки түрдүү болушу мүмкүн: 1) кээ бир элдөр же алардын айрым топтору башка бир калкка аралашып синип көтөт да, бара-бара өз тилин унутуп, ошол калктын тилиндө сүйлөп калат. Мисалы: байыркы Русь мамлекетинде жашаган «торк», «бөрөндөй» дөгөн ат мөнөн бөлгилүү көчмөн

түрк уруулары славян тилдеринде, Орто-Азия менен Казакстанда жашаган монгол, иран элдеринин айрым топтору түрк тилдеринде сүйлөп калшын айтууга болот. Ошондой эле индоевропа тил уясына кирген, азыр өлүү тил катары эсептелген көлт, голд тил өкүлдөрү Орто Азия калктырына арапашып, өз тилдерин унутушкан ж.б. Мындай тилдик кубулуш текеш тилдердин ортосунда да жүргүп, бир тилдин башка диалектисин да пайда кылат. Айтсак, XIX кылымдарда кыпчак тил өкүлдөрү текеш түрк элдеринин курамына сиңип кетиши менен ошол тилдеги бир диалектини пайда кылган.

2) Айрым тилдердин бири-бирине кошуулуп биригип кетишинен улам алардын эч бирине окшобогон өзгөчөлүктүү жаңы тил пайда болушу мүмкүн. Мисалы: XI кылымда, норман баскынчыларынын тушунда, байыркы герман (англо-сакс) диалектилери менен франсуз тилинин айрым диалектилеринин биригиши менен азыркы англис тили келип чыккан.

ТИЛДИК КОНТАКТЫЛАР

Тил коомдук турмушта практикалык жактан да, теориялык жактан да маанилүү орунду ээлөйт. Ошондуктан ар кандай тилдин ички жана сыркы себептерге байланыштуу өнүгүш, өзгөрүш тенденциялары болот. Тилдин нукура өзүнө тиешелүү фонетикалык, лексикалык, грамматикалык закон ченемдүүлүктөрү анын өнүгүүсүнүн ички тенденциясын билдириет. Ал эми тилге таасирин тийгизген башка факторлор тлидин өнүгүш, өзгөрүш тенденциясынын сырткы закон ченемдүүлүгүн көрсөтөт. Мындай кубулуштардын бири тилдик контакттылар болуп эсептелет. Тилдик контакттылар тилди алып жүргөн тил өкүлдөрүнүн аймактык өзгөчөлүгүнө, социалдык-экономикалык абалына, улуттук аң-сезимине, билим деңгээлине, турмуш-тиричилигидеги мұктаждыктарына, көптик ағымда өз эне тилин пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүнө жараша болот. Ал деңгээлине карай адстраддык, субстраддык жана суперстраддык баскыча жүрушү мүмкүн.

Адстрад – жанаша жашаган эки элдин тилинин бири – бирине таасири этиши. Мисалы: Тажик тилинин таасиринен улам кыргыз тилиндеги тажик тил элементеринин, кыргыз тилинин таасиринен улам тажик тилиндеги кыргыз тил

элементтеринин пайда боло башташы: Адстраддык тилдик контакты тилдин бир гана деңгээли боюнча болот. Мисалы: фонетикалық, же лексикалық, же морфологиялық ж.б.

Субстрад - башка жактан көлгөн элдин тилине жергиліктүү элдин тилинин таасиригин күчтүүлүгү. Мисалы: Баткен областынын аймагындагы таджик тил өкүлдерүөз кебинде кыргыз тил элементтерин айрым өзгөчөлүктө пайдалана алат. М: Иштер болуп жататпы (жатабы). Ал эми Кыргызстандагы өзбек тил өкүлдерүөзбек улутундагы адамга сиз деп кайрылып, кыргыз улутундагы адамдарга сөн деп кайрылат. Булар да тилдик субстраддык контактылар.

Суперстрад – башка жактан көлгөн тил өкүлдерүүнүн тили жергиліктүү тил өкүлдерүүнүн тилине үстөмдүк кылышы. Бул тилдик контакт жергиліктүү тил өкүлүнүн тилинде башка жактан көлгөн тилдин фонетикалық, лексикалық жана грамматикалық жактан таасир алышы ж.б.

Тилдик контакттылар төмөкү учурларда:

а) Бир тил өкүлдерү жашаган аймакты экинчи тил өкүлдерүүнүн ээлешинен;

б) бир эле аймакта эки башка тил өкүлдерүүнүн ирөгилөш отурукташынан;

в) эки башка тил өкүлдерүүнүн чөк аралаш жайлышып, алардын бири-бири менен болгон ар тараптуу тыгыз катышынан;

г) Өлкөнүн белгилүү бир аямкатағы калкы окуу процессинде, маалымат каражатарында экинчи бир өлкөнүн тилдик элементтерин сицирип, аны практика жүзүндө колдоно баштагандан улам келип чыгат. (Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языко знание. –М.: 1979. 251-б.)

Демек, тилдик контакттылар дегенибиз - бир тил өкүлдерүүнүн кебинде адстраддык, субстраддык, суперстраддык деңгээлдердин таасиринде экинчи башка тилдик элементтердин колдонула башташы.

ТИЛДИК СИСТЕМА ЖАНА СТРУКТУРА

Ар кандай бүтүн нөрсө кандайдыр бир бирдиктерден, бөлүктөрдөн турат жана ал бирдиктер, бөлүктөр белгилүү бир тартилте келип, жыйналыш системасына түшкөндө гана өз

функциясын аткара алышат. Маселен, биздин жаза турган ручкабыз да бүтүн нерсе, аны түзүп турган бирдиктер (тулкусу, запасы, запастын учундагы шариги) бар жана алардын ар бири өз функциясына ээ. Ошондой эле бул бирдиктер белгилүү бир тартипте, системада келгөн учурда гана калем сап (ручка) калем саптык кызматын аткарат. Эгер аны түзүп турган бирдиктердин бирөө гана жок болсо же запасын тетири салып койсок, анда ал ручка калем саптык кызматын аткара албайт. Себеби ручкадагы система сакталбай ал бүтүндүк касиетин жоготот. Ушу сыйктуу тил да бүтүн нерсе жана анын түзүп турган бирдиктер бар. Ал бирдиктер тилдик бирдиктер деп аталаپ, кызматына карай төмөнкүдөй белүнөт.

1. Түзүүчү тилдик бирдиктер – мындай тилдик бирдиктер бир тилдик катмардан экинчи катмардагы тилдик бирдиктерди түзүүгө гана катышат. Аларга тыбыш (фонема), мүчө, кызматчы сөздөр кирет.

2. Номинативдик (атоо маанисиндеги) тилдик бирдиктер – мындай тилдик бирдиктер түшүнүктүү же аны белгилери менен атап көрсөтүүчү кызматтарды өтөйт. Алар сөз жана сөз айкаштары.

3. Коминнникативдик тилдик бирдиктер – сүйлөм. Мындай тилдик бирдиктер пикир алышуу, карым-катыш жасоо, ойду туюнтуу милдөттерин аткарат.

Аталган тилдик бирдиктердин белгилүү бир тартиптеги, ырааттуу жыйындысы тилдик система деп атлат. Маселен, бардык эле тыбыштык айкалыштар сөз боло бербейт, же сөзгө сөз мүчөлөрүн башаламан улоо менен сөз формаларын жасап, сөз өзгөртүүгө мүмкүн эмес, же сүйлөмдөгү сөздөр белгилүү бир тартипсиз толук пикирди билдире албайт. Себеби мындай учурда тилдик бүтүндүк сакталбай, ал системага түшпөй калат. Алар качан ырааттуу, бир тартиптө келгөн учурда гана тил өз кызматын өтөй алат.

Тил системага ээ болгондуктан аны окутуп үйретүчү тил илими да белгилүү система да окутулуп үйретүлөт. Анткени тилди системалуу түрдө окуп-үйрөнүп, изилдебей туруп максатка жетүү мүмкүн эмес.

Тил	Тил илими
Тыбыш	Фонетика
Сөз	Лексикология
Уңгу, мүчө	Морфология
Сөз айкашы, сүлөм	Синтаксис

Тил илиминде тилдик системалардагы бирдиктер категоряларга (катмарларга), алар тилдик дөңгээлдерге (ярустарга) бириктирилөт. Ар бир катмардагы бирдиктер белгилүү бир эрежелердин негизинде жасалып алардын ортосундагы байланышты жаратат жана экинчи бир дөңгээлдеги тилдик бирдиктин жаралышына негиз болот. Бул тилдин структуралық түзүлүшкө ээ экендиги менен түшүндүрүлөт. М: фонетикалық дөңгээлдеги үндүүлөр категориясындагы «э» жана үнсүздөр категориясындагы «т» деген тыбыштар белгилүү бир эрежеге ылайык нормалык сактап айтальышы менен лексикалық ярустага «эт» сөзүнүн жасалышына негиз болот.

Тилдин ярусу же дөңгээли - жалпы окшош бир типтеги тилдик бирдиктердин жыйындысы. Мисалы: фонетикалық дөңгээл тыбыштардан жана алардын жасалыш, айтылыш, айкалыш ык-эреже нормаларын камтыйт.

Тилдик категория - бир типтеги тилдик бирдиктер өзара карама-каршы келип, ал карама-каршылык аркылуу бир жалпылыкка биригиши. Мисалы: фонетикалық ярустагы тыбыштар үндүү-үнсүз, үндүүлөр жоон-ичке, үнсүздөр каткалаң-жумшак болот. ж.б.

Ошентип тилдик бирдиктер тил илиминде фонетикалық, лексикалық, морфологиялық, синтаксистик дөңгээлдерге ажыратылат. Алардын система-структуралық түзүлүштөрүн, функцияланышын, жасалыш ык-эрежелерин, нормаларын, мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдеп, окутуп үйрөтө турган тил илиминин (интро лингвистиканын) фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, сөз жасоо, морфология, синтаксис жана пунктуация деген бөлүмдөрү бар.

ТИЛДИК БАЙЛАНЫШТАР

Тилдик бирдиктөрдин, катөгорялардын, катмарлардын ортосундагы байланыш-катыш тилдик байланыштар дәп аталат. Анын парадигматикалық, синтагматикалық, ассоциативдик жана иорархиялық деген негизги типтери бар.

Парадигматикалық байланыш – тил бирдиктерин топторго катөгоряларга бириктүүчү тилдик байланыш. Бул байланышка таянуу менен тил бирдиктерин бөлөбүз. Мисалы: тыбыштарды үндүү-үнсүз, үндүүлөрдү жоон – ичке дәп бөлүп, сөздөрдү сөз түркүмүнө ажыратабыз.

Синтагматикалық байланыш - бир эле мәзгилдө тил бирдиктерин өз ара байланышын камсыз кылат. Ошондой эле бир эле учурда эки же андан көп тилдик бирдиктөрдин байланышын жүзөгө ашырыт. Мисалы: тыбыштан сөз курапат, сөзгө мүчө уланат, андан сөз айкашы түзүлөт.

Ассоциативдүү байланыш-бул тилде эпитет, метафораларды пайдалануудагы дал көлүү. Бул байланыш элдин үрп-адаты, чарбасы, аң сөзими дүйнө таанымы менен байланышкан. Мисалы: «ак» деген сөз аркылуу түстү түшүнүү менен «акыйкат, чындык» деген түшүнүктү да кошо элестете алабыз.

Иорархиялық байланыш - эки түрдүү тилдик бирдиктөрдин ортосундагы катыш. Тилде ушул байланышы бар үчүн ойду туюнтыкан сүйлөмдөгү сөздөр ырааттуу абалда келет. Мисалы: сөз - лексикалық бирдик, мүчө - морфологиялық бирдик. Булардын өз ара байланышы аркылуу үчүнчү бир сөз же сөздүн башка бир формасы келип чыгат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Тилдик диференцияция деген эмнө?
2. Азыркы түрк тилдөри тилдик диференцияция аркылуу пайда болгонбу?
3. Тилдик интеграция деген эмнө жана ал кандай өзгөчөлүктөрдө жүрет?
4. Англис тилинин келип чыгышын түшүндүрүп бер?

5. Тилдин өнүгүш төндөнциясындагы ички, тышкы факторлор жана тилдик контакттылар.
6. Тилдик контакттылардың кайсыл учурларда болот?
7. Адстрад, субстрад, суперстрад төрмәдеринин маанилерин түшүндүргүлө.
8. Тилдик система дегенди кандай түшүндүнч?
9. Тилдик бирдиктерди кызматы боюнча ажыратып бергиле.
10. Тилдин жана тил илиминин системасын жазып түшүндүрүп бергиле.
11. Тилдин системасындагы кандай тилдик категория жана тилдик дөңгөлдер болот?
12. Тилдик байланыштарды мисалдар менен түшүндүр.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
2. Жороев И.М., Юсупов У. Лингвистикалык терминдердин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
3. Реформатский А. А. Введение в языкоковедение. –М., 1967.
4. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
5. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
6. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
7. Ибрагимов С. Тил илиминин нөгиздөри. –Б., 2009.
8. КСЭ. 5-т. – Ф.: 1980.

II БӨЛҮМ

ЖАЗУУ ЖАНА АНЫН КЕЛИП ЧЫГЫШЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Жазуу адам баласынын эң зор табылгасы;
2. Графика жана алфавит;
3. Стенография жана транскрипция;
4. Орфография жана анын принциптери.

ЖАЗУУ АДАМ БАЛАСЫНЫН ЭҢ ЗОР ТАБЫЛГАСЫ

Жазуу-атайын бөлгилөр аркылуу ой-пикирдин бир нерсенин бетинде чагылышы. Ал адам баласынын турмушундагы улуу табылгалардын бири болуп саналат жана пикир алышууда тыбыштык тилдин экинчи бир формасы катары кызмат аткарат. Жазуу адамдардын карым-катнашындагы мезгил (убакыт), мейкиндик (аралык) жактан чектелгендикти толуктоо зарылдыгынан улам келип чыккан.

Оозеки пикир алышуудан жазууга өтүүдө адам зат көп баскычтуу узак жолду басып өткөн.

Адамдар алгач жандуу жазуулардан пайдаланышкан. Ошондой эле өз ара кабар берүү, угуу максатында түрдүү буюмдарды, жаныбарларды пайдаланышкан. М: улуу тарыхчы Геродот байыркы скифтер перстнерге беш жаанын жебеси, чыккан, чымчык, бака жибергенин айтат. Бул жандуу же буюмдук жазууда алар перстнерге карата «силер чычкандай болуп жерге кирбесендер, чымчыктай болуп асманга учупасаңар, бакадай болуп сууга чумкуп кетпесендер, анда биздин жебенин астында кыргын табасыңар деген кабарды беришкөндигин» бегилейт. Бул жазуунун бүгүнкү күндөгү үлгүсү катары тынчтыктын символу болгон көгүчкөн, кадырлуу конокту нан, май мөнөн тосуп алуу ж.б. Мындай жазууларды **буюмдук же символикалык жазуу** деп аташат.

Жазуунун кийинки этабы **сүрөттүк** (пиктографиялык: лат. pictos – сүрөт, грек. графия – жазуу) жазуулар болуп саналат. Анткени тартылган сүрөт көпкө сакталган. Адам өзү жок болсо да бериллө турган ойду сүрөт мөнөн берүүгө мүмкүн болгон. Сүрөт аска-зоолорго, таштын, мүйүздүн сөөктөрдүн ж.б. кату

нерселердин, буюмдардын беттерине тартылган. Сүрөт жазуусун бүгүнкү күндөгү белгилери катары жол белгилерин, әмблөмалардын сүрөтөрүн мисал көлтирсөк болот. Буюмдук жазу да, сүрөттүк жазу да бир тилдөн экинчи тилге которууну талап кылбайт. Бирок бардык эле әлдерде тартылган сүрөт же берилген буюм бирдей маанини, ойду туюнта бөрбестиги, сүрөт же буюм, жандык аркылуу ойду толук берүүгө жана абстрактуу түшүнүктөрдү берүү мүмкүн эместиги адамдардын жазуунун кийинки баскычына өтүүгө бурган.

Айтылган зарылчылыктан улам адамдар жазуунун **идеографиялык** түрүнө өткөрүшкөн. Мында ар бир ой өзүнчө белги менен көрсөтүлүп, пикир алышууда обстрактуу түшүнүктөрдү да туюндурууга мүмкүнчүлүк алышат. Адамдардан сабаттуулукту талап кылат. Жазуунун бул үлгүсүнө бүгүнкү күндөгү кытай жазуусу мисал болот. Бирок ар бир ойдун өзүнчө белги менен туунтулушу белгилердин өтө көп булушуна алып көлип, сабаттуулукту жоюу кыйын болгон.

Мындана соң адамдар сөздөгү муундарды өз-өзүнчө белгилер менен белгилөөгө жетишип, сөздөрдү муун аркылуу жазышкан. Жазуунун бул түрү **муундук** жазуу деп аталат. Буга мисал: бүгүнкү күндөгү япон, корея, индия, эфиопия әлдеринин жазуулары кирет. Ошондой эле азыркы кыргыз, орус тилиндеги бир муун түзгөн иоттошкон тамгаар да муундук жазуунун бир элементи.

Жазуунун дүйнөдө өтө көнүри тараган жана эң өнүккөн түрү **фонографиялык** (грекче фоне- үн, добуш) жазуу болуп саналат. Бул жазууда сөздөгү ар бир тыбыш өзүнчө белги менен берилет. Ал тилдин өзгөчөлүгүн толук чагылдыра алат жана колдонууга ыңгайлуу. Тыбыштык жазуу алгач финикиялыктарда (б.з.ч.2000-жылдыкта) пайда болуп, дүйнөнүн чыгыш жана батыш әлдерине тараган. Тил илиминде фонографиялык жазуунун консонанттык жана вокалдык жазуу деген түрлөрүн ажыратып жүрүшөт.

Консонанттык жазууда тамгалар, нөгизинөн, тилдөги үнсүз тыбыштарды белгилөө үчүн гана кабыл алынат. Ал эми үндүү тыбыштар сөздүн астына, үстүнө коюлган түз, ийри сызыктар ж.б. кошумча графикалык каражаттар аркылуу туунтулат. Буга араб жазуусун мисал көлтирсө болот.

Вокалдык жазууда үндүү тыбыштар үчүн да, үнсүз тыбыштар үчүн да атайын тамгалар колдонулат. Буларга орус, латын, байыркы орхон-энисей жана башка жазулар кирет.

Фонографиялык жазуу алгач байыркы Египет, Финикиял, Греция өлкөлөрүнө чейинки мезгилдерге алып барышат. Жазуунун консананттык түрү б.з.ч. XII-X қылымдарга, финикиялыктарга таандык деп эсептелген.

Мурда «крито-микен» деген муундук жазууну колдонуп көлгөн гректер да б.з.ч. I қылымдарда финикиялыктардын жазуусуна өтүп, үндүү тыбыштар үчүн да атайын бөлгө кабыл алышып, үнсүз тыбыштарды да өз тил өзгөчөлүктөрүнө ылайык өзгөртүшкөн.

Фонографиялык жазуунун дагы бир байыркы үлгүсү болгон аремәй жазуусунун негизинде ёврей (иудаизм), сирия (христианство), иран (зороастризм), араб (ислам) жазулары келип чыккан.

ГРАФИКА ЖАНА АЛФАВИТ

Графика гректин граммо (grapho) деген сезүнөн алынган, кыргызча «жазам» деген маанини түшүндүрөт. Графика тамгалар менен тыбыштардын белгилениш өзгөчөлүктөрүн изилдей турган тил илиминин (лингвистиканын) бир бөлүгү. Бул термин жазуу деген мааниде да колдонула берет. М.: орус графикасы, латын графикасы ж.б.

Тыбыштык тилди жазууда туюндуруучу бөлгилер графикалык каражаттар дөп аталат. Алар тамгалык жана тамгалык эмес графикалык каражаттар болуп белүнөт. Тамгалык графикалык каражаттарга тамгалар, тамгалык эмес графикалык каражаттарга тыныш белгилери, басым белгиси, параграф белгиси, абзац, кашаа, жылдызыча түрүндөгү шилтемелер (сноскалар) кирет.

Тамга-тыбыштарды бөлгилөө үчүн кабыл алынган шарттуу белги. Кызматына карай төмөнкүдөй түрлөргө белүнөт.

1. Тыбышты билдириүүчү жана билдирибөөчү тамгалар.
 - а) Тыбышты билдириүүчү тамгалар. Алар жазууда бир же эки тыбышты туюндуруу үчүн колдонулат. Мисалы, кыргыз тилинде: а, б, в, г, д, е, н, ж, з, и, й, к, л, м, н, ң, о, ө, п, р, с, т, у, ү, ф, х, ч, ң, ш, щ, ы, ә, ю, я.

б) Тыбышты билдирибөөчү тамгалар: –ь (ичкертуу) жана ө (ажыратуу) белгилери, өз алдынча эч кандай тыбыштарды туюндура албайт, тигил же бул тамганы жандап көлип, кошумча кызмат (ичкертуу же ажыратуу) аткарат. Кыргыз тилинде мындай тамгалар орус тилинөн кирген сөздөрдө гана колдонулат.

2. Жөнөкөй жана татаал тамгалар.

а) Жөнөкөй тамга бир тыбышты билдириет же кошумча (ичкертуу, ажыратуу) кызмат аткарат.

б) Татаал тамгалар. Булар эки фонеманы же фонемалык варианктарды туюндурат. Мисалы: кыргыз тилиндеги йоттошкон е (иэ), н (йо), ю (йу), я (я) тамгалары.

3. Баш жана кичине тамгалар. Ар кандай элө тилдердеги тамгалар баш жана кичине түрлөргө ээ. Мисалы: кыргыз тилиндеги тамгалардын ичинен «ъ, ө, н» тамгаларынын гана баш тамгалары жок, анткени алар сөз башында көлбейт. Демек, сөз башында келе турган тамгалардын баш жана кичине түрү болот.

Алфавит - бир тилдеги тамгалардын белгилүү бир тартипке салынган ирети. Алфавит деген сөз грек жазуусундагы α (алфа) жана β (бета) деген эки тамганын аталышынан алынган. Орус тилиндеги азбука (ески славян жазуусундагы **аз** жана **буки**) деген, кыргыз тилиндеги алппе (араб жазуусундагы **алиф** жана **ба**) деген эки тамгасынын аталышынан пайда болгон.

Алфавиттин байыркы финикиялыктар, египеттиктер, гректер колдонгон жазуулар мөнөн кошо пайда болушу талашсыз.

Рим империясынын түзүлүшү мөнөн байланышкан латын жазуусу түндүктөгү этрускилер мөнен түштүктөгү грек жазуусунун нөгизинде көлип чыккан. Латын алфавитинин классикалык үлгүсүндө 23 тамга болгон. Ал эми грек жазуусунун чыгышына нөгиз болгон байыркы финикиялык жазуда 22 белги мөнөн үндүү жана үнсүз тыбыштарды көрсөтүлгөн (Коростовцев М.А. Египетская филология. М.: 1963).

Азыр дүйнөдө латындык негизде 70кө жакын алфавиттер бар (30 европалык, 20 азиялык, 20 африкалык).

Еスキ славян алфавити 863-жылдарга жакын Кирилл жана Мёфодий деген бир туугандар тарабынан пайда болгон. Алар глаголица жана кириллица деген эки алппе түзүшкөн.

Жазуунун бул эки түрү өз ара окшош болуп, тамгалардын саны 43кө жеткөн. Бул жазма түштүк славяндарда (болгарлар, сөрбдөр, македондуктар) көңири тараган. Азыркы орус алфавити да ушул алфавиттин негизинде келип чыккан.

Алфавиттин практикалық мааниси етө чоң. Ар кандай сөздүктер, справочник мүнөзүндөгү китечтер, журналдардагы тизмелер, китецканадлардагы, архивтердеги ж.б, мекемелердеги, компьютердеги картотекалар алфавиттик тартилте түзүлөт. Бул издеғен маалыматты оңой табууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан алфавиттеги тамгаларды катары менен билбөгөн адамды бөлгилүү өлчөмдө сабатсыз дөп эсептөөгө болот.

СТЕНОГРАФИЯ ЖАНА ТРАНСКРИПЦИЯ

Стенография (гр.stenos – тар, кыска; grapno – жазамын) – был оозеки көпти бат жазууда колдонулган өзгөчө жазуу белгилеринин жыйындысы. Стенографиялык жазуу системасында тамга белгилери турпаттык өзгерүүлөр менен коштолуп, фонограмма катары сөздө камтылган ойду же анын маанисин көрсөтөт, көбүнчө, бир муундагы же муундук айкалыштардагы маанилерди туонтат. Сөз жана анын маанилик белүктөрүн жөнгө салып, бир түргө көлтирилген жазма белгилер менен өзгөчө орфографиялык эрежедө болот.

Стенографиянын курсивдүү жана геометриялуу деген түрлөрү бар. Курсив системасында стенографиянын үнсүз тамгалары кадимки жазуунун элементтеринен, геометриялуу системасында стенографиялык белгилер геометриялык фигуранлардан турат.

Орус тилинин оригиналдуу жана турмушта бринчи колдонулган стенографиясы М.И.Иваниндин (1858) системасы. Кыргыз тилдик өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган стенографияны А.Карасаева (1960) иштөп чыккан.

Стенографиялык жазууда стенографиялык машиналар болгон. Анда бир минутада 120дан көп сөз жазылат. Азыркы күндө мындай машиналардын ордуна аудио-видео аппаратурапары колдонулууда.

Транскрипция (лат. transcriptio – көчүрүп жазуу) – белгилүү бир графикалык система каражаттары аркылуу

көптеги сөздөрдү айтылышындай жана жазма эстеликтерди окулушундай шарттуу бөлгилер аркылуу көчүрүп жазуу.

Байрык жазма эстеликтерди жарыялоодо жана оозеки адабияттын үлгүлөрү, диалектилик, говордук өзгөчөлүктөр (эгерде жөнөкөй алфавит менен берилсе анын колорити, мааниси төмөндөп клат), тарыхый салыштырма пландагы грамматикалар, этимологиялык сөздүктөр, ири китеңканаларда китеңтерди атальшы жана авторлорунун аттары бирдиктүү алфавитке салынган транскрипция менен бөрилет.

Транскрипциянын илимий (фонетикалык, фонемалык) жана практикалык деген түрлөрү болот. Илимий транскрипцияда латын алфавитинин нөгизинде 1886-жылы түзүлгөн Эл аралык фонетикалык алфавит колдонулат: топ ойно [товойно]. Мынданы *v* тыбышы эки үндүүнүн ортосунда (интервокалдык) келген б тыбышынын айтылышындай көрсөттү.

Практикалык транскрипцияда улуттук алфавит колдонулат. Эгер андагы тамгалар жетпесе башка тилдөрдин алфавитинен тамгалар алынат, же тамгалардын астына, үстүнө, жанына түрдүү белгилер коюу аркылуу жаңы тамгалар жасалат. Буга В.В.Радлов кыргыз сөздөрүн жазууда созулма үндүүлөрдү алардын кыска түгөйлөрүн белгилөөчү а, о, ж.б. тамгалардын үстүнө кош белги *d*, *ц* коюу менен транскрипциялап жазганын мисал көлтирең болот.

ОРФОГРАФИЯ ЖАНА АНЫН ПРИНЦИПТЕРИ

Орфография-сөздөрдү, алардын бөлүктөрүн, сөз айкалыштарын туура жазуу жөнүндөгү тил илиминин бир бөлүгү.

Элдин руханий азыгынын зор булагы болгон жазма тилдин түшүнүктүүлүгүн, жалпыга бирдейлигин ишке ашырууда, жазма карым-катышты жөнгө салууда орфографиянын ролу чоң.

Эгер төмөнкү сөздөрдү **арызүүарызаүарыс, насипүүасип, асыраүүасра, док урүүдогур, экөөүүекөө, качтыүүкашты, кара атүүкарат ж.б.у.с.** түрдүү варианттарда жаза берсек, баш-аламандык келип чыкмак. Адамдардын ортосундагы жазуу жүзүндөгү карым-катыш кыйынга турмак. Ошондуктан жазма кепте атайын кабыл алынган бириктируү деп табылган сөздөрдүн, анын бөлүктөрүнүн жазылыш варианттары

- орфографиялык норма иштелип чыгат. Алар расмий бекитилген орфографиялык эрежөлөр аркылуу системага салынат.

Ар бир тилдин өзгөчөлүктөрүнө ылайык сөздөрдү, сөз белүктөрүн, сөз айкалыштарын жана анын сөздүк курамындагы өздөштүрүлгөн сөздөрдү жазуунун орфографиялык принциптери иштелип чыгат. Мисалы кыргыз адабий тилинде орфографиянын морфологиялык, фонетикалык, традициялык жана айырмалагыч принциптери колдонулат.

Орфографиялык принциптер тилдеги сөздөрдү туура жазуунун негизги багыттарын аныктайт.

Транслитерация (лат. Littera – тамга). Сөздөрдү бир тилдеги алфавиттөн экинчи тилдеги алфавитке көчүрүп жазуу: mother – мазе ж.б.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Жазуу дөгөн әмнө? Анын келип чыгыш зарылдыктары кайсылар?
2. Жазуунун адамзат турмушундагы маанисин кандай түшүнөсүң?
3. Буюмдук-символикалык жана сүрөттүк жазуу дөгөн әмнө?
4. Буюмдук-символикалык жана сүрөттүк жазуулардын артыкчылыгы жана кемчилдиги . Алардын учурдагы үлгүлөрү.
5. Идеографиялык жана муундук жазуулар.
6. Фонографиялык жазуу жана анын артыкчылыгы, түрлөрү.
7. Жазуунун булардан башка да түрлөрү чыгышы мүмкүнбү?
8. Графика жана графикалык каражаттарды айтып бергиле.
9. Тамга дөгөн әмнө жана анын кызматына карай бөлүнүшү.
10. Алфавит жана анын тарыхы, практикалык мааниси.
11. Стенографиялык жазуу дөгөн кандай жазуу?
12. Транскрипция дөгөн әмнө? Тарнскрипциялап жазуунун маанисин түшүндүр.
13. Орфография жана анын принциптери, мааниси.

14. Транслитерация деген эмнө?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Абдулдаев Э. Супрун А. Тилдин жана жазуунун келип чыгышы.-Ф., 1965.
2. Акматов Т.К. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
3. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили.-Б.: 1996.
5. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
6. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: 1973.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. –М.: 1979.
8. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.

ТЫБЫШТАР ТИЛДИН МАТЕРИАЛДЫК НЕГИЗИ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Фонетика жана анын бөлүмдөрү;
2. фонетиканың акустикалық аспектиси;
3. фонетиканың анатомия-физиологиялық аспектиси;
4. фонетиканың лингвистикалық аспектиси.

ФОНЕТИКА ЖАНА АНЫН БӨЛҮМДӨРҮ

Адам баласынын тили кыска-кыска, айрым-айрым үндөрдөн, дабыштардан турат. Тилдин ушул тыбыштык жагын окутуп- үйрөтүүчү тил илиминин тармагы фонетика деп аталат. Фонетика (гректин phone –үн деген сөзүнөн алынган. Сөзмө сөз которгондо phonetikos – үндүү дегнди билдирет,). Изилдөө объективисти тыбыш жана тыбыштык каражаттар.

Фонетикада тилдеги тыбыштар, алардын жасалыш, айтылыш, өз ара айкалыш эрежелери, өзгөрүшү, классификацияланышы, көптин тыбыштык жактан мүчөлөнүшү, муун, басым, интонация жана алардын тыбыштык каражат катары аткарған кызметтәрүү изелденет.

Изилдөө масштабына карай жалпы жана жеке фонетика болуп бөлүнөт.

Жалпы фонетика - бүтүндөй дүйнө тилдерине ортос мүнөздүү болгон тыбыштык өзгөчөлүктөрдү, алардын анатомия-физиологиялык, акустикалык, артикуляциялык принциптерин теришириет.

Жеке фонетика – конкреттүү бир элдин тилинин тыбыштык түзүлүшүн, өзгөчөлүгүн, тыбыштык мыйзам ченемдүүлүктөрүн теришириет. Изилдөөнүн максатына, методуна карай сыпattама, тарыхый салыштырма жана эксперименталдык фонетика деген түрлөргө ажыратылат.

Сыпattама фонетика – конкреттүү бир тилдин окутуулуп, үйретүлүп жаткан мезгилиндеги, башкача айтканда, учурдагы фонетикалык жагын иликтөөчү фонетика. Мисалы: Азыркы кыргыз тилинин фонетикасы, азыркы орус тилинин фонетикасы ж.б.

Тарыхый фонетик – конкреттүү бир тилдин тыбыштык өнүгүшүн, өзгөрүшүн тарыхый негизде жана тектеш тилдер менен салыштыруу аркылуу далилдөп, азыркы абалга келиш себептерин үйретүүчү фонетика.

Салыштырма фонетика – бир тилдин фонетикасы менен экинчи бир башка тектеш эмес тилдин фонетикасынын салыштырып изилдөөчү фонетика. Бул бөтөн тилдин фонетикасынын үйрөнүүдө мааниси зор.

Эксперименталдык фонетика – илимий-техникалык жетишкендиктердин натыйжасында конкреттүү бир тилдин тыбыштык түзүлүшүн атаяын апараттардын жардамы менен изилдөөчү жеке фонетиканын тармагы. Мында тыбыштарга карата артикуляциялык изилдөөлөр платограмма, рентгенскопия жана киноскопия, ал эми акустикалык изилдөөлөр осуцилография, спектография жана интонография деген сыйктуу апараттардын жардамы аркылуу жүргүзүлөт. Азыркы кыргыз тилинин эксперименталдык фонетикасын профессор Т.К.Акматов негиздеген.

Кептеги тыбыштар етө татаал жана кырдуу, ар бир тыбыш бир мезгилде физикалык (акустикалык), анатомия-физиологиялык, социалдык же функционалдык факт болуп эсептелет. Ошондуктан тыбыштын жасалыш табияттын, тилдик бирдик катары аткарған функциясын аныктоодо фонетика уч түрдүү көз карашты бириктириет. Мындан фонетиканын

акустикалық, анатомия-физиологиялық жана лингвистикалық деген 3 аспектиси келип чыккан.

ФОНЕТИКАНЫН АКУСТИКАЛЫҚ АСПЕКТИСИ

Акустика гректин akustikys — угуу деген сезүнөн алынып, физика илиминин үндү изилдөөчү бөлүмү. Демек, тыбыштар жаратылышытагы башка үндөр сыйктуу эле физикалық кубулуш. үн аба агымынын сүрүлүүсүнөн же аба мейкиндигиндеги нерсенин термелүүсүнөн пайда болуп, ал аба толкунун жаратат. Аны үн толкуну дәйбиз. үн толкуну - серпилгич нерсенин кыймылына жараша мәйкиндектеги абанын өзгөрүшү. Ал эми көптеги тыбыштар үн түйүндөрүнүн дирилдешинен же өпкөдөн чыгып көле жаткан аба агымынын сүйлөө органдарына сүрүлүүсүнөн пайда болот. Эгерде сүйлөө органдары тарабынан жаралган үн бир убакыттын ичинде бирдей термелүүдө болсо үндүү тыбыштар, ал эми бир убакыттын ичинде ар түрдүү термелүүдө болсо үнсүз тыбыштар жасалат. Алар акустикалық жактан үндүн бийиктиги, күчү, созулушу, тону, тембри боюнча мунәздөлөт.

1. Үндүн бийиктиги. Термелүүнүн жыштыгына, санына жараша болот. Убакыт бирдигинде термелүү канчалык жыш, көп болсо үн ошончолук бийик болот, эгерде термелүү сейрек, аз болсо үн ошончолук пас чыгат. Ал Гц (гөрц) менен өлчөнөт. Сүйлөө органдары 1300 Гцкө чейинки бийиктиги тыбыштарды жарата алат. Ал эми адамдын угуу органы 16 Гцтөн 20 миң Гцкө чейинки үндү кабыл алат. 16 Гцкө чейинки үн инфра үндөрү, 20 миң Гцтөн жогорку үн ультра үндөрү деп аталат.

2. Үндүн күчү. Термелүүнүн арымына, керилишине (амплитудасына) жараша болот. Термелүү башталган чекит менен кайткан аралык узун болсо, тыбыш күчтүү, кыска болсо алсыз болот. Айталы, комуздун кылын дирилдөткөндө (терметкөндө) жаралган алгачкы керилиш – арым убакыт еткөн сайын кыскарып барып токтойт. Бул учурда пайда болгон күчтүү добуш да басаңдал отуруп угулбай калат. үндүн күчү көптеги тыбыштардагы басымды жаратат. Басым түшкөн тыбыш күчтүү, басымсыз тыбыш алсыз болот⁸.

⁸ Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. –Б., 1996. 46-б.

3. Үндүн созулушу (узактыгы). Төрмөлүүнүн убактысынын созулушу мөнөн мүнөздөлөт. Кыргыз тилинде кыска үндүүлөрдө карганда созулма үндүүлөрдү айтууда 0,8 эсө убакыт көп сарпталат.

Жаратылыштагы үндөр төрмөлүүнүн кыймылына карай үзгүлтүккө учурабоочу жана үзгүлтүккө учуроочу болуп бөлүнсө, көптеги тыбыштар төрмөлүүнүн ыргагына карай музыкалык (тон дөп аталаат) жана музыкалык эмес (шыбыштуу) болуп бөлүнөт. Тон үн түйүнүнүн ыргактуу кыймылынын натыйжасы, ал эми шыбышта ыргактуу кыймыл болбойт. Үндүү тыбыштар тондон, уяң, жумшак үнсүздөр тон менөн шыбыштан, каткалаң үнсүздөр жалаң шыбыштан турат.

Ошондой эле төрмөлүү негизги жана кошумча тондордон (омбертондон) туруп, жөнөкөй жана татаал болушу мүмкүн. Негизги тон менөн кошумча тондун күчү, бийиктиги боюнча болгон катыштары тыбыштын тембрин – кооздугун жаратат.

Негизги тондор үн түйүндөрүндө, кошумча тондор алкым, ооз, мурун көндөйлөрүндө болуп, алар тыбыштардын тембрин аныктайт. Тембр бир тыбышты экинчи тыбыштан, бир адамдын үнүн экинчи адамдан үнүдөн айырмалайт.

ФОНЕТИКАНЫН АНАТОМИЯ-ФИЗИОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИСИ

Көптеги тыбыштар жаратылыштагы башка үндөрдөн айырмаланып, адамдын бөлгилүү органдары тарабынан жасалат. Ал органдар көндири мааниде көп аппараттары дөп аталаып, ага борбордук нөрф ситетасы, көрүү, угуу жана сүйлөө органдары кошулат.

Тыбыш жасоого катышкан органдар сүйлөө органдары дөп аталаат. Сүйлөө органдары кызматына карай үчкө бөлүнөт: 1) дөм алуу органдары (өпкө, көндөй булчундары, боор эт, эки ачакей кекиртек, кекиртек). 2) Көмөкөй үн түйүндөрү. Булар кекиректин жогорку көнгейген бөлгүндө, алкым көндөйнө жакын жайланаышкан жалган жана чын үн түйүндөрү, шакек сымал, чөмүч сымал көмирчектөр кирет. 3) Көмөкөйдөн жогорку, алкым, мурун ооз көндөйлөрү. Аларга алкым көшөгөсү, жумшак таңдай, кичине тил, тил, тиш, тиш бүйлөлөрү, катуу таңдай, астыңкы жана үстүнкү жаак, эки эрин кошулат.

Сүйлөө органдары тыбыш жасоого катышыш дөңгээлине карай активдүү жана пассивдүү (катуу сүйлөө органдары) болуп бөлүнөт.

Ар кандай тыбыштын жасалышында сүйлөө органдарынын бүтүндөй бир камплекси (бир канча сүйлөө органдары) катышат. Бир тыбышты айтуу үчүн болгон сүйлөө органдарынын комплекттүү кыймыл-арекети артикуляция дөп аталат. Ошондуктан ар бир тыбыштын өзүнүн артикуляциялык белгиси болот. Бир тыбыштын артикуляциясы экинчи тыбыштын артикуляциясына окшобойт. М: «а» тыбышын айтууда тил артка тартылып, тилдин арткы бөлүгү жумшак таңдайды көздөй бир аз көтөрүлүп, астынкы жаак төмөн түшүп жамажай көң ачылат, эки эрин катышпайт. Ал эми «ә» тыбышын айтканда тил алга карай жүткүнүп, астынкы тиштин бүйлөсүнө тийип, жаак бир аз төмөн түшүп, жамажай жарым кууш абалда ачылып, эки эрин катышпайт. «б» тыбышы астынкы жана үстүнкү эриндердин бири-биринө бөкөм тийишүүсүнөн жасалат. ж.б.

Артикуляция бул тилдеги бүтүн процесс, ал 3 фазадан турат:

1. Киришүү (экскурсия) мында тигил же бул тыбышты айттардын алдында сүйлөө органдарынын ыңайлуу абалга келе башташи.

2. Токтоп туруу (выдержка) сүйлөө органдарынын белгилүү бир тыбышты айткандагы абалы.

3. Чегинүү (рекурция) сүйлөө органдарынын бир тыбышты айтып, кайра мурдагы абалына көлиши.

Кептеги тыбыштар артикуляциялык мунөздөрү боюнча ар башка болот. Муну эки башка тилдеги окошош дөгөн тыбыштарды салыштырып билсек болот. Мисалы: англис тилиндө да, кыргыз тилиндө да «т» тыбышы уччул. Бирок англис тилиндеги «t» тыбышы тилдин жалпы алдынкы бөлүгүндө, кыргыз тилиндеги «т» тыбышы тилдин уч жагында жасалат. Бул көрүнүш ар бир тилдин өзүнүн артикуляциялык базасы болот дөгөндикти билдерти. Ал база сүйлөө органдарынын тарыхый эвалюциясынын жыйынтыгы болуп саналат жана тил менен кошо жашайт. Муну жаңыдан тили чыгып келе жаткан баланын же чет тилди үйрөнүп жаткан адамдын тилинөн байкоого болот. Мисалы: кээ бир жаш бала «р» тыбышын айтууга тили көлбейт (турат эмес туйат). Сөбеби

анын аң-сезиминде «р» тыбышынын артиклияциясы али калыптанып бүтө элек болот. Бир тилдеги тыбыштардын артикуляциясы толук калыптанбаган чет эл адамынын тилинде аксенттин болушу да артикулясиянын калыптанышы менен түшүндүрүлөт.

ФОНЕТИКАНЫН ЛИНГВИСТИКАЛЫК АСПЕКТИСИ

Мында тыбыштардын адам турмушунда комукация процесиндеги тилдик бирдик катары аткарған кызматы каралат. Тыбыштар акустикалык жана артикуляциялык жактан айрмаланып келүү менен сөз жана анын бөлүктөрүн, алардын формаларын жасоочу касиетке ээ болот. Мисалы: «нан» деген сөздөгү же «-га» деген барыш жөндөмө мүчесүндөгү бир тыбышты түшүрүп же ордуң алмаштырып койсок анда бул тилдик бирдиктер (нан, -га) тууралуу кеп болбайт. Демек, тыбыштар болбосо сөз да, анын бөлүктөрү (мүчө) да, сөз айкашы да, сүйлөм да болбайт. Ошондой эле тыбыштардын сөздүн түрдүү (сөз башында, ортосунда, аягында) позицияларында көлиши, кеп тизмегиндеги өзгөрүштерү, басымдуу жана басымсыз муундарда турушу, муун түзүүзгөчөлүктөрү сыйктуу касиеттери да ушул аспекти боюнча мүнөздөлөт.

Тыбыштар сөздүн жана анын мүчесүнүн маанисин айрмалоочу касиетке да ээ. Мисалы: «ат» деген сөздүн башкы үндүү тыбышын алмаштырсак: эт, от, ёт, ут деген, экинчи үнсүз тыбышын алмаштырсак: ал, ак, аш, ар, ас, ач, ай ж.б. сөздөр пайда болот. Бирок тилдеги бардык эле тыбыштар мындаи касиет, кызматка ээ боло бербейт. Бул бөлгиси боюнча алар фонема жана тыбыш дәп ажыратылат.

Фонема сөз жана анын мүчесүн маанилик жактан айрмалап, андан ары бөлүп жиберүүгө болбой турган фонетикалык типтүү бирдик. Ал эми тыбыш сөздүн маанисин өзгөртүп жибере албайт, ал акустикалык, артикуляциялык жактан гана өзгөчөлөнгөн фонетикалык бирдик. Мисалы: «син» деген сөздөгү «с» тыбышын «б» тыбышы менен алмаштырсак «биз» деген башка сөз жасалат, себеби «б» тыбыш формалык касиетке ээ, ал эми «ц» тыбышы менен алмаштырсак «циз» болуп башка сөздүн жасалбашы, «ц» тыбышынын азыркы

kyргыз тилинде фонемалык касиетке ээ эместиги менен түшүндүрүлөт.

Ар кандай эле тилде тыбыштарга караганда фонемалардын саны чектелүү болот. Анткени тилдеги бардык эле тыбыштар фонема боло албайт, фонемалардын баары тыбыш катары акустикалык жана артикуляциялык жактан мүнөздөлөт.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Фонетика эмнени окутуп үйрөтөт?
2. Жеке жана жалпы фонетиканы кандай маселелр каралат?
3. Фонетиканын изилдөөнүн ыгына карай түрлөрүн түшүндүр.
4. Тыбыштардын табиятын аныктоодо кандай көз караштар бар?
5. Фонетиканын акустикалык аспектисин айтып бер.
6. үн кандайча пайда болот жана анын бийиктигин, күчүн, созулушун түшүндүрүп бер?
7. Үндүү тыбыш менен үнсүз тыбыш акустикалык жактан кандайча айырмаланат?
8. Фонетиканын анатомия-физиологиялык аспектиси.
9. Сүйлөө органдарын жана алардын кызматтарын түшүндүргүлө.
10. Артикуляция дөгөн эмне жана анын үч фазасы кандай болот?
11. Тилдин артикуляциялык базасын түшүндүрүп бергиле.
12. Фонетиканын лингвистикалык аспектиси.
13. Тыбыштардын лингвистикалык кызматы кандай болот?
14. Фонема менен тыбыштын айырмачылыгы.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Акматов Т.К. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
3. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.

5. Жороев И.М. Лингвистикалык терминдердин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
6. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М.: 1973.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.

ТИЛДИН ТЫБЫШТЫК ТҮЗҮЛҮШҮ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тыбыш жана аларды кассификациялоонун принциптери;
2. Үндүү тыбыштар;
3. Үнсүз тыбыштар.

ТЫБЫШ ЖАНА ТЫБЫШТАРДЫ КЛАССИФИКАЦИЯЛООНУН ПРИНЦИПТЕРИ

Тыбыш негизги фонетикалык бирдик. Тыбыштар болбосо фонемалар да, сөз да, сөз айкаши да, сүйлөм да болбойт. Ошондуктан адам баласынын пикир алышуусунун куралы тыбыштык тил болуп саналат. Тыбышка акустикалык, артикуляциялык жана лингвистикалык аспектилерден туруп аныктама берилет.

Тыбыштар сүйлөө органдарынын катышуусу менен жасалат. Бирок сүйлөө органдары тарабынан жасалган бардык эле үндөр тыбыш боло бербейт. Тыбыш - сөздөрдү айтканда кулака угулган айрым-айрым үндөр. Башкача айтканда, сүйлөө органдары тарабынан жасалып, сөз жана анын бөлүктөрүн жасоого катышкан үн тыбыш дөп аталат.

Дүйнө әлдеринин тилдеринде тыбыштар сандык жана сапаттык жактан бирдей болбойт. Айтсак, ар кандай эле тилдердө үндүү тыбыштарга караганда үнсүз тыбыштар сандык жактан көптүк кылат:

№	тилдөр	тыбыштар			
		үндүүлөр	Диф-тонг	үнсүздөр	баары
1.	Кыргыз	14		25	39
2.	Өзбек	6		25	31
3.	Казак	15		27	42

4.	Түркмән	9		21	30
5.	Түрк	6		23	29
6.	Алтай	16		26	42
7.	Орус	6		36	42
8.	Англис	16	4	24	44
9.	Немец	15	3	25	43
10.	Чукот	6		14	20
11.	Эвөнк	11		18	29
12.	Литва	12		45	57
13.	Армян	6		30	36
14.	Бурят	17		27	44

Ошондой эле бир тилдин тыбыштык курамы экинчи бир тилдин тыбыштык курамынан сапаттык жактан окшош жана айырмалуу да боло берет. Маселен, кыргыз тилиндеги **е**, **а** тыбыштары өзбек тилиндеги **е**, **а** тыбыштары мөнөн окшош болсо, өзбек тилинде созулма үндүүлөр жок. Кыргыз тилиндеги **а** тыбышина караганда орус тилиндеги **а** тыбыши бир аз ичкерээк айттылса, орус тилинде кыргыз тилиндеги **е**, **ү**, **ң** тыбыштары жолукпайт. Кыргыз жана орус тилдериндеги **т** тыбыштары уччул болсо, англий тилиндеги **t** тыбыши тил алды бөлүктөн жасалат. Англис тилинде түпчүл үнсүздөр мөнөн терең түпчүл үнсүздөр басымдуулук кылса, араб тилинде көмөкейчүл үнсүздөр көп.

Ал эми конкреттүү бир тилдеги тыбыштар бири экинчиси эч убакта бирдей мүнөзгө ээ болбайт. Ошондуктан фонетика илими аларды классификациялоодо: 1) акустикалык, 2) артикуляциялык жана 3) лингвистикалык принциптерди жетеке алат. Анткени тыбыштар бири-биринен үн мөнөн шыбыштын катышуу даражасы, сүйлөө органдарынын аракеттери, сөз жана анын бөлүктөрүн жасоодогу кызматтары боюнча айырмаланат. Тактап айтканда, Бир катар тыбыштар акустикалык жактан жалаң үндүн катышында, артикуляциялык жактан сүйлө органдарынын туташ чыңалуусунда жасалып, лингвистикалык жактан муун түзүү өзгөчөлүгүнө ээ болсо, экинчи бир топтотуу тыбыштар акустикалык жактан шыбыштын катышында жасалып, артикуляциялык жактан сүйлөө органдарынын туташ эмес чыңалуусунда, башкача айтканда, тоскоолдук пайдаланып болгон жөрдөгү гана сүйлөө органдарынын чыңалуусу күчтүү болуп, лингвистикалык жактан ээ алдынча муун түзө албайт.

Бул өзгөчөлүктөрү боянча тыбыштар үндү жана үнсүз болуп эки чоң топко бөлүнөт.

ҮНДҮҮ ТЫБЫШТАР

Үндүү тыбыштар жалпы тил илиминдө «вокализмдер» деген аталышта берилип, ошол сөздүн башкы «V» тамгасы менен белгиленет.

Өткөдөн чыгып келе жаткан аба ағымы ооз көндөйүндө эч кандай тоскоолдуулук учрабай, үн түйүндөрүнүн дирилдөөсү менен жалаң үн катышып жасалаган тыбыш үндүү тыбыш деп аталат. Мисалы: кыргыз тилиндеги **a, aa, i, o, oo, e, ee, u, uu, y, yy, ы, э, ээ** тыбыштары үндүү. Мындаиды айтканда сүйле органдары туташ чыңалууда болуп, жалаң үндүн катышында жасалып, алар өз алдынча муун түзүү өзгөчөлүгүнө әэ болот. Ошондуктан сөздө канча үндүү тыбыш болсо ошончо муун болот деп айтылат.

Үндүү тыбыштардын муун түзүү өзгөчөлүгү аларды үнсүз тыбыштардан артык экендигин көрсөтпейт. Анткени көптөшүүде үндүү тыбыштар да, үнсүз тыбыштар да бирдей катышат.

Айрым дүйнө тилдеринде уяң үнсүздөр да муун түзө алат. Мисалы, чех тилинде **vík** – «бөрү», **prst** – «манжка», серб-харват тилинде **trg** – «аянт, базар» ж.б. Ошондуктан уяң үнсүздөр жарым үндүү деген аталышта да бөрилет.

Үндүү тыбыштар тилдин, жаактын жана әриндердин аракеттерине ылайык: 1) тилдин горизанталдык абалына (тилге) карай - жоон ичкө; 2) тилдин вертикалдык абалына (жаакка) карай - көң, кууш; 3) әриндердин катышына карай - эринчил жана әринсиз болуп классификацияланат. Ал эми үндүн созулушуна карай: созулма жана кыска болуп бөлүнөт. Созулма үндүүлөр кыска түгөйлөрүнө караганда 1,8 же 2 эссе убакыт көп сарпталат. Созулма үндүүлөрдүн созулушу акустикалык жана лингвистикалык мүнөздө болушу мүмкүн. Акустикалык созулмалар сөздүн маанисин өзгөртпөстөн, сөзгө эмоционалдык-экспресивдик (көбүнүнчө обондуу ыларда) маани киргизет. Мисалы: “Уктуум, сөнин ким менен жүргөнүнди” - деген айтылыштагы **«у»** тыбышынын созулушу менен айтуучунун тыңдоочуга карата болгон какшык, сыноо сөзимдерин камтыган эмоционалдык-экспресивдик маани

берилет. Ал эми лингвистикалық созулмалар фонемалық касиетке әэ болот. Мисалы: кон – **коон**, күл – **куул** ж.б.

Дифтонг - (гр. «*dis*» - «әки жолу, кабатталган» + «*phtongos*» - «үн, тыбыш») бир муундагы әки үндүү тыбыштын кабатталып айтылыши. Кепте әки тыбыштын (үндүн) ширелишинен дифтонг тилкеси жасалат. Дифтонг негизинен бардык эле тилдерде жолугат. Чыныгы жана жалган жалган дифтонг дөп әкиге бөлүнөт.

Чыныгы дифтонг курамындагы әки түгөйү төң үндүн күчү жана муун түзүшү буюнча бирдей, төң укуктуу болот. Тилдерде мындай дифтонгдор сөйрек көздөшет. Мисалы: латыш тилинде **meitci** (кыз) дөгендеги **ei** дифтонгу чыныгы.

Жалган дифтонг түгөйлөрүнүн бири муун түзсө, әкинчиси муун түзө албайт. Эгер алгачкы компоненти муун түзүп әкинчи түгөйү муун түзө албаса туюк дифтонг дөп аталаат. Мисалы: кыргыз диалектилеринде жана алтай тилдеринде көздөшүүчү эринчил **ow**, **ew**, **yw**, **yw** дифтонгдору. Эгер алгачкы түгөйү муун түзбөй, кийинки түгөйү муун түзө алса ачык дифтонг болот. Мисалы казак тилинде сөз башындагы э, о, ө тыбыштарынын курамында и, у тыбыштары кабатталып көлөт: **иэ** (иэл), **уо** (уор) ж.б.

Дивтонгго жакын әки үндүү тыбыштын өзгөчө түрү **дифтонгоид** болсо, дифтонгдун жазуудагы белгиси диграфа дөп аталаат.

ҮНСҮЗ ТЫБЫШТАР

Үнсүз тыбыштар өпкөдөн чыгып келе жаткан аба агымы ооз көндөйүндө тосколдука учурал, шыбыштын катышында жаслат. Маселөн, кыргыз тилиндеги: б, в, г, г(ы) д, ж, ж(журнал) з, й, к, к(кы) л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, ш, , щ, ч тыбыштары. Мындай тыбыштарды айтканда тоскоолдук пайда кылган сүйлөө органдарынын гана чыңалуусу күчтүү болот да, алар тилде өз алдынча муун түзө алышпайт. Жалпы тил илиминде «консанантизмдер» дөп аталып, ошол сөздүн башкы «С» тамгасы менен белгиленет. үнсүз тыбыштарды төмөнкү принциптери буюнча классификациялайбыз.

1. Үн мөнөн шыбыштын катышына карай. үнсүз тыбыштардын жасалышында шыбыш менен кошо үн да (кәэдө)

катышат. Бирок алардын катышуу дөңгели бир кылка эмес. Ошондуктан бул белгиси боюнча негизинен шуулдама үнсүздөр жана уяң (сонорлуу) үнсүздөр дөп эки чоң топко ажырап, шуулдама үнсүздөр өз ичинен каткалаң жана жумшак үнсүздөр болуп белүнөт. Каткалаң үнсүздөрдө үн катышпайт, жалаң шыбыштын жардамында жасалат. Жумшак үнсүздөрдө шыбыш менен үн катышат, бирок үнгө караганда шыбыш басымдуулук кылат. Уяң үнсүздөрдө шыбыш менен үн катышып, шыбышка караганда үн басымдуулук кылат.

2. Жасалуу ордуна карай. Мында үнсүз тыбыштардын кайсыл сүйлөө органдарынын тосколдугуна учурал жасалдыгы көңүлдө болот. Негизинен эринчилдер жана тилчилдер деген эки топко ажыратылып. Эринчилдер: тиш эринчилдер жана кош эринчилдер болуп белүнсө, тилчилдер: уччулдар, орточулдар, арчылдар жана терең арчылдар дөп белүнөт.

3. Жасалуу ығына карай. Мында сүйлөө органдары тарабынан пайда болгон тосколдуктан аба агымынын кандай мүнөздө өткөндөгү белги катары алышып: жарылмалар жылчыкчылдар, дирилдеме, капиталчыл, муруунчулдар жана бириккөн үнсүздөр (африкаттар) дөп алты түрдүү өзгөчөлүктө мүнөздөлөт.

4. Түгөйлүү түгөйсүздүгүнө карай. Каткалаң жана жумшак үнсүз тыбыштарга карата алышган белги. Мынды жасалуу орду жана жасалуу ығы боюнча окшош болгон жумшак жана каткалаң үнсүздөр түгөйлүү делип, калган үнсүз тыбыштар (уюң үнсүздөр да) түгөйсүздөр тобун түзөт. Дүйнө тилдеринде тыбыштардын сезедегү орду жана өз ара айкашуулары (дистрибуциясы) да бирдей эмес. Мисалы: кыргыз тилинде сез башында й тыбыши, сез аягында жумшак үнсүз (б, в, г, д, ж) тыбыштар жолукпайт, ошондой эле жумшак үнсүз мөнөн каткалаң үнсүз же эки башка үндүү тыбыштар катар келбейт. Ал эми өзбек тилинде сез башында й тыбыши көнери колдонулса, орус, английс тилдеринде эки башка үндүү тыбыштар катар келе берет.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Тыбыш деген әмнө?
2. Дүйнө элдеринин тилдеринде тыбыштардын сандык жана сапаттык өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүп бергилө.

3. Тыбыштарды классификациялоодо кандай принциптер колдонулат?
4. Үндүү тыбыштар кандайча жасалат жана алардын мүнөздүү белгилери?
5. Үндүү тыбыштар кайсыл белгилери боюнча классификацияланат?
6. Диiftonг дөген эмнө жана алардын түрөрү кандай болот?
7. Үнсүз тыбыштар кандайча жасалат жана алардын мүнөздүү белгилери?
8. Үнсүз тыбыштар кайсыл белгилери боюнча кандайча классификацияланат?
9. Тыбыштардын дистрибуциялык өзгөчөлүктөрүн кандай түшүнөсүнөр?
10. Орус жана англис тилдериндеги үндүү, үнсүз тыбыштардын бөлүнүштөрүн айтып бергиле?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Акматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
3. Аширбаев Т., Нармыраева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
4. Головин Б.Н. Введение в языкоznание. - М.: 1973.
5. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
6. Жороев И.М., Лингвистикалык төрмөндөрдин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
7. Ибрагимов С. Тил илиминин нөгиздери. –Б., 2009.
8. Кодухов В.И. Введение в языкоznание. – М.: 1979.
9. Маслов Ю. Ш. Введение в языкоznание. М.: 1987.

МУУН, БАСЫМ ЖАНА ИНТОНАЦИЯ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Муун жана анын түрлөрү типтери;
2. Басым жана анын түрлөрү;
3. Интонация.

МУУН ЖАНА АНЫН ТҮРЛӨРҮ ТИПТЕРИ

Сөздүн бир дөм чыгаруу менен бирдей ыргакта айтылган, бир же бир нече тыбыштардан турган бөлүгүн муун дөп айтабыз. Сөз бир же бир нече муундан түзүлөт. Сөздө канча үндүү болсо, ошончо муун болот. Ал эми үнсүз тыбыштар муун түзүү касиетине ээ эмес.

Муун үндүү же үнсүз тыбыш менен башталып же айкаташына карай ачык, жабык жана туюк муун дөгөн трлөргө ажыратылат:

1. Ачык муун. үндүү тыбыштан турган же үнсүз менен башталып, үндүү тыбыш менен бүткөн муундарды ачык муун дейбиз: **ээ** (V)⁹, **уу** (V), **а-та** (V-CV), **ә-не**(V-CV) ж.б.

2. Жабык муун. үндүү тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаса жабык муун болот: **ак** (VC), **ант** (VCC), **эм-(гек)** (VC) ж.б.

3. Туюк муун. үнсүз менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаган муундарды туюк муун дөп айтабыз: **кыр-гыз** (CVC-CVC), **мек-теп** (CVC-CVC), **данк** (CVC) ж.б.

Муун үндүү, үнсүз тыбыштардын өз ара айкалышып келишине, санына карай типтерге бөлүнөт:

1. Үндүү тыбыштан турат (V)¹⁰: **әә**, **ә-(лим)**, ж.б.
2. Үндүү, үнсүз тыбыштардан турат (VC): **ат**, **ак**, **аш-(туу)** ж.б.
3. Үнсүз, үндүү тыбыштардан турат (CV): **та-лаа**, **ба-ла**, **(ө)-ңү** ж.б.
4. Үнсүз, үндүү, үнсүз тыбыштардан (CVC): **бак**, **жан-гак**, **(а)-так** ж.б.
5. Үндүү, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (VCC): **ант**, **эрк**, **өрт** ж.б.
6. Үнсүз, үндүү, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (CVCC): **төрт**, **бөрк**, **шарт** ж.б.
7. Үнсүз, үнсүз, үндүү тыбыштардан турат (CCV): **пси**-
(хология), **про**-(цент).

⁹ Кашаа ичинде схемаларын көрсөттүк.

¹⁰ Үндүү латынча вокал, үнсүз консонант дөгөн терминдер мөнөн да аталгандыктан, алардын латынча башкы тамгалары V аркылуу үндүүнү, С аркылуу үнсүздүү бөлгилөдик. Мындаидай шарттуу колдонуш ыгына жараша китеептин башка жөрлөрингө да пайдаланылат.

8. Үнсүз, үнсүз, үндиүү, үнсүз тыбыштардан турат (CCVC): тракт-(тор), клуб, хлор ж.б.

9. Үнсүз, үнсүз, үндиүү, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (CCVCC): спорт, штамп ж.б.

10. Үндиүү, үнсүз, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (VCCC): Омск, Авст-(рия) ж.б.

11. Үнсүз, үндиүү, үнсүз, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (CVCCC): Маркс, текст ж.б.

12. Үнсүз, үнсүз, үнсүз, үндиүү тыбыштардан турат (CCCV): стра-(тосфера), взво-(ду) ж.б.

13. Үнсүз, үнсүз, үнсүз, үндиүү, үнсүз тыбыштардан турат (CCCVC): справ-(ка), струк-(ту-ра).

14. Үнсүз, үнсүз, үнсүз, үндиүү, үнсүз, үнсүз тыбыштардан турат (CCCVCC): спринт ж.б.

БАСЫМ ЖАНА АНЫН ТҮРЛӨРҮ

Басым. Сөздөгү бир муундун же сүйлөмдөгү бир сөздүн фонетикалык каражатардын (үндүн күчү, көтөрүңкү айтылыши, тондун бийиктиги созулуунун күчөшү менен айкалышуусу аркылуу) жардамында ажыратылл, көтөрүңкү үн менен айтылышинын басым дейбиз. Басымдын негизги кызматы айырмалоо болуп саналат.

Сүйлөмдөгү бир сөзгө түшкөн басым логикалык басым деп аталаат: **Биз** (алар эмес) биринчи курста окуйбуз., **Биз биринчи** (экинчи эмес) курста окуйбуз., **Биз биринчи курста** (классста эмес) окуйбуз. ж.б.

Сөздөгү муунга түшкөн басым сөздүк басым болот. Басым түшкөн муун басымдуу, басым түшпөгөн муун басымсыз муун делет. Түшүү орду боюнча туруктуу жана эркин басым дөгөн өзгөчөлөнгөн түрлөрү бар. Эгер басым ар дайым сөздүн белгилүү бир муунуна түшсө, туруктуу басымга кирет. Мисалы: чөх, венгер, фин, эстон, латыш тилдеринде сөздүн бирини муунуна түшсө, кыргыз, франсуз тилдеринде дәэрлик сөздүн акыркы муунуна түшөт.

Орус тилиндеги басым – түшүү орду боюнча эркин басым, сөздөгү ар кайсы муунга түшүп айтыла берет:

М.: Август, абзац, авария, академик ж.б.

Басым мүнөзүнө карай төрткө бөлүнөт. 1) динамикалык (гр.dunamikos - күчтүү) - үндүн күчүнө негизделген басым. Мисалы кыргыз, орус тилдериндөгү басым; 2) мелодикалык (музыкалык) – тондун бийиктигине негизделген басым: кытай, корей, япон тилдеринде; 3) квантативдик (сандык) - үндүн узуундугуна негизделген басым: азыркы жаңы грек тилинде.

Бир муундуу же кызматчы сөздөр өзүнөн кийинки же муурнку сөз мөнөн ыкташып бир сөздүк басымга биригип фонетикалык сөздү жаратт. Алардагы басым багытына карай проклитикалык жана энклитикалык басым деген түрө ажырайт. 1) Проклитика (гр. Proklino – алга карай умтулуу) – сөздүн өзүнөн кийинки сөзгө карай ийилип, бир сөздүк басымга биригиши: **эн** мыкты, **ете** кызык же орус тилдеги – **на** столе, **подо** мной, **наш** сын ж.б. 2) Энклитика (гр. Enantios – артка ыңғайланышуу) – сөздүн өзүнөн муурнку сөзгө карай ийилип, бир сөздүк басымга биригиши: барган **соң**, анын **да**, барган **го** же орус тилиндеги – без **вести**, на **сто**, из **дому**, под **руки** ж.б.

Интонация (лат.infono – катуу айтам) – тилдеги фонетикалык, синтаксистик жана эмоционалдык-экспресивдүүлүк маани берүүчү әң татаал көрүнүш.

Байланыштуу кепте ар түрдүү жана көп кырдуу роль ойнот. Фонетикалык жактан оозеки кептин фразалар аркылуу жүзөгө ашышынын жана анын бөлүктөрүнүн (кептик такт же синтагма, фонетикалык сөз ж.б.) карым катышын интонация аркылуу ажыратабыз. Синтаксистик жактан сүйлемдөрдү уюштурат, алардын жай, суроолуу. Илөптүү, буйрук сыйкатуу маанилик типтерин ажыратат. Интонациянын тилдин тыбыштык жагы катары эсептелген элементтери: үн ыргагы (мелодика), кептин күчү (интенсивдүүлүгү), кептин ылдамдгы (темпи), тыным (пауза), кептин тембри болуп саналат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Муун деген эмне жана анын кандай түлөрү бар?
2. Кандай тыбыштар муун түзэ алат?
3. үнсүз тыбыштар муун түзгөн учурлар барбы?
4. Муундуун тиби деген кандай жана канча муундуун тибин билесин?

5. Муундун кандай түрлөрү бар?
6. Басым деген әмнө жана анын кызматы кандай?
7. Басымдын түрлөрү жана мүнәзүнө карай болгон өзгөчөлүктөрү кандайча болот?
8. Сөздүк жана логикалық басым кандай болот?
9. Кыргыз жана орус тилдериндеги басымдын өзгөчөлүктөрү?
10. Интонация боюнча түшүндүрүп айтып бергиле.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К. Тил илимине киришүү.-Ф.: 1980.
2. Аширбаев Т., Нармыраева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
3. Головин Б.Н. Введение в языкоznание. - М.: 1973.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
5. Жороев И. Лингвистикалық терминдердин сөздүк – справочники. -Ош. –2000.
6. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкоznание. – М.: 1979.
8. Маслов Ю. Ш. Введение в языкоznание. М.: 1987.
9. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение,1976.

КЕП ТИЗМЕГИНДЕГИ ТЫБЫШТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Фонетикалық кубулуштар;
2. Комбинатордук тыбыштык өзгөрүүлөр;
3. Позициялық тыбыштык өзгөрүүлөр.

ФОНЕТИКАЛЫК КУБУЛУШТАР

Кептин негизги жана баштапкы элементи тыбыш болуп эсептелет. Тыбыштар көп ағымында айрым-айрым айтылбастан өз ара тизмектелип айтылат да сүйлөө органдарынын тыбышты айтуудагы абалына жана артикуляциялық 3 фазага жараша башка бир мүнәз-сапатка дуушар көлип калышы мүмкүн.

Масөлөн, «дос» деген сөздү айтканыбызда «д», «с» тыбыштары эринчил мүнөз алат. Ал эми д, с тыбыштары өз алдынча айтылганда эринчил мүнөзгө ээ эмес. Бул «дос» сөзүндө «д» тыбышының рекурциясы бүтө элек «о» тыбышының экспкурциясы башталып, «о» тыбышының рекурциясы бүтө элек «с» тыбышының экспурсиясы башталғандан улам эринчил «о» тыбышының таасиринин натыйжасында пайда болгон кубулуш болуп саналат.

Ошондой эле тыбаштар кеп тиэмегинде сөз башында, ортосунда, аяғында, басымдуу жана басымсыз муундарда катар келишинен улам да бири эксперименттеги таасирине учрап, фонетикалык түрдүү өзгөрүүлөр пайда болуп турат.

Кептик ағымдагы тыбыштардын жогорудагыдай таасирлерине ылайык түрдүү тыбыштык өзгөрүүлөр пайда болуп, алар тил илимидеги фонетикалык кубулуштар дөп аталац. Фонетикалык кубулуштар негизинен комбинатордук жана позиционалык өзгөрүүлөр деген эки чоң топко бөлүнөт

КОМБИНАТОРДУК ТЫБЫШТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР

Кеп тиэмегинде жанаша көлгөн тыбыштардын өз ара акустикалык, артикуляциялык таасирлеринин натыйжасында келип чыккан тыбыштык өзгөрүүлөр. Анын ассимиляция, диссимилляция, аккомодация жана сингормонизм деген түрлөрү бар.

Ассимиляция (лат. Assimilation - окшошуу) - кеп тиэмегинде жанаша көлгөн үнсүз тыбыштардын өз ара таасирлеринин натыйжасында акустикалык, артикуляциялык жактан бири эксперименттеги карай окшошуусу же жакындашуусу. Бул кубулуш дөңгээлине жараша толук жана толук эмес, багытына жараша алга карай (прагрессивдүү) жана артка карай (ретрессивдүү) болуп бөлүнөт. Мисалы: ант +ны=антты, каплар=каптар, орус тилинде – отдых [оддых>од: ых], сжатый [жжатый > жатый] ж.б.

Диссимилляция (лат. Dissimilation-окшошпоо) – акустикалык, артикуляциялык жактан окшош же бири-бирине жакын үнсүз тыбыштардын кеп тиэмегинде жанаша келип өз ара таасирлеринин натыйжасында биригинин башка тыбышка өтүп окшошпой калышы. Диссимилляция кубулушу да багытына карай

алга (прогрессивдүү) жана артка карай (ретрессивдүү) болуп бөлүнөт. Мисалы: Кыргыз тилиндө тал+лар=талдар, нанын=нандын, орус тилинде коридор [колидор], трамвай [транвай] ж.б.

Аккомодация (лат. *akkominodantion*) кеп тизмегинде жанаша келгөн үндүү жана үнсүз тыбыштардын өз ара таассирлеринин натыйжасында бири экинчисине карай артикуляциялық, аккустикалық жактан ыңгайлануусу. Мисалы: кыргыз тилиндеги **к, г** фонемалары ичке үндүлөр менен жанаша келип артчыл (килем, төгиз ж.б.), жоон үндүлөр менен жанаша келип терең артчыл (камыш, гана ж.б.) мунөзгө әэ болсо, орус тилиндеги жоон үндүү **а, о, у** тыбыштары жумшак үнсүздөрдөн кийин тил алды мүнөз алып ичкерип, бийигирээк угулат: мал – мял, вол-вңл, тук –**тюк** ж.б.

Сингармаанизм (гр. sun – биргө, *harmonia* – байланыш, үндөш) - кеп тизмегиндеги үндүү тыбыштардын өз ара таасирлөринин натыйжасында бири экинчисине тилгө же эринге карай үндөшүп айтылыши сингармаанизм (үндүүлөрдүн үндөштүгү) дөп аталац. Багыты боюнча алга жана артка карай, дөңгээли боюнча толук жана толук эмес үндөшүү болот.

Сингармаанизм түрк тилдерине мүнөздүү көрүнүш. Бирок көпчүлүк түрк тилдеринде тил күүсү боюнча гана үндөшүү көңири тарап, эрин күүсү боюнча да үндөшүү күчтүү өнүккөн: борбор+лаш+дыр+уу=борборлоштуруу, мөн+чык+лаш+дыр+ыл+ды = мөнчиштирилди ж.б.

Бул кубулуш венгер тилинен да жолугат: *Ieves* (шорпо, суп)+ *ak* = *Ievesek* (шорполор, супы), *salato* (салат) +*ak* =*salatak* (салаттар) ж.б.

ПОЗИЦИЯЛЫК ТЫБЫШТЫК ӨЗГӨРҮҮЛӨР

Кеп тизмегиндеги тыбыштардын сөздөгү ордуна (сөз башында, ортосунда, аягында, басымдуу же басымсыз муунда ж.б.) карай келип чыккан тыбыштык өзгөрүүлөрү. Анын протеза, эпентеза, эпитетза, диареза, синкопа, редукция, жумшак үнсүздөрдүн каткалаңдашуусу, метатеза, апокопа, бириктирмө үндүүлөр деген түрлөрү бар.

Протеза (гр. prosthesis – алдында туруучу) - сөз башында үнсүз тыбыштардан мурун бир үндүү тыбыштын кошуулуп айтылыши. Тарыхый жакан кыргыз төл сөздөрүнүн башында колдонулбаган л, р тыбыштары менен башталган иран, араб жана кәэ бир орус тилинен кирген сөздөрдү өздөштүрүү процессинде: [ылакап], [ырахмат], [орус], [ырайон] ж.б. Ошондой эле, жанаша келген **ст, ск, сп, шп, шт** тыбыштары менен башталган орус тилинен өздөштүрүлгөн сөздөрдүн айтылышында: строй [ыстрой], склад [ыскалат], спорт [ыспорт], штамп [ыштамп], стипендия [истипендия], скрипка [искрипка] ж.б., орус тилиндө болсо ойсмой > восьмой

Эпентеза (гр. εργένθεσις – ичине коюу) - сөз башында, ортосунда, аягында катар келген эки үнсүздүн ортосунда бир үндүү тыбыштын кошуулуп айтылыши М: градус [гырадус], институт [институт], контр [контур].ж.б

Эпитетза (гр. εργάνθεσις – кошумчалоо) - сөз аягында жанаша көлгөн эки үнсүздөн кийин бир үндүү тыбыштын кошуулуп айтылыши. Мисалы: аванс [авансы], отпск [отпуска] ж.б

Бириктире үндүүлөр - эки сөздү бириктире айтканда ортосунда пайда болгон үндүү тыбыштар. Мындей тыбыштар данакерлөөчү үндүү тыбыштар деп аталац. Бул кубулуш табигый татаал сөздөрдөн көздешет:кел+е+чак=келечек, бол+о+чак=болочок ж.б. Мындей үндүү тыбыштар орус тилинде сөз жасоого көңири катышып **интерфикс** деп аталац. Кыргыз тилинде да сөз жасоо кызматын аткарып, бирок өз алдынча морфема катары саналбайт.

Редукция (лат. Pedictio - азайуу, көмүү, кичирейүү, кыскаруу) - эки же андан ашык муундуу сөздөрдө басымсыз муундагы үндүү тыбыштын үн узундугу жактан кыскарып, алсызданып, түшүп калуу абалына чөйин жетиши: киши [к'ши], жумуру [жум'ру] же орус тилиндеги голову [ø], голов [ʌ], судно [y], суда [y] ж.б.

Кыргыз тилиндеги үндүү тыбыштардын редукцияланышы сандык редукция. Башкача айткында, кадыресе айтылыш учурларынан үн узундугу, күчү боюнча айырмаланат. Сапаттык өзгөрүүгө душар болбойт.

Диереза (гр. diairesis – бөлүштүрүү, бөлүү) - айтууга ылайыкташтырып сөздөгү бир тыбышты же муунду чыгарып

таштоо. Бул кубулуш славян тилдеринде күчтүү өнүккөн. Мисалы: орус тилинде грустный [грустный], чувство [чувство], знаменоносец [знаменосец] ж.б.

ұндүүлөрдүн түшүрүлүп айтылыши - ұндүүлөр мөнөн аяктаган сөзгө ұндүү тыбыштан турган мүчө жалганса үңгүнүн аяғындағы ұндүүнүн түшүрүлүп айтылыши: әки+өө=әкөө, оку+оо=окуу ж.б.

Ошондой элө бул кубулуш акыркы мууну туюк болуп, анын курамында кууш ұндүү келип, ага таандык мүчө жалганса үңгудагы кууш ұндүү түшүп колдонулат: айыл+ы=айлы, мурун+ым=мурдум ж.б.

Жумшак үнсүздөрдүн каткаландашуусу - кыргыз тилиндеги өздөштүрүлгөн сөздөрдүн аяғында көлүүчү жумшак **б, в, г, д, ж** фонемаларынын каткалаң **п, ф, к, т, ш** түгөйлерүнө өтүп айтылыши. Мындай айтылыш кыргыз тилиндеги орфоэпияллык норма. Анткени кыргыз төл сөздөрүнде жогорку жумшак үнсүз тыбыштар сөз аяғында көлбейт. Алар көбүнчө орус тилинөн кирген сөздөрдүн жазылышында кездешет: герб [герп], клуб [клуп], архив [архип], педагог [педагок] ж.б.

Синкопа (гр. sunkore – кыскаруу) - мүчөнүн жалганышы мөнөн үңгудагы кээ бир тыбыштардын түшүп калышы: балалар=балдар, уйку+ла=укта, кызыл+гылтым=кызгылтым же азыркы орус тилинде только (байыркы русь тилинде –толико) ж.б.

Апокопа (гр. apokore – кыскаруу) сөз аяғындағы бир ұндүү же үнсүз тыбыштарын түшүрүлүп айтылыши. Мисалы: минута [минут], газета [газет], поезд [поез] ж.б.

Метатеза (гр. metathesis - орун алмаштыруу) - айрым сөздөрдөгү тыбыштардын өз ара алмаштырылып айтылыши: күмөн - күнөм, дайра - дарыя, дүйнө - дүнүйө же орус тилиндеги тарелка<талерка, мрамор<мармор ж.б.

Эллизия (лат. Ejisio - кысуу, чыгарып таштоо) - ұндүү тыбыш менен аяктаган сөзгө ұндүү тыбыш менен башталган әкинчи бир сөздүн жанаша айтылышинаң улам биринчи сөздүн аяғындағы ұндүү тыбыштын түшүп калышы: келе элек - келелек, кара уй [каруй], сары алма [саралма], ага ини [агини] ж.б.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Көптик агымдагы тыбыштардын бири экинчисине таасир этүүлөрү кандайча жүрөт?
2. Комбинатордук өзгөрүүлөр жана алардын түрлөрү.
3. Ассимиляция, диссимилияция процесстерин кыргыз тилинин мисалында түшүндүрүп бер.
4. Аккомодация кубулушун кыргыз жана орус тилдеринин мисалдарында түшүндүр.
5. Сингорманизм кубулушу кайсыл тилдерге мүнөздүү?
6. Өзбек тилинде сингорманизм кандай болот?
7. Позициялык тыбыштык кубулуштар кандай болот?
8. Протеза, эпентеза, эпитетеза кубулуштарын кыргыз тилинин мисалында айтып бергиле.
9. Бириктирмө үндүүлөр, редукция, диареза кубулуштарын орус тилинин мисалдарында талдагыла.
10. Үндүүлөрдүн түшүрүлүп айтылышын, жумшак үнсүздөрдүн каткалаңдашуусун кыргыз тилинин мисалдарында талдагыла.
11. Синкопа, апокопа, метатеза, эллизия кубулуштары кандай болот, мисалдар менен түшүндүргүлө.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Акматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
2. Ашираев Т., Нармыраева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М.: 1973.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
5. Жороев И. Лингвистикалык терминдердин сөздүк – справочники. – Ош. –2000.
6. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
7. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение, 1976.

МОДУЛДУК ТАПШЫРМАЛАР

1-модуль

1. Тил жана аны изилдөөчү илим.
2. Жалпы тил илими жана жеке тил илими.
3. Тил илиминин экстролингвистика, интралингвистика, компаративиситика тармактары жана аларда каралуучу маселелер.
4. Тилдин табиятын аныктоодогу көз караштар.
5. Тилдин коомдук кызматы.
6. Байланыштын кошумча каражаттары.
7. Тилдин көлип чыгышы.
8. Байыркы адамдар жана алардын тили.
9. Тил жана ойлоо.
10. Адабий тил, диалекти, говор, улуттук тил, расимий тил, мамлекеттик тил, эл аралык тил (алар кайсылар), азыркы тил, өлүү тилдер.
11. Тилдик интеграция жана дифференция.
12. Тилдердин классификациясы: тилдердин генеалогиялык классификациясы. Кыргыз тилинин генеалогиясы.
13. Индоевропа тилдер уясы жана англис, орус тилдери.
14. Тилдердин морфологиялык классификацияцы: аглютинативдүү, флексивдүү, аморфтук жана сөз сүйлөмдүү тилдер.
15. Тилдик контоктылар: адстрат, субстрат, суперстрат.
16. Тилдин бөлги система жана структура катары каралышы. Тилдик бирдиктер.
17. Тилдик байланыштар.
18. Жазуу адам баласынын эң зор табылгасы. Жазуунун негизги этаптары.
19. Алфавит жана анын түрлөрү. Графика жана графикалык каражаттар.
20. Стенография жана транскрипция.
21. Орфография жана анын нормалары, эрежелери.
22. фонетика жана анын бөлүмдөрү, аспектилери.
23. Тыбыш жана аларды классификациялоонун принциптери.
24. Үндүү жана үнсүз тыбыштар, алардын бөлүштүрүүнүн принциптери.

25. Муун жана анын түрлөрү.
26. Басым жана анын кызматы
27. Интонация жана анын каражаттары
28. Кеп тизмегиндеги тыбыштык өзгөрүүлөр. Ассимиляция, диссимиляция, аккомодация, сингормонизм.
29. Позициялык тыбыштык өзгөрүүлөр.

IV БӨЛҮМ

СӨЗ ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Сөз тилдин негизги бирдиги;
2. Сөз предметтин аталышы;
3. Сөз жана түшүнүк.

СӨЗ ТИЛДИН НЕГИЗГИ БИРДИГИ

Сөз болбосо сөз тизмегиде сүйлөм да түзүлбөйт. Адамдар ортосунда байланыш катыш да болбойт. Сөздөр тыбыштардан курулат. Тыбыштар алардын сырткы формасы, материалдык жагы. Оозеки кепте аларды кулагыбыз менен угабыз, жазма кепте тамгалар менен белгилейбиз, көрүү органдары менен көрөбүз. М: токой, суу, тоо, таш ж.б.

Бирок бардык эле тыбыштык айкалыштар сөз боло бербейт. М: *петик, пек, римет, нытла* десек кыргыз тилинде эч нерсени түшүнбөйбүз. Анткени бул тыбыштык айкалыштар эч кандай мааниге мазмунга ээ эмес. Демек сөз болуш үчүн анын тыбыштык түзүлүшү - сырткы формасы жана берген мааниси - ички мазмуну болуп, алар бири-бирине шакеш келиши зарыл.

М: Китеп, көп, темир, алтын ж.б.

Сөз тыбыштардын белгилүү ырааттагы маани берүүчү бөлүгү же тизмеги. Алар көбүнчө бир нөче тыбыштардан түзүлөт: мекен, ата-энэ, мектеп ж.б. Кээдэ бир тыбыштан да турушу мүмкүн: ээ, уу, а ж.б. Албетте, тыбыштардын курамынан турбаган белгилүү бир маанини билдириүүчү каражаттар да бар. М: Светафор, жол белгилери ж.б.у.с. Булар оозеки пикир алышууда колдонулбайт. Кептин маанисин да өзгөртүп жибере албайт. Ошондуктан ар кандай сөз өз алдынча атоо, билдириүү милдетин туяңтат жана түрдүү грамматикалык формалар аркылуу бири экинчиси менен байланыш-катышты түзүп, кептин талабына ылайык кошумча грамматикалык функцияларды аткарат.

СӨЗ ПРЕДМЕТТИН АТАЛЫШЫ

Тил илиминде объективдүү дүйнөдөгү бүт кубулуш-көрүнүштөр, окуялар, заттар, алардын кыймыл-аракеттери, сандық, сыңдық белгилери, мәзгилдик, мәйкиндик өзгөчөлүктөрү баары төң көңири мааниде предмет катары каралат. Сөз алардын сырткы тыбыштык аталышы, же тамгалык көрүнүшү. Сөз менен предметтин ортосунда эч кандай табигый байланыш жок. Ошондуктан бир эле предмет ар башка тилде ар кандай аталышка ээ. Мисалы: кыргызча **мекен**, өзбекче **ватан**, орусча **родина**, английче **motherland**; кыргызча **китеп**, орусча **книга**, япончо **хон**, кытайча **шу**, английче **book**, франсузча **livr** ж.б. Сөз менен предметтин ортосунда табигый байланыш жок болгондуктан алардын бир канча синоним, антоним, омонимдері болот. Ошондой эле биз предметтин өзүн көрбей же сезүү органдарыбыз аркылуу сезбей туруп анын аталышы болгон сездүү көрсөк же уксак анда биздин аң сезимибизде ал предмет чагылат, же тескерисинче, сездүү көрбей же укпай туруп предметти көрсөк анда да биздин аң сезимибизде ошол предмет чагылат. Демек, сездүү тыбыштык жагы предметтин көрүнүшү эмес анын белгиси.

Сөз адамдар тарабынан макулдашылган светафор, жол белгилери, морзенин алиппеси сыйктуу шарттуу белги эмес. Сөз тилдик белги, ал биздин эркибиизден сырт жааралган объективдүү чындыктын аталышы. Мисалы: **ай** деген предметтин кытайча аталышын билбей туруп кытай тилиндеги **ай** деген сездүү көрсөк же уксак **ай** жөнүндө эч несении элестете да түшүнө да албайбыз. Анткени ал бизге тааныш эмес белги.

Сөз тилдин өнүгүшүнүн объективдүү мыйзамдарына ылайык өзгөрүп жана колдонулуп турат. Маселен байыркы кыргыз тилиндеги **адак** сезүнүн азыркы кыргыз тилинде **аяк** болуп өзгөрүп, же кийинки мезгилде пайда болгон **басмакана** сезүнүн келип чыгышы жеке адамдын каалосу менен эмес, тилдин өнүгүү төндөнциясына ылайык пайда болгон көрүнүш.

СӨЗ ЖАНА ТҮШҮНҮК

Объективдүү дүйнөнү таанып билүүдө сөз мөнөн түшүнүк тыгыз байланышта болот. Түшүнүк ойлоонун, ақыл-эс ишмердүүлүгүнүн бир формасы. Түшүнүк аркылуу ар кандай предметтин маңызын таанып билөбиз. Ал эми сөз түшүнүктүн да белгиси. Түшүнүк эл аралык мүнөзгө ээ. Ал эми сөз улуттук өзгөчөлүктө болот. Ошондуктан бир эле түшүнүк ар башка тилде ар кандай тыбыштык түзүлүштө берилет. Айтсак, **мекен, китең** деген түшүнүктүн ар башка тилдеги аталышын жогоруда бөлгиледик. Кээ бир түшүнүктөр бир сөз менен эмес бир канча сөздөрдүн айкалышы аркылуу туунтулат. М: «*Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси*, Кызыл-Кыя гумаанитардык-педагогикалык институтуту, кыргыз тили жана адабияты адистигинин биринчи курсунун студенти ж.б.у.с.

Сөздүн материалдык жагы түшүнүктүн белгиси катары ақыл эс, ойлоо ишмердүүлүгүнөн ажырабай сөздүн мазмунун, маанисин жаратат. Ал түшүнүктүн пайда болушуна негиз жана уютку каражат катары кызмат кылат. Сөздүн тыбыштык турпаты сыяктуу түшүнүктүн белгиси боло албайт.

Сөз мааниси түшүнүк мөнөн биргө аң-сезимдин бир бөлүгү катары ой жүгүртүүнүн, ойду билдируүнүн куралы гана болбостон, ойлоонун эрктик, эмоционалдык маңызын да туунта алат. Маселен, сөздө таза терминдик маанидөн тышкary, эркелетүү, көмсүнүү, какшык, көтөрүңкүлүк, оройлук, жактыруучулук жана жактырбоочулук ж.б.у.с. кошумча маанилер төң камтыла берет. Демек, сөз мааниси түшүнүккө караганда көңири масштабка чыгып, аң сезимдин логикалык, эмоционалдык, эрктик же алардын чиелешкөн абалдагы иштөө процессин кошо чагылдыра алган татаал кубулуш.

Ошентип сөздүн материалдык жагы бул түшүнүктүн белгиси болсо, мааниси - түшүнүктүн негизи жана жаралыш каражаты. Маани – бул түшүнүк келип чыгып, жетилген жана жашаган өзгөчө мазмундагы форма. Тил илиминде сөз мөнөн түшүнүктүн (же предметтин) ортосундагы байланыш-катыш **сөздүн мааниси** дөп аталат. Бул байланыш жалпыланган жана жеке катышта болушу мүмкүн.

Адамдар бизди курчап турган дүйнөдөгү бир типтүү, бир түрдөгү предметтердин ортосундагы окшоштуктарды байкап аларды жалпылоочу аттар мөнөн аташат. Мисалы: адам, күш, жылдыз ж.б. Кээде жалпы ат экинчи бир предметтке карата конкреттүү ат катары колдонулуп, андан ары ал сөз өзү дагы башка бир предметтөргө карата жалпылоочу ат болуп калышы да ыктымал: адам: эркек, аял; аял: катын, келин, кыз, жубан; эркек: күйөө, жигит, бала ж.б.

Сөз көп кырдуу, татаал кубулуш. Анын жасалышы, грамматикалык формалары сыйктуу маселелери лингвистиканын морфология, сөз жасоо белүмдөрүндө териширилет. Ал эми сөздүн өзүнө гана тиешелүү табияты лингвистиканын лексикология белүмүндө жана анын ономастика, этимология, сөмасиология сыйктуу тармактарында окутулуп үйрөтүлөт.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Сөз деген эмне жана ага мүнөздүү белгилер?
2. Сөз тилдин нөгизги бирдиги экендигин кандай түшүндүң?
3. Сөз жана предмет алардын байланышы.
4. Сөздүн тилдик белги экендигин түшүндүрүп бер.
5. Сөздүн улуттук, түшүнүктүн әл аралык мүнөзүн далилдеп түшүндүргүлө.
6. Сөз түшүнүктүн белгиси экендигин кандайча түшүндүре аласың?
7. Сөз мааниси мөнөн түшүнүктүн карым-катышын ачып бергиле.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М.: 1973.
3. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
4. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
5. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.
6. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Лексика жана лексикология;
2. Семасиология;
3. Лексиканын тарыхый жактан куралышы.

ЛЕКСИКА ЖАНА ЛЕКСИКАЛОГИЯ

Тилдин эң маанилүү элементтеринин бирдигин сөздөр түзөт. Тилдеги сөздөрдүн жалпы жыйындысы сөздүк курам же лексика деп аталат. Мисалы, кыргыз тилинин лексикасы - кыргыз тилиндеги бардык сөздөрдүн жыйындысы. Орус тилинин лексикасы - орус тилиндеги бардык сөздөрдүн жыйындысы.

Лексика термини тар мааниде бир чыгармадагы сөздөрдүн же стилдик жактан өзгөчөлөнгөн тармактагы сөздөрдүн жыйындысы деген маанилерде да колдонулат. Мисалы, Ч.Айтматовдун лексикасы, Т.Касымбековдун лексикасы десек, мында ар бир жазуучунун өз чыгармаларында гана колдонулган сөздөрдүн жыйындысын түшүнөбүз. Ал эми **диалектилік лексика** десек адабий тилдеги сөздөрдөн мааниси, тыбыштык формасы, морфолоиялық түзүлүшү боюнча айырмаланып турған жергиліктүү диалектилер жана говорлор үчүн гана мүнөздүү болгон сөздөрдүн тобун түшүнө алабыз.

Лексикология (гр. *lexikos* - сөз, *jogos* - окуу) - тилдин лексикасын же сөздүк курамын окутуп үйрөтүүчү тил илиминин тармагы. Анын изилдөө объектиси сөз болуп саналат. Мында сөздөрдүн табияты, мааниси, маанилик типтери, келип чыгышы, колдонулушу, стилдик жактан жиктелиши, эскиргөн жана жаңы лексика сыйктуу маселелер каралат.

Лексикология изилдөөнүн масыштабына карай жалпы жана жеке лексикология деп бөлүнөт.

Жалпы лексикологияда адам зат баласынын тилине мүнөздүү болгон сөздүн табияты, өзү туюнтурган предметтин жана түшүнүктүн бөлгиси катары аткарған кызмети, алар менен болгон байланышы, сөз маанилеринин теориясы сыйктуу маселелер каралат.

Жеке лексикология конкреттүү бир тилдин сөздүк курамын, лексикалык өзгөчөлүктөрүн окутуп үйрөтөт жана изилдөөнүн методуна, максатына карай ажыратылган: 1) **сыппаттама** (тилдин лексикасының белгилүү бир мезгилдеги абалын, көбүнчө, учурдагы, окутулуп жаткан мезгилдеги сөздүк курамын окутуп үйрөтүүчү), 2) **тарыхый** (сөздөрдү тарыхый планда изилдеп, окутулуп жаткан тилдин тектеш тилдер менен болгон лексикалык жалпылыгын иликтеп-изилдөөчү), 3) **салыштырма** (бир текке кирбекен, тектеш эмес тилдердин лексикасын салыштырып окутууучу) лексикология дөгөн түрлөрү бар.

Сөздөрдүн табияты өтө татаал жана көп кырдуу көрүнүш, Ошондуктан аны ар тараптуу изилдөбей туруп максатка жетүү кыйын. Мындан лексикологиянын семассиология, этимология, фразеология жана лексикография дөгөн бөлүмдөрү көлип чыгат.

Сөздү изилдөөнүн борбордук түшүнүгү анын мааниси менен байланыштуу. Ошондуктан лексикологиянын нөгизги бөлүмү семассиология болуп эсептелет. Ал сөздөрдүн маанилери, маанилик типтерине, сөздөрдүн маанилик карым-катьышына жана алардын түрлөрүнө байланыштуу маселелөрди теришириет жана окутуп үйрөтөт.

Сөздүк курамды же сөзду тарыхый планда изилдөй турган лексикологиянын бөлүмү этимология болуп саналат. Мында сөздөрдүн көлип чыгышы баштапкы мааниси ал тилде пайда болушу текширилөт.

Тилдин лексикалык курамынын өзгөчө бир катмарын көз ачып жумганча, жел өпкө, төбөсү кеккө жетүү, бөрүнүн көзүн жегөн, күлүн кеккө сапыруу дөгөн сөздөр сыйктуу атоо маанисине ээ болгон, бирок образдуу келген туруктуу сөз айкаштары бар. Буларды лексикологиянын фразеология бөлүмү үйрөтөт.

Сөздүк курамдагы сөздөрдү тартипке көлтирип, сөздүктөрдү түзүүнүн теориялык, практикалык маселелөрин үйрөтө турган лексикологиянын бөлүмү лексикография дөп аталат.

СЕМАСИОЛОГИЯ

Семасиология (гр. *semasia* маани, *logos* – окуу, илим) - сөз маанилери, алардын карым-катышы, сөз маанилерин структурасы, түрлөрү жана өнүгүшү сыйктуу маселөлөрди иликтеп, окутуп үйретүүчү лексикологиянын бөлүмү. Мындан сырткары грамматикалык бирдиктердин (марфалогиялык формуулалардын, сүйлөм, сөз айкаштарынын) да айрым бир маанилик жактары да симасиалогида каралат. Ошондуктан семасиологиянын багыттары ар кандай мүнәздө болушу мүмкүн. Негизгиси сөз маанисин изилдөө башкы маселөлөрдөн болот.

Сөз мөнен түшүнүктүн (же предмет) ортосундагы байланыш-катыш **сөздүн мааниси** дөп аталат. Сөздө лексикалык жана грамматикалык маани болот. Лексикалык маани лексикалогияяда, грамматикалык маани лингвистиканын морфология жана синтаксис бөлүмдөрүндө окутулат.

Сөздүн көрт башына тиешелүү болуп, аны башка сөздөрдөн айырмалап турган мааниси – лексикалык маани дөп аталат:

Калпак. Ак кийизден төбөсү бийик, төрт кыйык, этегин жазы кылып, түрүп, кайрып кююга ылайыкталып жасалган, улуттук баш кийим: Маанас, Манас болду эми, Манас атка конду эми, Ак калпакты кийди эми («Манас»).

Тебетей. Кыруусуна көрпө же аң терилери (түлкү, суур, кундуз ж.б.) салынып тигилген жылуу баш кийим: Эски түлкү тебетейин кырдантып, Оңдол кийип мандаш урду Акылбай (А.Токомбаев).

Тумак. Кандайдыр бир тери ичтелип жасалган жумшак, кулакчындуу жылуу баш кийим: Башына түлкү тумак кийген кызыл жигит (К.Жантөшев).

Шапке. Эркектердин маңдайында калканчы бар жөңил баш кийими, фуражка: Шапкөбиздин калканчын артка кылып кийип алчу элек (оозеки кептөн).

Элечек. Ак көздемеден төгерете кат-кат кылып оролгон аялдардын баш кийими: Ак байбиче Чыйырды, Ак элечек оронуп («манас»).

Шөкүлө. Бойго жеткөн кыздар кийүү үчүн кооздолуп жасалган, төбөсү шукшугүй бийик баш кийим: Шөкүлө кийиген

кыздар жаш талдай болуп буралып, жайнап чыга көлди («САЖИ»)

Ак. Кардын, сүттүн өңүндөй түс: Жолугууга ак кейнөгүң кийип кел.

Сары. Алтын түстөнгөн өң: Балдар сары түстүү желекчелерди бири экинчисине жеткире көтөрүшүп чуркап жатышты.

Он. 10 саны: Он киши, он китең.

Он эки. 12 саны: Бир жылда он эки ай болот.

Кел. бир жерден экинчи жерге бару: Биз кечээ айылдан келдик.

Отур. Жерге, орунтукка, ээргө, белгилүү бир орунга көчүк койгон абалда орун алуу, жагашуу: Дастаркон жыйналгандан кийин Бурулча жайланаңып отуруп алыш, сөз баштады (Н.Байтемиров).

Сөздүк курамдагы бардык эле сөздөр мааниси жактан бирдей боло бөрбейт. Көпчүлүк сөздөр жогорудагыдай кандайдыр бир предметтик – заттык, белгилүк, кыймыл-аракеттик маанини түүндүрүп лексикалык мааниге ээ. Мындай сөздөр тил илиминде **лексема** деп аталат. Ошондой эле тилде лексема боло албаган бир катар сөздөр да бар. Андай сөздөр кандайдыр бир лексикалык маанини билдирибейт, бирок сүйлөмдөрдүн ортосундагы байланышты, сөздөрдүн ортосундагы мамилелик катышты жана кошумча грамматикалык кызматы аткарат. Бул андай сөздөрдөгү грамматикалык маанини жаратып алардын тыбыштык турпаты менен дал көлгөндиктен сөз деп саналат. Аларга өз алдынча турганда маани бербөөчү сөздөрдүн тобун түзүп, кызматчы сөздөр түркүмүнө кирген жандоочтор (жөнүндө, үчүн ж.б.), байламталар (да, бирок ж.б.), бөлүкчөлөр (эч, гана ж.б.), модалдык сөздөр (бейим, шекилдүү ж.б.) кирет.

Сөздөрдүн (лексемалардын) маанилери предмет менен болгон катышына карай **тике** жана **өтмө**, аткарган кызматынын өзгөчөлүгүнө карай **аттоо** (номинативдик) жана **эмодионалдык-экспресивдик**, лексикалык айкашуу мүмкүнчүлүгүнө карай **эркин** жана **байланышкан**, мотивдешүү даражасына карай **мотивдешкен** жана **мотивдешпеген** маани деген типтерде болот.

Сөздөр (лексемалар) маанилик жактан бир кылка эмес. Сөздүк курамдагы бир катар сөздөр жеке гана мааниде болсо, көпчүлүк сөздөр кош жана көп маанилүү келет. Тил илиминде жеке (бир) маанилүү сөздөр **моносемия**, кош маанидеги сөздөр **дисемия**, ал эми көп маенилүү сөздөр **моносемия** деген терминдер мөнөн берилет. Ошондой эле сөздөр маанилик жактан түрдүү катышты түзүп, бири экинчиси мөнөн карама-карышы (антонимдик), маанилөш (синонимдик), тыбыштык турпаты боюнча окшош көлип (омонимдик), тыбыштык турпаты боюнча жакын, же уйкаш келген (паронимдик) мамилелердө боло берет. Бирок лексикадагы бардык эле сөздөр бири-бири мөнөн жогорудагыдай катышта көле бербейт. Алардагы маанилик катыш сөздүн жеке өз алдынча тургандагы мааниси аркылуу эмес, сүйлөм тизмегиндеги же сөз айкашынын тутумундагы маанилери аркылуу так байкалат. М: **ак** көйнөк (актүс), сууга **ак** (ак-кыймыл-аракет). Белгиленген сөздөр тыбыштык турпаты боюнча окшош келген омонимдик катыштагы сөздөр.

ЛЕКСИКАНЫН ТАРЫХЫЙ ЖАКТАН КУРАЛЫШЫ

Тилдин лексикасын сөздөр түзөт. Сөз улуттук өзгөчөлүккө әэ, коомдун өсүшү мөнөн кошо өзгөрөт. Бир тилден экинчи тилге өтөт. Айтсак, а тыбыши бардык тилдердө жолукканы мөнөн **ам** (жылкы) сөзү бардык эле тилдердө жолуга бербейт. Бирок ал сөз туяңткан түшүнүк башка тыбыштык формада берилет. Мисалы: орус тилинде **лошад** ж.б. Байыркы кыргыз тилиндеги **арслан** сөзү азыркы кыргыз тилинде **арыстан** түрүндө кездешет. **Бөтөлкө** сөзү орус тилинен кабыл алган. Ошентип ар кандай эле тилдин лексикасы дароо эле учурдагыдай дөңгээлге жете койгон эмес. Ал өзү тиешелүү болгон элдин тарыхый өсүшүнө, турмуш шартына, башка элдер мөнөн болгон түрдүү карым-катышына байланыштуу узаак мэзгилдин ичинде калыптанган.

Тилдин лексикалык катмары тарыхый жактан куралышы боюнча **төл** (өздүк) жана **өздөштүрүлгөн** сөздөр болуп эки топко ажыратылат.

Өзү тиешелүү болгон элдин тилинө мүнөздүү жана аны менен тектиш тилдер үчүн ортот болгон сөздөр төл сөз дөп аталат. Башкача айтканда, төл лексикалык катмарларды түзөт: **апа, эне, арка, арка, ала, очок, уу** сөздөрү алтай тил уясына киргөн (түрк, монгол, тунгуз-манчужур) тилдер үчүн ортот мүнөздү болсо, **мать, брат, два, я, ты** сөздөрү индоевропа тилдери үчүн ортот мүнөздүү.

Төл сөздөр өзү тиешелүү болгон тилдин башка тилдер менен генеалогиялык жакындыгына карай топторго бөлүнөт. М: **kyргыз** тилинин төл лексикасы:

1. Алтай уясына ортот мүнөздүү сөздөр
2. Түрк тилдери үчүн ортот мүнөздүү сөздөр.
3. Кыргыз-кыпчак тайпасына киргөн тилдер үчүн ортот мүнөздүү сөздөр.
4. Нагыз кыргыз тилинө мүнөздүү сөздөр.

Азыркы орус тилинин төл лексикасы:

1. Индоевропа тил уясына ортот мүнөздүү сөздөр;
2. Жалпы славян тилдери үчүн ортот мүнөздүү сөздөр;
3. Чыгыш славян тилдери үчүн ортот мүнөздүү сөздөр;
4. Орус тилинө мүнөздүү сөздөр.

Бир тилде сүйлөгөн эл башка бир тилде сүйлөгөн элдер менен ар кандай карым-каташта жашайт. Ошондуктан бир катар сөздөр бир тилдин лексикасынан экинчи бир тилдин лексикасына оозеки жана жазма түрдө өздөштүрүлөт. Дүйнөдө башка тилден сөз кабыл алынбаган бир да таза тил жок. Айтсак, азыркы орус тилиндеги бир катар сөздөр түрк тилдеринен: **лошадь, колбаса, ералаш, багатыр, товариш, юрта, бульвар** ж.б. Ал эми **маршал, театр, футбол, шафтер** деген сөздөр франсуз, англис тилдеринен өздөштүрүлгөн болсо, азыркы кыргыз тилиндеги: **бөлкө, картошка, магазин, баа, адабият, илим, мугалим** деген сөздөр орус, иран, араб тилдеринен кабыл алынган.

Лексикадагы бардык эле башка тилгө мүнөздүү болгон сөздөрдү өздөштүрүлгөн сөз катары кароого болбойт. Алар текстөш эмес тилдергө мүнөздүү болуп, тилдин орфоэпиялык жана орфографиялык нормаларына ылайык кабыл алынат. Алар кайсы тилдерден өздөштүрүлүшүнө карай топторго бөлүнөт:

Азыркы кыргыз тилинин өздөштүрүлгөн лексикасы: 1) иран тилинөн өздөштүрүлгөн сөздөр; 2) араб тилинөн өздөштүрүлгөн сөздөр; 3) орус тилинөн өздөштүрүлгөн сөздөр; 4) орус тили аркылуу башка тилдерден өздөштүрүлгөн сөздөр.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Лексика дөгөн эмнө жана анын көң, тар маанилерде колдонулушу.
2. Лексикология, анын изилдөө объектиси жана бөлүнүшү.
3. Жеке лексикологиянын түрлөрү.
4. Семасиология сөз маанилери жөнүндөгү илим.
5. Лексикалык маани жана анын типтерин түшүндүрүп бергиле.
6. Лексем дөгөн эмнө жана кандай сөздөр лексема боло албайт?
7. Сөздөрдүн жөкө, кош жана көп маанилүүлүгү.
8. Сөздөрдүн антонимдик, синонимдик, омонимдик жана паронимдик катыштары.
9. Сөздүк курамдын тарыхый куралышын кандайча түшүнөсүн?
10. Кандай сөздөр төл сөздөр делет?
11. Төл лексиканын катмарларын ажыратып айтып бергиле.
12. Өздөштүрүлгөн сөздөр кандай болот?
13. Өздөштүрүүнүн кандай жолдору бар?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
2. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание. - М.: 1973.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
6. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987.

СӘЗДӘРДҮН ТҮРДҮҮ МҮНӘЗДӘ КОЛДОНУЛУШУНА КАРАЙ ӨЗГӨЧӨЛКТӨРҮ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Лексика колдонулуш чөйрөсүнө карай бөлүнүшү;
2. Табу жана эвфемизмдер;
3. Лексиканын тарыхый жактан өнүгүшү.

ЛЕКСИКАНЫН КОЛДОНУЛУШ ЧӨЙРӨСҮНӨ КАРАЙ БӨЛҮНҮШҮ

Тилдин лексикасындагы сәздөр колдонулуш чеги боюнча да бир кылка эмес. Айтсақ, улуттук лексикадагы сәздөрдүн басымдуу бөлүгү тил өкүлдөрү тарабынан социалдык жактан иргелбей же аймактык жактан чектелбей жумшалса, бир топ сәздөр социялдык же аймактык жактан чектелип, жалпы тил өкүлдөрү үчүн түшүнүктүү боло бербейт. Ошондуктан ар кандай эле тилдин сәздүк курамындагы сәздөр колдонулуш чөйрөсүнө ылайык жалпы жана чектелген лексика деген эки катмарга ажырайт.

Колдонулуш чөйрөсү боюнча чектелбей, улуттук лексиканын (анын ичинен адабий лексиканын) негизги сәздүк катмарын түзүп, тил өкүлдерү үчүн бирдей түшүнүктүү болгон сәздөр жалпы лексика деп аталат. Мындай сыйпаттагы сәздөр тилдин пикир алышуу кызматы үчүн зарыл болгон бүт кубулуш-көрүнүштөр, заттар, алардын кыймыл-аракеттери, сандык, сыңдык, мэзгилдик, мейкиндик бөлгилерин чагылдырып, бардык сөз түркүмдерүнүн өзөгүн түзгөн лексикалык бирдик болуп саналат: **кудай, ата, эне, тоо, суу, сүйүү, бакыт, китеп, дин, ишеним, турмуш, үй-бүлө, мекен, мамлекет, компьютер, космос, сары, кылкызыл, жашыл, жакшы, жаман, ачуу, кычкыл, таттуу, сулуу, тоголок, бир, беш, жетимиш бир, мин, мен, сен, биз, ким, качан, ошол, кимдир бирөө, кел, жүр, отур, кечээ, бүгүн, өйдө, жогору, тарс-турс, чыйп-чыйп, эх чиркин, баракелде, рахмат, үчүн, менен, жөнүндө, бирок, жана, го, эч, гана, мүмкүн, баса, мейли, айтор ж.б.**

Ошондой эле жалпы лексикадагы сәздөр сәздүк курамды байытуу милдетин аркалаган, активдүү деревациялык (сөз жасоочу) каражат катары кызмат кылат. жаңы, туунду сәздөрдүн

жасалышына да катышат. Мисалы, азыркы кыргыз тилиндеги: **балалык, балача, балачак, баласак, баладай, балакана, балалуу, бала-чака, бала кыял, бала бакча; суула, сууса, суучул, суулуу, суусар, суусуз, суу чечек, суучулдук** деген сөздөрдүн жасалышына бала, **сүү** деген жалпы лексикадагы сөздөр; орус тилиндеги: **звезда** (белгилүү, көрүнүктүү), **звездный** (жылдыздыу), **звездообразный** (жылдыз сыйктуу), **звездочет** (астролог), **звездочка** (белги), **морская звезда** (денеси жылдызга окшогон деңиз жаныбары); **мальчишеский** (баладай, балага окшош), **мальчишество** (балалык), **мальчишка** (тентек бала), **мальчуган** (балакай) деген сөздөрдүн жасалышына орус тилинин сөздүк курамындагы **звезда** (жылдыз), **мальчик** (эркек бала) деген сөздөр жетелөөчү функцияны өтөп, лексиканын байышын камсыз кыла алган.

Ал эми социалдык жана аймактык жактан чектелип, белгилүү бир аймактагы же социалдык бир тармактагы тил өкүлдөрү үчүн гана түшүнүктүү болгон сөздөр колдонулушу боюнча чектелген лексикалык катмарды түзөт. Ал диалектилик, кесиптик-терминологиялык жана жаргондук-арготикалык лексика деп бөлүнөт.

Диалектикалык лексика – аймактык жактан чектелип, белгилүү бир территорияда жашаган тил өкүлдөрү үчүн гана түшүнүктүү болгон диалектилик, говордук сөздөр. Мисалы: **баргек, газанек, гүлсөвгар, баткенчи, көкөн** деген сөздөр Кыргызстандын Түштүк-Батыш чөлкөмүнде жашаган кыргыз тил өкүлдөрүнө гана түшүнүктүү болгон, түштүк батыш диалектисине мүнөздүү диалектилик лексикадагы сөздөрдөн болсо; **далдоң** (дядель - ишмер), **жамка** (пряник), **кázка** (сказка – жомок), **копéц** (конец, капут - аягы, жок болуу), **стыдь** (холод, стужа – суук, ызгаар суук) ж.б. сөздөр түштүк орус диалектисинин Деулино Рязанск говоруна мүнөздүү болуп, Рязанск обlastынын аймагындагы орус тили өкүлдөрүнүн көбинде гана жолугат.

Кесиптик-терминологиялык лексика деп социалдык жактан чектелип, белгилүү бир кесипте, адистикте иштеген адамдардын көбинде гана колдонулган сөздөрдү айтабыз. Апар өз ичинен терминдик сөздөр жана кесиптик лексикадагы сөздөр деп бөлүнөт.

Терминдик сөздөр тигил же бул илимдин тармагына тишиштүү түшүнүктөрдү туюнтын, көбүнчө бир гана мааниде колдонулган сөздөр. Мисалы: **фонема, лексема, морвема, полисемия, роман, повесть, тема, идея, аллитрация, эпилог** ж.б.у.с. сөздөр филология илимине тиешелүү болгон термин сөздөр болсо; **алабы, чат, алкак, афган** (шамалдын аталышы), **анклаб, корук, уюл, карта, айсберг** деген сөздөр география илимине тиешелүү болгон терминдер.

Кесиптик сөздөр – кандайдыр бир өндүрүштүн же чарбачылыктын тармагында, ар кыл өнөрчүлүк же кесипчилик тарабында иштеген адамдар тарабынан ошол өнөр-кесипке байланыштуу колдонгон сөздөр. Мындай сөздөр тематикалык жактан бөлүнөт. Мисалы, бүркүтчүлүкке байланыштуу: **упчун** (бүркүттүн тырмактарына кептаган кеп), **томого** (бүркүттүн башына кептаган кеп), **туур** (бүркүт конуп отуруучу жыгач жасалга), **колбар** (бүркүт кармоочу тор), **байлооч** (тор ичине кармалган канаттуу) ж.б.; киләмчиликке байланыштуу: **эриш, аркак, түр, токмок, чет, күзүк, жүл килем, көчөт, чалыш, тараш** ж.б. орус тилинде аңчылардын кебинде койондун жыл мезгилдери боюнча тәмәнкүдөй аталыштары жолугат: **яровник** (көктөм белгисиндеги коен), **листняк, травник** (жайкы), **листопадник** (кузгү), **наставник** (эрте кыштагы коң)

Жаргондук-арготиклык сөздөр – адамдардын айрым топтору тарабынан жалпы элдик тилде аталыштары бар нерселерди, көрүнүштөрдү туюндуруу үчүн атайын колдонулган өзгөчө сөздөр. Мындай сөздөрдү кесипчилик же башка кызычылыктары бар тар чөйрөдөгү адамдардын топтору жаратат. Мисалы, студенттердин кебинде **бороондуу күндөр** «сессия», **асып коюу** «сабакка барбоо», **кулап калуу** «экзамен тапшыра албоо», домкрат, танка (ЖОЖда студенке жардам берүүчү окутуучу), орус тилинде: **долбать** (учить), **свалить** (сдать экзамен или зачет), **сеять** (понимать, соображать) ж.б.

Уурулардын, түрмөдөгүлөрдүн кебинде жолуккан жаргондордун түрү арго сөздөр делет. Мисалы: **лыцый** «лампочка», **пахан** «башчы», **абшак** «бир максатты чечүүчү адамдардын тобу», **непыльный** «женщина», **латной** «кылымыш дүйнөсүнө тиешеси бар адам» ж.б.

ТАБУ ЖАНА ЭВФЕМИЗМДЕР

Тилдин лексикасында табу (полезий тилиндө та – белги коюу жана гү – бардыгы, кыргызча тергеме) дөп аталган, лингвистикалык эмес, башка себептерден улам өз аталышында айтууга тыюу салынган сөздөр учурдай.

Табу кубулушу элдин диндик-магиялык ишенимине, үрп-адатына, айланыч-чөйрөгө, алардын аталышы болгон сөзгө жасаган көз карашына ылайык келип чыгат. Айтсак, кыргыз тилиндө **карышкыр** (бөрү) сөзү карыш («колу-буту же жаагы тырышу») сөзүнөн улам келип чыккан «карышкыр» «карышып калгыр» дөгөн карыш сөзү мөнөн байланышкандастан, анын ордуна көбүнчө бөрү, уулума, ит күш, кашбан, көк жал дөгөн сөздөрдү колдонушкан. Ошондой эле элде «эшекти сүйлесөн, кулагы көрүнөт», «түшүндү сууга айт» дөгөн сыйктуу айтымдар да ушу табу түшүнүгүнө байланыштуу. Айрым жугуштуу жаман оорууларды, жараларды да өз атынан айтпастан, тергеп айтуу мөнөн алардан оолак болуу ишеними болгон. Ушундан улам келип чыккан бир катар табу сөздөр бар: **чечек** – улуу тумоо, коросон ата, жапайы мончок; **сыздоок** (фрункол) – аты жок, көтү бош, **рак** – алиги жаман оруу ж.б.

Ошондой эле аңчылыкта жүргөндө аң (жапайы айбандар) жөнүндө кеп кылбоо керек, алар адамдын тилин түшүнөт, өздөрүнүн аттарын укса, качып көтөт дөгөн ишеним боюнча пайда болгон бир катар табу сөздөр жолугат: орус тилиндө **аюу** (медведь) сөзү лохматый (саксаңдак), косолапый (жаллак таман), тоцтыгин (таптама), **карышкыр** сөзү серый (көк); украин тилиндө **безгек** (лихорадка) оорусу титка (әже, жөне); серб тилиндө **чечек** оорусу богини (кудай) ж.б.

Илимде азырынча сөздүн, анын маанисинин жана түшүнүктүн аң сезимге таасир этүү жагы так чечиле элек. Бирок япон окумуштуулары суунун жакшы жана жаман маалыматтарды өзүнө алып, адамдын организмине өткөрүп берүүчү касиетин аныктаганы белгилүү.

(<http://meltice.com.ua/articles/wasser/tag/aktivirovannaya-voda/>).

Тилдеги одоно, орой сөздөрдүн ордуна өтмө, сылых-сылаа мааниде берүү үчүн колдонулган сөздөр **эвфемизмдер** (грекче ευφημεο «сылаа сүйлеймүн») дөп аталаат. Башкача айтканда, улуу кичүү катышкан чөйрөдө уят, одоно сөздөрдү айтуудан тартынабыз, мындай учурда айтууга тыюу салынган же одоно,

орой аттардын ордуна колдонулган сылык сөздөр эвфемизмдер делет. Демек, эвфемизмдер табу сөздөрдү тергөп айтуунун натыйжасында жана тилдеги башка сөздөрдүн өтмө, сылык - ыпаа мааниде колдонулушу аркылуу пайда болот да, бөлгилүү бир нерсенин, түшүнүктүн шарттуу аталышына айланып көтөт.

Дүйнө элдеринде өлүмгө карата колдонулган эвфемизмдердин ар кандай түрлөрү көнери тараган. Анткени бардык эле калайык-калк үчүн өлдү деген оор сөз кулакка жагымсыз, суук кабар. Муну түз айта салбай, жымсалдап, жумшартып айтуу үчүн колдонулган көптөгөн эвфемизмдерд бар. Масөлен, орустарда умер деген этиштин ордуна *отправился к праотцам, отдал богу душу, приказал долго жить, приставился, лег на стол, протянул ноги, скончался* деген, кыргыздарда *көз жумду, дүйнөдөн кайты, педечилик кылды, каза тапты, көзү өттү, кайтыш болду* деген, украиндерде гроб (табыт) дегендин ордуна *домовина* деген эвфемизмдер колдонулат.

Табу жана эвфемизм сөздөр лексиканын синоним катарын толуктоочу зор жана бай тилдик каражат болуп бере алат. Масөлен, элдик уламышта бир көлин топ камыштын ары жагындагы суунун жээгинде койду карышкыр жеп жатканын көрүп, бычакты кайракка кайрап алыш, төз көлүүсү үчүн күйөөсүн: «Шабыраманын ары жагында, шаркыратманын бери жагында маараманы уулума жеп жатат. Сууруманы сууруп алыш, жанымага жаный чап!»— дег чакырган экен. Көрсө, алардын уруусунда жогорку сөздөргө уйкаш Камыш, Суусар, Койгелди, Бөрүбай, Бүлөөбай деген адамдар бар экен. Мындей тергөөнүн натыйжасында мына ошол көлиндин лексиконунда камыш — шабырама, суу — шаркыратма, кой — маарама, бөрү — уулума, бычак — суурума, бүлөө — жанымга болуп, индивидуалдык мүнөздөгү бир нече синонимдер жараган.

ЛЕКСИКАНЫН ТАРЫХЫЙ ЖАКТАН ӨНҮГҮШҮ

Ар кандай эле тилдин лексикасы бирдей калыпта, же дайыма эле бүгүнкүдөй дөңгээлдө тура бербейт. Анткени сөз өзү тиешелүү элдин тарыхый өнүгүшү мөнөн кошо өсүп өнүгүүгө, өзгөрүүгө ийкемдүү келген лингвистикалык категориядагы тилдик бирдик.

Айтсак, коомдун өсүшү менен пайда болгон жаңы түшүнүктөрдү атоо үчүн тилде жаңы сөздөр пайда болуп турса, тескөрисинче, бир катар сөздөр эскирип, пасивдешип, колдонуудан чыгып калат.

Мындан тышкary, тилдин лексикасынын басымдуу бөлүгүндө эскиргендик да, жаңылык да бөлгилери байкалбаган сөздөр бар. Андай сөздөр учурдагы лексика деп аталат.

Ошентип тилдердин лексикасы тарыхый жактан өнүгүшүнө карай: 1) учурдагы (азыркы) лексика, 2) эскирген лексика жана 3) жаңы лексика деген катмарларга бөлүнөт.

Учурдагы лексикадагы сөздөр тил өкүлдөрү тарабынан иштетилишине карай активдүү жана пасивдүү мүнөздө болсо, эскирген жана жаңы лексикадагы сөздөр дайыма пассивдүү жумшалат.

Эскирген сөздөр коомдун өсүшү менен тилдеги түрүктуулугун жоготуп, эскирип, же башка бир сөзгө орун бошотуп, же атоосу боюнча мазмунга дал көлбей башка тыбыштык турпатта колдонулуп, белгилүү бир өткөн тарыхый доорду чагылдырган лексикалык бирдиктер. Мисалы: **сарбаз** (кокондук армиянын атчан аскери), **ордо** (хандын бийлик жүргүзүп турган жайы), **алтын** (XIV-XVк.к. алты сомго татырлык орус монетасы), **граф** (совет дооруна чейинки дворяндык титул), **князь** (IX-XVI к.к. дворяндык титул), **герцог** (байыркы германиядагы аскер башчысы), **от араба** (поезд), **ыңқылап** (революция), **ветрило** (парус), **заморский** (иностранный), **психея** (душа), РКП(б), РСДРП, ВКП(б) (КПССтин баштапкы атапыштары), **Министрлер Совети** (Өкмөт) ж.б.

Эскирген сөздөр эскирүү даражасы, лексика-семантикалык өзгөчөлүктөрү боюнча бир кылка эмес. Ошондуктан алар историзмдер, архаизмдер жана хронизмдер дөп үч топко бөлүнөт.

Коомдук турмуштун ар кандай жаңы кубулуштарын, түшүнүктөрүн атоо үчүн тилдеги жаңы пайда болгон жана активдүү лексикага өтө элек сөздөр же алардын маанилери жаңы сөздөр дөп аталат. Алар жалпы тил илиминде неологизмдер (гр. neos «жаңы», iōgos «сөз, көп») деген термин менен берилип жүрөт. Мисалы: **тютер**, **силабус**, **менеджер**, **менеджмет**, **дизайн**, **дизайнер**, **саркеч**, **сайд** ж.б.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Лексикадагы сөздөр колдонулуш чеги боюнча кандайча бөлүнөт?
2. Жалпы лексикадагы сөздөрдүн мүнөздүү бөлгилөрин кыргыз жана орус тилдеринин мисалында түшүндүргүлө.
3. Чектелген лексикадагы сөздөр кандай болот жана алардын түрлөрү?
4. Диалектилік лексиканы кандайча түшүнөсүң?
5. Кесиптик-терминологиялық лексикалық катмарды түшүндүрүп бергиле?
6. Кандай сөздөрдү жаргондук-арготикалық сөздөр дейбиз?
7. Табу кубулушун жана табу сөздөрүн кандай түшүнөсүң?
8. Эвфемизмдер жана аларды колдонуу өзгөчөлүгү.
9. Табу жана эвфемизмдер тилдин синонимдик катмарын толуктооочу булак катары.
10. Лексиканын тарыхый өнүгүшүн түшүндүрүп бергиле.
11. Учурдагы лексика кандай болот?
12. Эскирген сөздөр жана алардын түрлөрү.
13. Неологизмдер деген эмнө?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Ашираев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
2. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнөслик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
3. Давлетов С., Мукамбаев Ж., Турусбеков С. Кыргыз тилинин грамматикасы. I бөлүм. –Ф.: Мектеп, 1982.
4. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
5. Жороев И.М., Юсупов У. Лингвистикалық терминдердин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
6. Ибрагимов С. Тил илиминин нөгиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
8. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
9. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.

ФРАЗЕОЛОГИЯ ЖАНА ЛЕКСИКОГРАФИЯ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Фразеологизмдер жана фразеология;
2. Лексикография жана анын милдөттери;
3. Энциклопедиялык жана лингвистикалык сөздүктөр.

ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР ЖАНА ФРАЗЕОЛОГИЯ

Тилдин лексикасындагы эки же андан көп сөздөрдүн туруктуу айкалышынан туруп, сөз сыйктуу даяр түрүндө келип, образдуу өтмө мааниде колдонулган лексикалык бирдиктер тил илиминде фразеологизмдер деп аталат.

Фразеологизмдерди (туруктуу сөз айкаштарын) лексикологиянын фразеология (гр. phrosis, phraseos – туюнта, көп түрмөгү, айтылыш, logos – окуу, илім) бөлүмү изилдеп, окутуп үйрөтөт.

Фразеологизмдерди төмөнкүдөй жуптагы айкалыштарды салыштыруу аркылуу ажыратып, таанууга болот. Мисалы, кыргыз тилиндеги: башы ооруду – **башы жаш**, тишин арапатуу – **тишин кайроо**, оор жүк – **оор басырык**, ак көйнөк – **ак жол** ж.б., орус тилиндеги: точить ножницы – **лясы точить**, повернуть голову – **сломя голову**, бить сабаку – **сабаку сөөстү** ж.б. Жуптардагы биринчи айкалышта келген сөздөрдүн ар бири тике, негизги же баштапкы, өз маанилерин туюнтуп турат: **баш, тиш** – адамдын дөне бөлүгүн, **оору** - ооруксунуу, сыздоо, чыдатпоо, **аралоо** – ара менен кесүү, тааруу, **оор** – салмак ченемдин чоңдугу, **жүк-** бир жердөн экинчи жерге жеткириле турган нерселөр, буюмдар, **ак** – түс, **кейнөк** – кийим; орус тилиндеги жуптарда: **точить** – кайроо, **ножницы** – кайчы, **повернуть** – буруу, **голова** – баш, **бить** – уруу, **сабака** – ит. Мынданай айкалыштар эркин сөз айкалыштары деп аталат. Анткени алардын тутумунда турган сөздөрдү башка сөздөр менен алмаштыруу оңой. Мисалы: **башы ооруду** деген айкалыштагы **баш** сөзүнүн ордуна **бут, кол, көз, тиш, кулак, моян** ж.б. сөздөрдү, же **точить ножницы** деген айкалыштагы **ножницы** сөзүнүн ордуна **нож, меч, тапор, серп** ж.б. сөздөрдү киоуп колдонуу кыйынчылык туудурбайт.

Ал эми экинчи айкалыштагы сөздөр өзүнүн негизги, тике маанисінде эмес. Айтсақ, (екинчи жуптардагы) **баш**, **тиш** – адамдың дене бөлүктөрү, **оор** – салмагы чоң, **ак** – жолдун тусун, **точить** - кайроо, **сломить** – сындырып алуу, **голову** – баш, **сабаку** –ит, **сөесть** – жеш дөген маанилерди туяңткан жок. Алардың курамындагы сөздөр түз маанилеринен ажырап, лексикалық бир бутундукту түзүп, ошол туруктуу айкалышка жалпы таандык болгон башка бир маанини, фразеологиялык маанини туяңтуп турат:

Башы жаш. Көп нерсеге түшүнө элек, такшала элек, жакшы-жаманды көрө элек: Эх, тиркич моюнум, **башың жаш**. Мұнайба. Мен мындаидын далайын көрбөдүмбү (Ш.Бейшеналиев).

Тишин кайроо. Ачуусу келүү, жек көрүп ызырануу, кекенүү: «Айыбымды ачып коюшту, маскара кылышты» деп, бизге **тишин кайраганы** ырас экен да! («Ала-Тоо»)

Оор басырык. Токтоо, көтөрүмдүү, көбелбеген, салмактуу: Ойлоп сүйлөп, орундуу жооп кайтарган **оор басырык**, тыкан, кайраттуу жигит болуучу (К.Баялинов).

Ак жол. Эч тосколу жок, ийгиликтүү сапар жөнүндөгү ой, тилек, каалоо: Андан уруксат сурап, **ак жол** сурап турду: - андан көрө батанды бер, энекөбай (С.Өмүрбаев).

Лясы точить. Дайыны жок дөөрүй берүү: Он просто лясы точить.

Сломя голову. Жоо кууп көлө жаткандай, төз, бат: Он бежить сломя голову.

Сөөстүр сабаку. Бир иштин устасы болуу, бир нөрсөгө маш болуу: Он собаку сөөл на этом деле.

Демек, фразеологиздер төмөнкүдөй мүнәздүү белгилерге заң:

- 1) Эки же андан көп сөздөрдүн түзүлгөнде айкалышынан түзүлөт;
 - 2) көп процессинде гана түзүлбестөн сөздөр сыйктуу даяр түрүндө жашап, ошол айкалышы көндүмгө айланып, эл тарабынан жараплан болот;
 - 3) тутумундагы сөздөр баштапкы маанилеринен ажырап, образдуу өтмө, фразеологиялык мааниде келет;
 - 4) синтаксистик жактан бир суроого жооп берип, бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат.

Фразеологизмдер компоненттеринин жеке маанилери менен фразеологиялык жалпы маанинин ортосундагы байланышка, түгэйлөрүнүн байланышынын туруктуулук даражасына карай: 1) фразеологиялык ширешме; 2) фразеологиялык биримдик; 3) фразеологиялык тизмек (айкалыш) деп уч типке бөлүнөт.

Тил илиминде башка тилдерге же башка тилдерден сөзмө сөз котурууга боло турган фразеологизмдерди (туруктуу сөз айкаштарын) **идиома** деп аташат. Аларга фразеологиялык бирдиктер менен фразеологиялык ширешмелерди кошууга болот.

ЛЕКСИКОГРАФИЯ ЖАНА АНЫН МИЛДЕТТЕРИ

Сөздүктөрдү түзүүнүн теориясын жана практикасын үйрөтүүчү лексикологиянын бир тармагы лексикография деп аталаат. Лексикография – грек сөзү *iéxis* «сөз», *grapho* «жазуу» деген сөздөрдөн турат.

Бир тилдеги сөздөрдү (же морфемаларды, сөз айкаштарын, фразеологизмдерди ж.б.) бөлгилүү бир тартиптө жайгаштырган жана алардын маанилериң түшүндүргөн, же башка тилге көтөрүнөн, же алар туюндуруган предметтер жөнүндө маалымат берген китең сөздүк деп аталаат.

Сөздүктөгү сөздөр көбүнчө алфавит тартибинде жайгашат. Уңгулаштык, тематикалык белгилерине карай да түзүлө берет.

Сөздүктөрдүн элдин маданий турмушунда ролу чоң. Алар туура сүйлөөгө, туура жазууга, сөздөрдүн маанисин, колдонулушун так түшүнүгө, энэ тилдин эбегейсиз байлыгын терең өздөштүрүүгө жол ачат. Сөздүктөр – элдик тилди элгө жеткирип, адабий тилдин нормаларынын калыптанышында үгүттүк каражаттардын башкысы. Башка тилдерди үйрөнүү практикасында да сөздүктөр колдонулуп жүрөт. Сөздүктөрдөн алынган материалдар тилдин учурдагы абалын, тарыхын, өнүгүш процессин изилдөөдө баа жеткис кызмат кылат.

Мындан тышкary, алар илим менен техниканын, адабият менен искуствоонун, өндүрүш менен чарбанын түрдүү тармактарынан маалымат берип, акыл-ойду көнөйтөт.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯЛЫҚ ЖАНА ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СӘЗДҮКТӨР

Сәздүктөр милдетине, мазмунуна, мұнәзүне карай: 1) әнциклопедиялық сәздүктөр жана 2) лингвистикалық же филологиялық сәздүктөр деп еки типке бөлүнөт.

1. Энциклопедиялық сәздүктөр. Эң ири мааниге ээ болгон илимий-техникалық терминдер, башка сәздүктөрде камтылбаган әл, жер, атактуу адам аттары, тарыхый окуялар көнери мұнәздөлүп, ылайыгы келген жерде сәздөрдүн этиологиясы берилип, тарыхый-илимий мұнәздөгү справкалар, библиографиялар менен жабдылып, кәэде сүрөттер, схемалар, баттамалар менен толукталып берилген сәздүк. Мындағы сәздүктүн бардық илимдердин тармактары боюнча маалымат берип, университеттүү келген **нагыз әнциклопедиялық** жана белгилүү бир илимдин тармактары боюнча жетишерлик көнери маалымат берген **тармактық әнциклопедиялық** деген түлөрү болот.

2. Лингвистикалық (филологиялық) сәздүк. Сәздөрдүн, фразеологизмдердин маанилери, грамматикалық табияты ачылып, колдонулуштары көрсөтүлген сәздүк. Ал бир тилдүү жана котрмолуу (еки тилдүү) болушу мүмкүн. Лингвистикалық сәздүктөрдүн: түшүндүрмө, кормо, тарыхый, этиологиялық, офорграфиялық, орфоэпиялық, диалектилік, синонимидик, антонимидик, омонимидик, фразеологиялық, арноо сәздүгү, академиялық сәздүк, этнографиялық сәздүк, жыштық сәздүк, салыштырма сәздүк, морфемалық сәздүк, татаал сәздөрдүн сәздүгү, неологизмдер сәздүгү деген бир канча түрлөрү болот.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Фразеология жана фразеологизм деген терминдеридин маанилерин түшүндүргүле.
2. Туруктуу сөз айкаштары менен эркин сөз айкаштарын кыргыз жана орус тилиндеги мисалдар аркылуу салыштырып ажыратып бергиле.
3. Фразеологизмдердин мұнәздүү белгилери жана типтери.
4. Сәздүк деген әмнө жана аларды түзүүнүн, окуп-үйрөнүүнүн мааниси?

5. Кандай сөздүктөр энциклопедиялык сөздүктөр дөп аталаат?
6. Лингвистикалык сөздүктөр кандай болот жана анын түрлөрү?
7. Силердин китеңкананырда кандай сөздүктөр бар?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
2. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
3. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. - Б.: 1996.
4. Жороев И.М., Юсупов У. Лингвистикалык терминдердин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
5. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
6. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
8. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)

СӨЗ ЖАСОО

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Лексиканын баюу жолдору жана сөз жасоо;
2. Сөз жасоонун теориялык негиздер;
3. Негиз жана уңгуу.

ЛЕКСИКАНЫН БАЮУ ЖОЛДОРУ ЖАНА СӨЗ ЖАСОО

Тил коомдук көрүнүш болгондуктан коом өнүккөн сайын анын фонетикалык, грамматикалык, лексикалык тармактары өсөт. Айрыкча, коомдун өнүгүшү менен тилдин лексикасы өзгөрүүгө ийкемдүү келет. Анткени, адамзат турмушунун тарыхый-социалдык, илимий-техникалык жактан өнүгүп өсүшүнүн натыйжасында жаңы түшүнүктөр пайда болот. Андай

жаңы түшүнүктөрдү атоо үчүн жаңы сөздөр көректелет. Алар бардык эле улуттук тилде эки булак аркылуу лексикалык курамга кошулат: 1) сырткы булактын эсебинен. Башка тилдердөн даяр сөздөр оозеки түрдө жана жазуу аркылуу өздөштүрүлөт, 2) ички булактын эсебинен, диалектизмдердин адабий тилге етүшү жана сөз жасоочу каражаттар аркылуу ишке ашат. Өздөштүрүлгөн сөздөр да, адабий тилге еткөн диалектизмдер да лексикалык кабыл алууга жатат. Ошондуктан алар лексикалогияда окутулуп үйрөтүлөт. Бирок жаңы туунду сөздөрдү жасоого катышат. Демек, адабий тилдеги башка сөздөр сыйктуу эле сөз жасоочу каражат боло алат. Мисалы: **ирет** (орусча: рядъ) сөзү – *иретте, иретүү, иретсиз* деген сөздөрдүн жасалышына, **азил** (түштүк диалектилерине мүнөздүү) сөзү – **азил-чын, азил-тамаша, азилдеш** деген сөздөрдүн жасалышына башкы сөз жасоочу каражат болуп келди.

Сөз жасоо төрмени тил илиминде бир сөздөн экинчи бир туунду маанидеги сөздү пайда кылуу деген маанидөн тышкary тилдеги жаңы, туунду маанидеги сөздөрдүн жасалыш жолдорун, ыктарын окутуп-үйрөтүүчү тил илиминин тармагын билдириет. Изилдөө объектиси сөз. Ырас, сөз лингвистиканын лексикология, морфология бөлүмдөрүндө да карапат. Бирок аталган бөлүмдөр сөздү ар тараптан, түрдүү өнүттөн изилдөөнү максат кылат. Айтсак, лексикалогияда сөздөрдүн табияты, мааниси, маанилик типтери, келип чыгышы, колдонулуш чектери сыйктуу маселелер каралса, морфологияда сөздөрдүн составдык белүктерү (үңгү, мүчө), сөз түркүмдөрү сыйктуу маселелер териширилөт. Ал эми сөз жасоо ички тилдик каражаттардын эсебинен пайда болгон жаңы туунду маанидеги сөздөрдүн жасалыш әрежелерин, ык-жолдорун, типтерин иликтейт.

Тил илими да башка илимдер сыйктуу системалуу түрдө окутулат. Анын бөлүмдөрү бирин-бiri шарттоочу категориялар катары жашайт. Демек, сөз жасоодо каралуучу маселелер да тилдин ички грамматикалык түзүлүшүндөгү закон ченемдүүлүктөрдү ачууда маанилүү орунду ээлөйт. Тилдин ички мүмкүнчүлүгүнүн эсебинен пайда болгон сөздөр менен лексиканын толукталышын жүзөгө ашырат. Сөздөрдүн жасалуу әрежелөрин улуттук тилдин лексикаологиялык, морфологиялык,

синтаксистик закондоруна ылайык иштөп чыгат. Ошондуктан туунду сөздөр көп маанилүүлүктүн өсүшүнөн, сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы жана сөздөрдүн өз ара айкашуусунан улам жасалат. Бул сөз жасоо маселелери лексикалогиялық, морфологиялық, синтаксистик маселелер менен тыгыз катышта териштирилеть дегенди билдириет. Башкача айтканда, аталган бөлүмдөр бири-бири менен тыгыз байланышта болорун кабарлайт. Сөз жасоонун ык жолдорун, эрежелөрин билүү, туура өздөштүрүү улуттук адабий тилде пикир алышуу мүмкүнчүлүгүн арттырат.

СӨЗ ЖАСОО ҮЙКТАРЫ

Тилдөгі бардык сөздөр әмес туунду маанидеги сөздөр гана сөз жасоонун объектисине кирет. Алар тилдин лексикасынын басымдуу бөлүгүн ээлэйт. Атайын ык, жол мөнөн жасалат. Ар бир тилдин бөтөнчөлүгүне ылайык анын ички каражаттарынын эсебинен пайда болгон туунду сөздөрдүн белгилүү эрежелер аркылуу жасалышы – сөз жасоо жолу, ыгы дөп аталаат. Ал эми сөз жасоочу каражаттар болуп негиз жана сөз жасоочу мүчөлөр эсептелет. Анткени туунду сөздөр бир сөздүн ички маанисинин көңеишинен (көп маанилүүлүктүн өсүшүнөн), сөздөрдүн өз ара айкаша көлүүсүнөн жана сөз жасоочу мүчөлөрдүн, аффикстердин жардамы аркылуу жасалат.

Кыргызыз тилинин ички мүмкүнчүлүгүнүн эсебинен пайда болгон сөздөр – морфологиялық, синтаксистик (аналитикалық), лексико-семантикалық жолдор аркылуу жасалса, орус тилинин ички мүмкүнчүлүгүнүн эсебинен пайда болгон сөздөр – морфологиялық, морфологиялык-синтаксистик, лексико-семантикалық, лексико-синтаксистик жолдор аркылуу жасалат.

Сөз жасоонун морфологиялык жолу: Тубаса же туунду негизгө сөз жасоочу мүчөлөрдү жалгоо аркылуу жаңы сөздөрдү жасоо – сөз жасоонун морфологиялық жол дөп аталаат. Мисалы: Манас (кыргыз элиниң оозеки чыгармаларынын туу чокусу болгон чыгарма, эпос), араба (эки же төрт дөңгөлөктүү жүк жана жүргүнчүлөрдү ташууга ылайыкташтырылып жасалган шайман), шаар (административдик, өнөр-жай, соода жана маданий

бобор, кыштакка карганда калк көп орношкон пункт) деген сөздөргө -чы, -көч, -лык сөз жасоочу мүчөлөрүн улап колдонсок: манасчы («манас» эпосун айтууну өнөр кылып алган адам), арбакеч (арбаны башкарган адам), шаардык (шаарда жашаган, шаарда туруучу адам) деген туунду маанидеги сөздөр пайда болот. Орус тилинде: Трактор+ист=тракторист, коров+ник=коровник, бугор+ист+ый=бугрристный, при+бреж+н+ый=прибрежный ж.б.

Бирок сөздүк курамдагы туш келген эле сөзгө тигил же бул сөз жасоочу мүчөнү жалгоо менен жаңы сөз жасала бербейт. Себеби сөз жасоочу мүчөлөр чар жайыт колдонулбайт. Алар жалпы белгилери боюнча окшош сөздөрдү гана жасайт. Сөз жасоо мыйзамына ылайык түзүүчү негиздери менен туундулук катышта көлип, семантикалык жактан татаал болот. М: тепкич (тээп чыгуу, өйдө көтөрүлүү же ылдый түшүү үчүн жасалган баскычуу шаты) сөзүндө кыймыл-аракеттик (теп) маани да, заттык (тепкич) маани да камтылса, арчалуу (арча өскөн, арчасы көп) сөзүндө заттык да, сын атоочтук да маани бар. Демек, сөз жасоочу мүчөлөрдүн жардамы менен жасалган сөздөр менен алардын жасалышына түзүүчү негиз болгон сөздөрдүн ортосунда маанилик карым-катыштын болушу шарт.

Сөз жасоонун синтаксистик жолу: Тилдеги эки же андан ашык сөздөрдү синтаксистик жактан айкалыштырып, бир бүтүндүкке көлтириүү аркылуу кийинки (башкалексикалык маанидеги) туунду маанидеги сөздөрдү жасоо сөз жасоонун синтаксистик (аналитикалык) жолу деп аталат.

Мисалы кыргыз тилинде: ат кулак (жалбырагы кууш тартып кеткөн жапайы өсүмдүк) сөзү **ат** (жылкы маанисинде) жана **кулак** (угуу органы) деген эки башка лексикалык маанидеги сөздөрдүн, таш бака (асты жана үстү сөөк-калкан менен капиталган, кыска буттуу, акырын жылып баскан жаныбар) сөзү **tash** (ар түрдүү көлөмдөгү катуу зат) жана **бака** (аркы буттары сөкириүүгө ылайык узун, сууда жана кургакта жашоочу жаныбар) сөздөрүнүн, орус тилинде: теплоход, чернозем, сменоvod, быстротекущий, теплоизоляция ж.б. синтаксистик жактан айкашып, бир бүтүндүкке көлишинен улам жасалган.

Сөз жасоонун лексико-семантикалык жолу: Ар кандай эле тил өкүлдөрү мурдатадан колдонулуп келген сөздөр туюнткан түшүнүктөргө коомдун өнүгүшү менен пайда болгон

жаңы түшүнүктөрдү (тигил же бул касиеттери боюнча) оқшоштуруп, аларды (жаңы түшүнүктөрдү) атоо учун да ошол эле сөздөрдү пайдаланат. Айтсак, кыргыз коомчулугунун кийинки өнүгүш мәзгилиндеги пайда болгон:

1) Сүйлөмдүн составдык бөлүктөрү (баяндооч, ээ, аныктооч ж.б.);

2) өз алдынча турганда маани бере албаган сөздүн бөлүгү (жардамчы морфема);

3) кандайдыр бир уюмдун тобундагы адам (партиянын өкүлү) дөгөн түшүнүктөр «бир бүтүндүн бөлүгү» катары мурунку **мүчө** (адамдын же жаныбарлардын дөнө бөлүктөрү) дөгөн сөз менен жалпылыкты түзөт. Ошондуктан аларга да «**мүчө**» дөгөн атаптыш ыйгарылган.

Кыргыз тилиндеги мындай сөздөр бир топ. Алар алгачкы лексикалык же грамматикалык маанисинен ажырап же ажырабай туруп да жаңы лексикалык же грамматикалык маанинеге ээ боло алат. Тактап айтканда, андай сөздөр бир сөз түркүмүнөн экинчи бир сөз түркүмүнө өтөт (конверсияланат) же ошол эле сөз түркүмүндө туруп, башка лексикалык маанини туюнтуп калат. М: **каш** (ээрдин тизгин, чылбыр илүүчү астыңы жана төгерек формада болгон арткы бөлүгү: Ажырашаар дос ээрдин арткы кашын сурайт.) сөзү **каш** (көз чанагынын үстү жагына кыйгачтана ескөн, кыска кылдуу тилке: кермө каш, кыйма каш.) сөзүнүн маанисинин көңеишинен улам эки башка лексикалык маанини туюндуруп, бир сөз түркүмүнө (зат атоочко) тиешелүү болсо, **көк** (айтканын, ойлогонун бербөгөн, айтканынан кайтпаган, өжөр: Эр болсоң көк бол, сөзүнө бек бол.) сөзү **көк** (асман: Ат аяган жер карайт, Күш аяган көк карайт.) сөзүнүн маанисинин көңеишинен улам жасалышы- сөз жасоонун лексико-семантикалык жолу деп аталаат.

Сөз жасоо ыктары ар бир тилдин лексико-грамматикалык табиятына, ички тилдик мыйзам-ченемдөрине жараша болот. Ошондуктан дүйнө тилдеринде сөз жасоо ыктары бирдей боло бербейт.

НЕГИЗ ЖАНА УҢГУ

Сөз жасоодо борбордук түшүнүк негиз болгондуктан, аны уңгудан ажыратса билүү бириңчи планга коюлат.

Уңгу –еэ алдынча турганда сөздүк функция аткарып, бир гана морфемадан (Морфема-белгилүү бир грамматикалык маани туюнктан уңгу же мүчө) турган сөздүн бөлүгү. Морфологиялык тилдик бирдик. Демек, лингвистиканын морфология бөлүмүнүн объектиси. Ал эми негиз сөз жасоочу түпкү каражат. Сөз жасамдык тилдик бирдик. Ошондуктан ал тил илиминин сөз жасоо бөлүмүндө окутулат. Ошондой эле лексикологиялык бирдик катары сөздүктөрдө сыпатталат. Сөздүк курамга кошулат.

Негиз бир уңгудан (тоо, суу, таш, гора, ввода, камень), уңгу мөнөн мүчөдөн (тоолуу, сууса, таштак, горный, водный, каменщик), эки же андан ашык уңгудан (ташбака, көз айнек, алл кара күш, водохранилище, пищепродукты, синий-синий), башкача айтканда бир морфемадан да бир нече морфемадан да турушу мүмкүн. Демек, тыбыштык жактан уңгуга дал келиши да, дал көлбөши да ыктымал.

Сөздөрдү сөз түркүмдөрү боюнча туура ажыратуу да уңгу мөнөн негиз түшүнүгүнө байланыштуу. Анткени сөз түркүмдөрү уңгу аркылуу эмес, негиз аркылуу табылат. Мисалы: **Бекиш чүпүрөкту суула**. Играть в футбол. Бул сүйлөмдердөгү «**суула**», «играть» сөздөрүн зат атооч деп кароого болбойт. Үрас уңгусу (сүү, игра) затты билдириет. Бирок негизи (суула, играть) кыймыл-аракетти туюнктандыктан ал этиш сөз түркүмүнө кирет. Ошентип негиз дөгенибиз сөздүн лексикалык маанисин туондуруп, тутумунан форма жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү алып салгандан кийинки бөлүгү.

Негиз сөмантикалык жактан тубаса жана туунду болуп эки типке бөлүнөт.

Тубаса негиз - тилдин бүгүнкү этабында ар түрдүү каражаттардын эсебинен жасалып чыкпаган, эркин уңгуга дал келген негиз. Тубаса негиз туюнктан маани эмне үчүн ошол форма аркылуу бөрилип калгандыгын түшүндүрүү кыйын. Мисалы: **тоо, вода, балык, игра** деген сөздөрдүн эмне үчүн ушул тыбыштык турпатта аталып калгандыгын айта албайбыз. Ал үчүн этимологиялык изилдөө талап кылышат.

Туунду негиз-тилдин ички мүмкүнчүлүгүнүн (каражаттарынын) эсебинен улам башка сөздөрдөн пайда болот. Мисалы: **көк** (түстү), **пионер** (член детской коммунистической организации) билдириген сөздөр **көк** (асман), **пионер** (первооткрыватель) сөздөрүнүн маанилеринин көнеишинен; **бөлмө** (каана, комната), **играть** (этиш) сөздөрү **бөл**, **игра** сөздөрүнө **-мө**, **-а**, **-ть** сөз жасоочу мүчөлөрүнүн жалганышынан, **Кызыл-Кыя** (жердин аты), **водовоз** (суу ташуучу) сөздөрү **кызыл** (сын атооч), **кыя** (зат атооч), **вода** (зат атооч) **возить** (этиш) сөздөрүнүн өз ара айкашынан улам жасалган.

Демек, **көк** (түс), **пионер** (член детской коммунистической организации), **бөлмө** (каана, комната), **играть** (этиш), **Кызыл-Кыя** (жердин аты), **водовоз** (зат атооч) сөздөрү туунду. Анткени мындай сөздөр туонткан маанилер эмне үчүн ушул форма менен берилип калганы белгилүү. Алар лингвистикалык, морфологиялык, синтаксистик жолдор аркылуу жасалды.

Ар кандай туунду негиздин түзүүчү негизи болот. Түзүүчү негиз - тигил же бул сөздүн жасалышына маанилик жана формалык жактан уютку болгон анын тутутумунда кайталанган негиз. Мисалы: жогорку **көк** (түс), **пионер** (член детской коммунистической организации), **бөлмө** (зат атооч), **играть** (этиш), **Кызыл-Кыя** (жердин аты), **водовоз** (зат атооч) сөздөрүнүн түзүүчү негиздери: **көк** (асман), **пионер** (первооткрыватель), **бөл** (блүккө ажыраттуу), **игра** (зат атооч), **кызыл** (сын атооч), **кыя** (зат атооч), **вода** (зат атооч), **возить** (этиш) сөздөрү.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Лексиканын баюу жана толукталуу процессин түшүндүрүп бергиле.
2. Сөз жасоо тил илиминин бир тармагы жана анда карапалуучу маселелер.
3. Сөз жасоонун тил илиминин башка тармактары менен байланышы.
4. Сөз жасоонун ығы жана сөз жасоочу каражаттар.
5. Кыргыз тилиндө сөз жасоонун кандай жолдору бар?

6. Сөз жасоонун лексика-семантикалық жолун кандайча түшүндүү?
7. Негиз жана анын уңгудан болгон айырмачылығы кандай?
8. Тубаса жана туунду негиздерди айырмалап айтып бергиле.
9. Түзүүчү негиз дөген эмнө жана аны мисалдар аркылуу түшүндүрүп бергиле?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк., -1973.
3. Жороев И.М. Азыркы кыргыз тили. Сөз жасоо. –Ош, 2007.
4. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
6. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
7. Розенталь Д.Э., Төлөнкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

ТИЛДИН ГРАММАТИКАСЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Тилдин грамматикалық түзүлүшү;
2. Грамматикалық маани жана анын типтери;
3. Грамматикалық форма жана грамматикалық категориялар.

ТИЛДИН ГРАММАТИКАЛЫК ТҮЗҮЛҮШҮ

Бир тилдеги сөз формаларынын жасалышын, өзгөрүү, өзгөрбөө бөтөнчөлүктөрүнүн, өз ара тутумдашуу ыктарынын, сөз айкашы менен сүйлөмдөрдүн түзүлүштерүнүн жалпы закон ченемдүүлүктөрү жана алардын жыйындысы тилдин грамматикалық түзүлүшүн билдириет.

Ар бир тилдин грамматикасы аны алып жүргөн тил өкүлдөрүнүн акыл оюунун абстракцияланган ишинин жыйынтығы. Ал әлдик мүнәздө узак убакыттар ичинде калыптанат. Ошондуктан дүйнө тилдері грамматикалық маани жана грамматикалық формалар (жөндөлүш, жакталыш, сан, род, artikel, ыңгай, сүйлөмдөгү сөздердүн байланыш ықмалары ж.б.) боюнча өзгөчөлөнөт.

Адамдын ой-пикири тилдик материалдар аркылуу грамматикада калыпка салынат. Башкача айтканда, тил бирдиктери качан грамматикалық түшүлүшкө өтүп, грамматикалық каражаттар аркылуу уюшулган учурда гана маанилик (сөмантикалық) ырааттуулукка жетишет: *Гүлкайыр сабактарын даярдан жатат*. Бул сүйлөмдөгү сөздөр же тилдик бирдиктер грамматикалық түзүлүштүн чегинде. Эгерде сүйлөмдөгү сөздөр мүчөлөрүнөн (-лар, -ы, -н, -ла –ып, -а, -т) ажыратып: «Гүлкайыр сабак даяр жат» деген тизмекте берилсө, айтылуучу ойдун уюшулган мааниси болбойт. Анткени мынданы тил бирдиктери грамматикалық түзүлүштүн чегинде эмес.

Грамматикалық түшүлүштө тил каражаттары адамдын аң сезиминде абстракцияланып, тилдин мыйзам чөнөмдүүлүгүнө ылайык типтөштирилет. Мисалы: **суу, тоо, таш** деген сөздөр заттардын аттарын же **жашил, сары, кызыл** деген сөздөр түстү билдиригендиктен тилде зат атооч жана сын атооч деген сөз түркүмдөрү, же болбосо заттар жекелик жана көптүк түрдө болгондуктан алардын жекелик жана көптүк маанилерин туюндуруучу (-лар: үйлөр, -а: дома) грамматикалық каражаттар бар.

Грамматикалық каражаттарга уңгу, мүчө, сөз айкашы, сүйлөм жана сүйлөм мүчөлөрү кирет. Алар өз ара грамматикалық байланыштар аркылуу айкалышкан грамматикалық мааниге жана грамматикалық формага ээ.

Грамматика (гр. *gramma* - тамга, жазуу) тилдин грамматикалық түзүлүшүн, тактап айтканда, сөз формаларын, составдык бөлүктөрүн, сөз айкашынын жана сүйлөмдүн түзүлүш ыктарын окутуп үйрөтүүчү тил илиминин бир тармагы. Изилдөө объектисине карай морфология жана синтаксис деп бөлүнсө, изилдөөнүн ыгына, методуна жана максатына карай сыпattама, тарыхый жана салыштырма грамматика деген түрлөрү бар.

Сыпаттама грамматика тилдин бөлгилүү бир учурдагы, көбүнчө, окутулуп жаткан мезгилдеги грамматикалык түзүлүшүн карайт.

Тарыхый грамматика болсо, тарыхый планда же тектеш тилдер менен болгон грамматикалык жалпылыктарын, айырмачылыктарын териштириет.

Салыштырма грамматика-окутулуп жаткан тилдин грамматикасы менен тектөш эмес тилдердин грамматикасының салыштырып изилдейт.

ГРАММАТИКАЛЫК МААНИ ЖАНА АНЫН ТИПТЕРИ

Тилдин грамматикалык бирдиги болгон уңгунун, же мүчөнүн, же сөз айкашынын, же сүйлөмдүн бүтүндөй бир тобуна жалпы таандык дөп эсептөлген маани. Кыскача айтканда, грамматикалык бирдиктердин бирөөнө же бардыгына эмес бүтүндөй бир тобуна тиешелүү болгон маани.

Тилдин лексикасындагы басымдуу сөздөр лексикалык жана грамматикалык деген эки түрдүү маанинге ээ болот: **kyrgyz**, **комуз**, **калпак** деген сөздөрдүн ар биринин көрт башына тиешелүү болгон лексикалык маанилери бар жана ошол маанилери боюнча бири экинчисинөн айырмаланып турат.

Ал эми билдириген сөздөр грамматикалык мааниси боюнча затты туюнтуп, лексикалык курамдагы **тоо**, **таш**, **токой**, **сүү**, **чөл**, **дарак**, **китең**, **ата**, **энэ**, **мектеп**, **студент** ж.б.у.с. затты билдириген сөздөр менен кошо, бир грамматикалык маанинге (затты билдириген сөздөр тобуна), зат атооч сөз түркүмүнө кирет. Тилде ээ алдынча турганда лексикалык маанинге ээ болбогон (лексема боло албаган), бирок сөз деп саналган бир топ сөздөр бар, алар сөз формасы менен кошо грамматикалык маанинге ээ: **учун**, **жөнүндө**, **карай**, **бою**, **чейин**, **дейре** деген сыйктуу сөздөр сөз менен сөздү жөндөмө мүчөлүк деңгээлде байланыштыруучу грамматикалык маанинге ээ болуп, жандоочтор деген сөздөрдүн тобун түзөт. Бул эле эмес, сөздүн мүче бөлүктөрүнүн да грамматикалык мааниси болот. Айтсак, **-нын**, **-ны**, **-га**, **да**, **-дан** мүчөлөрү зат атооч же заттык маанидеги сөздөрдүн экинчи бир сөз менен багыныңкы байланыш аркылуу айкалышын уюштуруучу грамматикалык

маанидеги жөндөмө мүчөлөр тобун түзүп, башка мүчөлөрдөн айырмаланат.

Ошондой эле сөз айкаштарынын да, сүйлөмдөрдүн да белгилүү бир тобуна тиешелүү болгон грамматикалык маанилер бар. Мисалы: *Айзирек мектепке кетти. Шайырбек бешинчи курста окуйт. Бейшен бажы кызматкери болуп иштейт.* ж.б.у.с. түзүлүштөгү сүйлөмдөр грамматикалык мааниси боюнча бүткөн айрым ойду жайынча байндаган, сүйлөмдүн айтылыш максаты боюнча жай сүйлөм деген тобун жаратат.

Грамматикалык маани: 1) жалпы категориялык маани жана 2) жеке грамматикалык маани деп белүнөт.

Жалпы категориялык маани бир сөз түркүмүндөгү сөздөрдүн баарына тең тиешелүү, ортос болуп, башка сөз түркүмдөрүндөгү сөздөрдөн айырмалап турган маанини. Айтсак, зат атоочтун заттық, сын атоочтун белгилик, сан атоочтун сан-өлчөмдүк, этиштин кыймыл-аракеттик маанилери жалпы категориялык маанилерден болот. Ал сөздүн формасынын өзгөрүшү менен кошо өзгөрбөйт. Мисалы: **китеп** сөзү **кителин**, **кителике**, **кителте**, **кителен**, **кителим**, **кителинцер**, **кителинциздер** болуп формалык жактан өзгөрсө да алардагы заттық маанинин сакталышы жалпы категориялык маани.

Жеке грамматикалык маани сөздүн формасы менен кошо өзгөрүле берет: **китеп**, **кителике**, **кителим**, **кителинди** деген сөз формаларына тиешелүү жеке грамматикалык маанилер: **китеп** – заттын аттын билдирип (бул жалпы), жекелик санда экендигин, **кителике** – ошол затка багытталган кыймыл аракетти, **кителим** – заттын биринчи жакка, сүйлөөчүгө таандык экенин, **кителинди** – заттын экинчи жакка, тыңдоочуга таандык экендигин жана кыймыл аракетке дуушар болушун туюнкткан маанилери.

Грамматикалык маанилер сөз мүчөлөрү, жардамчы атоочтор, көмөкчү этиштер, жандоочтор, бөлкөлөр жана интонация аркылуу туюндурулат.

ГРАММАТИКАЛЫК ФОРМА ЖАНА ГРАММАТИКАЛЫК КАТЕГОРИЯ

Грамматикалык форма. Бул термин: 1) грамматикалык маани туюндуруу үчүн кызмат кылган тил каражаттары жана 2)

сөз формасы деген терминге синоним колдонулган эки түрдүү маанидеги сөз.

Сөз формалары дегенибиз – бир эле сөздүн лексикалык же жалпы грамматикалык мааниси өзгөрбөстөн, жеке грамматикалык маанилери боюнча бөтөнчөлөнгөн түрлөрүн айтабыз. Мисалы: **китебим**, **китептин**, **китебимдин**, **китеpter**, **китеpteriбиз**, **китепке**, **китеptен** деген турпаттагы сөздөрдүн ар бири өзүнчө сөз эмес, **китеп** сөзүнүн ар башка формалары. Ал эми **китепканы** деген сөз китеп сөзүнүн өзгөргөн формасы эмес, ал башка лексикалык маанидеги сөз, бул сөздүн да өзүнчө: **китепканалар**, **китепканабыз**, **китепканага**, **китепканадан**, **китепканасы** деген сыйктуу бир канча грамматикалык формалары болот.

Грамматикалык категория – өз ара карама-карышы келген жеке грамматикалык маанилердин ошол карама-карышылык маанилөр аркылуу белгилүү бир жалпылыкка, бутундууккө биригиши. Мисалы, **китеп** жана **китеpter** деген сөздөр жеке грамматикалык мааниси боюнча бири жекелик санда, экинчиси көптүк санда көлип, ич ара карамакарышылыкта турат. Бирок ошол карама-карышылык аркылуу сан категориясы деген жалпылыкты түзөт.

Грамматикалык категориялар морфологиялык жана синтаксистик грамматикалык категориялар дөп бөлүнөт.

Морфологиялык грамматикалык категорияларга: сөз түркүмдөрү ар бири өзүнчө категория катары эсептелет, ошондой эле сан, таандык, жөндөмө, жак, род, түр, даража, мамиле, ыңгай, чак, этиштин оң жана терс формасы сыйктуу грамматикалык категориялар кирет.

Синтаксистик грамматикалык категорияларга: сөз айкашы жана алардын түрлерүү, сүйлем, анын түзүлүшүнө, айтылыш максатына ж.б. өзгөчөлүктөрү боюнча айырмаланган түрлөрү кошулат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Тилдин грамматикалык түзүлүшүн кандайча түшүнөсүң?
2. Грамматика тил илиминин бир тармагы жана анын түрлөрү.

3. Грамматикалық маани жана анын лексикалық маанидөн болгон айырмасы?
4. Жалпы катөгриялых жана жеке грамматикалық маанини түшүндүрүп бер.
5. Грамматикалық форма деген эмне?
6. Грамматикалық категория жана анын бөлүнүшү.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
4. Давлетов С., Мукамбаев Ж., Турусбеков С. Кыргыз тилинин грамматикасы. I бөлүм. –Ф.: Мектеп, 1982.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
6. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

МОРФОЛОГИЯ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Морфология жана морфема жөнүндө түшүнүк;
2. Үңгү жана жардамчы морфемалар;
3. Жардамчы морфемалардын кызметина карай түрлөрү.

МОРФЕМА ЖАНА АНЫН ТҮЛӨРҮ

Морфология (гр. *morphe* - форма) – сөз формаларын, составдык бөлүктөрүн (үңгү мүчө), сөз түркүмдерүн жана алардын грамматикалық катөгриялар менен өзгөрүү, өзгөрбөө жолдорун окутуп үйрөтөт. Изилдөө объектиси үңгү жана мүчө.

Ар кандай эле тилдеги сөздөр үңгү жана мүчө деген составдык бөлүктөрдөн турат. Ал бөлүктөр тил илиминде морфема деген термин менен берилет.

Морфема белгилүү бир грамматикалық маани туондуруучу, андан ары бөлүп жиберүүгө мүмкүн болбогон сөздүн

тутумундагы морфологиялык типтүү бирдик. Мисалы: «мекенимдин» деген сөздө: 1) **мекен** – заттын атын, 2) **-ым** – биричи жакка таандык, 3) **-нын** – бир зат мөнөн экинчи заттын ортосундагы тиешелүүлүк катыштын бар экендигин туюнтурган үч морфема бар. Ал эми «чеги» деген сөздө, 1) чек – заттын атын жана 2) **-и(ы)** - үчүнчү жакка таандык грамматикалык маанилерди туюнтыкан эки морфема жолугат.

Морфема жөнүндөгү окуу орус тилчиси И.А.Бодуэн де Курутенэ тарабынан сунуш кылышкан. Окумуштуу сүйлөм бир же бир нече лексемалардан, сөз бир же бирнече морфемалардан, морфемалар бир же бир нече фонемалардан турушун бөлгүлөген.

Морфема бул, биринчиден, сөздүн бөлүгү (бил-им-ди). Ушул бөлгиси мөнөн сөздөн айрмаланат. Экинчидөн, сөздүн ар кандай эле бөлүгү эмес, өзүнчө мааниси, формасы бар бөлүгү (студент – затты билдирет, -тер (лар) – көптүктү туюндурат). Бул бөлгиси менен фонемадан айрмаланат. үчүнчүдөн, сөздүн морфологиялык түзүлүшүндөгү эң кичине (анда н ары өзүнчө мааниси, формасы бар бөлүккө бөлүнбөгөн) типтүү бөлүк.

Морфема материалдык жактан: 1) бир тыбышка, фонемага (bara, атасын, алтоо), 2) бир нече тыбышка (жети-нчы, капитализм, тракторист), 3) бир муунга (бил, көр, ук, иш-те, көз-ик, ой-ло), 4) бир нече муунга (мекен, кызыл, атом – щик, рас-пис-ать) дал келе берет. ж.б.

УҢГУ ЖАНА ЖАРДАМЧЫ МОРФЕМАЛАР

Морфемалар кызматына карай: 1) негизги (унгу) жана 2) жардамчы (мүчө) морфема дөп бөлүнөт.

Негизги же унгу морфема – эз алдынча турганда сөздүк функция аткара алган сөздүн бөлүгү. Мүнөздүү белгилери: 1) эз алдынча турганда лексикалык же грамматикалык мааниге ээ; 2) бир суроого жооп берет; 3) сүйлөм тутумунда бир мүчөлүк милдет же кошумча грамматикалык кызмат аткарат; 4) жардамчы морфемалардын жалганышына уютку же негиз болуп берет. дос, душман, друг, общества, компьютер ж.б.

Жардамчы же мүчө (аффикс) **морфема** – эз алдынча турганда сөздүк кызмат аткара албаган, башкача айтканда, маани туюнта албаган морфема. Ал качан унгу морфемага

жалганып келген көздө гана кандайдыр бир грамматикалык маани туондуралган сөздүн бөлүгү. Мисалы, кыргыз тилиндеги: **-лар**, **-нын**, **-ба**, **-стан**, **-кеч** ж.б., орус тилиндеги: **-ист**, **-щик**, **-ша**, **рас-**, **при-** ж.б. мүчөлөр өз алдынча колдонулбайт.

Жардамчы морфемалар уңугуга жалгануу орду боюнча төмөнкүдөй ажыратылат:

а. Уңгудан мурда көлүүчү (префикс), мындай мүчөлөр флективдүү тилдерге мүнөздүү. маселен, орус тилинде: **неметаллы**, **архимиллионер**, **контрпредложение**, **развеселый** ж.б., англ ис тилинде: **impossible**, **uncomfortable**, **irregular** ж.б., кыргыз тилинде иран, араб тилдери аркылуу өздөштүрүлгөн: **бенамаз**, **натура** ж.б. префикстер жолугат.

б. Уңгунун ичинде көлүүчү (инффикс) жардамчы мофема. Бул латын тилинде **fidit** (ал жерди **казды**), **findit** (ал жерди **казууда**). Азыркы австронезиялык тилдерден жолугат. Мисалы, тагаль тилинде: **sulat** (кат) **sumulat** (жазуу), инфикс айрым литва сөздөрүнөн да көздөшет: **lipti** (жабыштыруу), **limpi** (жабышат).

с. Уңгудан кийин көлүүчү (суфффикс): флективдүү жана аглютинативдүү тилдерге мүнөздүү жардамчы мофемалар. Мисалы, орус тилинде: **бан-щик**, **лес-н-ой**, **январ-ск-ий** ж.б., англ ис тилинде: **a teacher**, **a translater**, **translater's**, **childhood**, кыргыз тилинде: **жаз-уу-чу-лар-ыбыз**

Морфемалардын маанилик жана формалык жактан ар түрдүү катышта болгондуктан аларды тактап, ажыратуу максатында тил илиминде морфа (америкалык тилчи Ч.Хонкет) жана сема (чех тилчиси В.Санличка) төрмийнде сунушталат.

Морфемалардын фонетикалык: кыргыз тилиндеги **-лар** мүчөсүнүн (**-лер**, **-лор**, **-лөр**, **-дар**, **-дер**, **-дор**, **-дөр**, **-тар**, **-тер**, **-тор**, **-төр**), орус тилиндеги раз- префиксинин (**поз-**, **рас-**, **ръс-**), англ ис тилиндеги көптүк санды туондуруучу **-s** (**-z**, **-iz**, **-es**) варианты морф же морфа деп аталаат.

Ал эми морфеманын эң кичинекей маанилик бирдиктери сема деп аталаат. Мисалы: орус тилиндеги «спруга» деген сөздөгү **-а** морфасынын: 1) жөнсүүлүк род, 2) атооч жөндөмө, 3) жекелик санды туонткан үч; кыргыз тилиндеги «иштеймин» деген сөздөгү **-мин**(мын) морфасынын: 1) 1-жактык, жекелик сандык, 3) келер чактык үч семасы бар.

Морфемалардын сөмасы менен морфаларындагы карым-катыш алардын түрлерүн аныктайт. Алар омонимдик, синонимдик, антонимдик катышта боло берет.

Сөздөр морфологиялык курулушуна карай тубаса жана туунду болуп бөлүнөт. Курамында сөз жасоочу мүчесү жок сөздөрдүн баары (эгер сөз өзгөртүүчү жана форма жасоочу мүчөлөрү болсо да) морфологиялык курулушу боюнча тубаса болот.

ЖАРДАМЧЫ МОРФЕМАЛАРДЫН КЫЗМАТЫНА КАРАЙ ТҮРЛӨРҮ

Жардамчы морфемалар кызматына карай кыргыз тилинде: сөз жасоочу, форма жасоочу жана сөз өзгөртүүчү дөп да бөлүнөт.

Форма жасоочу мүчөлөр. Сөздүн лексикалык маанисине кошумча оттенкалык өзгөчөлүкту (ата – атакө, ини-иничөк), же грамматикалык өзгөчө маанини кошот (кишилөр деген сөздөгү -лер (-лар) мүчесү көптүк маанинде). Мындай мүчөлөр сөздөрдүөз ара тутумдаштыруу үчүн кызмат кылбайт. Сөздүн лексикалык маанисин да өзгөртүп жибербейт¹¹. Ушул касиеттери менен сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдөн айырмаланат. Аларга: Зат атоочтун көптүк санын, сын атоочтун даража категориясын, сан атоочтун маанилик түрлөрүн, этиштин терс формасын, этиштин мамиле, ыңгай, чак категорияларын, этиштин өзгөчө формаларын, суроону жана эркөлөттүү, кичерейтүү маанилерин ўюштуруучу мүчөлөр кирет.

Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Сөздүн лексикалык маанисин өзгөртө албайт, жеке грамматикалык маанисин өзгөртүп, синтаксистик жактан башка сөздөр менен башкаруу, ээрчишүү, таандык (кыйышуу) байланышы аркылуу тутумдашуусуна мүмкүнчүлүк түзөт. М: эмгөк адамды атак-данкка бөлөйт, ден соолукту чыңдайт. Деген сүйлөмдөгү белгиленгөн мүчөлөрдү алып таштасак, сөздөр синтаксистик жактан өз ара байланышпай калат (эмгек адам атак-данк бөлөй, ден соолук чыңдай.). Демек, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сөздөрдү айтылуучу ойго ылайык тутумдаштырууда, кепке ыраттуу мүнөз берүүде

¹¹ С.Давлетов, С.Кудайбергенов. Аз.кыргыз тили. Морфология. -Ф.: Мектеп.1980.18-6.

колдонулат¹². алрга зат атоочтун таандык, жөндөмө, жак категориясын уюштуруучу мүчөлөр кирет.

Сөз жасоочу мүчөлөр. Сөзгө жалгануу менен бир лексикалык мааниден экинчи бир лексикалык маанини же бир сөз түркүмүндөгү сөздөн экинчи бир сөз түркүмүндөгү сөздү пайда кылган мүчөлөр. Мисалы: кой (үй жаныбары), кой+чы=койчу (кой кайтарган дадам) ж.б. Сөз жасоочу мүчөлөр кыргыз тилинде кайсыл сөз түркүмүндөгү сөздөрдү жасашына карай: 1) атоочтон атооч жасоочу, 2) атоочтон этиш жасоочу, 3) этиштен этиш жасоочу, 4) этиштен атооч жасоочу мүчөлөр дөп төртке бөлүнөт.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүүчүн суроолор

1. Морфология эмнени окутуп үйрөтөт?
2. Морфема деген эмне мисалдар менен далилдеп, түшүндүрүп бергилө?
3. Уңгу жана ага мүнөздүү белгилер.
4. Жардамчы морфема жана ага мүнөздүү белгилер.
5. Префикс, инфикс, суффикс морфемаларын ажыратып айтып бергиле.
6. Морфа жана сёма деген эмне?
7. Форма жасоочу мүчө кандай болот?
8. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр кандай болот?
9. Сөз жасоочу мүчө деген эмне?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. –Б., 2003.
3. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнөслик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
4. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
5. Жороев И.М. Азыркы кыргыз тили. Сөз жасоо. –Ош, 2007.

¹² С. Давлетов, С. Кудайбергеновдордун жогорудагы эмгегинин 16-бөтиндө.

6. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
7. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
8. Розенталь Д.Э., Төлөнкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

СӘЗ ТҮРКҮМДӘРҮ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Сәз түркүмдәрү боюнча жалпы түшүнүк;
2. Сөздөрдү сәз түркүмдөрүнө бөлүштүүрүнүн принциптери;
3. Сәз түркүмдөрүнүн классификациясы.

СӘЗ ТҮРКҮМДӘРҮ БОЮНЧА ЖАЛПЫ ТҮШҮНҮК

Сөздөрдүн бергөн лексикалык маанилерине, бир суроого жооп болуп түшүшүнө, морфологиялык өзгөчөлүгүнө жана аткарган синтаксистик кызматына карай топторго бөлүнүшү сәз түркүмдәрү дөп аталат. Маселен, КРУИАнын 55 жылдыгына арналган кыргыз тилинин сөздүгүндө (Кыргыз тилинин сөздүгү. –Б.: AVRASYA PRES. 2010-ж.) камтылган 50 миң сәз азыркы кыргыз тилиндеги он эки, орус тилинин түшүндүрмө сөздүгүндө (Ожегов С.И. Толклый словарь русского языка-М.: ОНИКС. 2010 г.) камтылган 100 000ге жакын сәз азыркы орус тилиндеги он эки сәз түркүмүнө ажыратылып топтоштурулат же ошол он эки сәз түркүмүнүн биреөнө кошулат.

Тилдеги сөздөрдү тигил же бул өзгөчөлүгүнө карай бөлүштүрүү же окшоштуктарына карай бириктirүүнүн өзүнчө тарыхы бар. Айтсак, байыркы индия тилиминде (б.з.ч. V-III кк.) атооч, этиш, предлогдор жана бөлүкчөлөр деген төрт сәз түркүмүн белгилешкен. Байыркы грек философу Платон атооч жана этиш сәз түркүмдөрүн, атоочтур ээлик, этиштин баяндоочтук функцияларын көрсөткөн. Аристотел (б.з.ч.384-322-жж.) әмгектеринде сәз түркүмдөрү бул логика менен риториканын чегиндеги окуу жана сүйлөмдүн бир элементи дөп эсептеген. Ал атооч, этиш, байламта деген үч сәз түркүмүн белгилеп, байламтага artikel, at атоочтор жана байланыштыргыч сөздөрдү кошкон. Аристотелден кийин Александрия тилчилери: атооч, этиш, атоочтук, artikel, at

атооч, тактооч, предлог, байламта дөп сегиз сөз түркүмүн көрсөтөт. Римдик тилчилер латын тилинде artikel жок болгондуктан аны кошпостон, сырдық сөздүөзүнчө сөз тиркүмү катары киргизишкен ж.б.

Азыркы тил илиминде ар бир конкреттүү тилдеги сөздөр морфологиялык белгилери, синтаксистик кызматы жана лексика-семантикалык жалпылыктары боюнча белгилүү бир топту түзгөн сөз түркүмдөрү деген тилдик категорияяга ажыратылыши аныкталган. Алар ар бир тилидин генеалогиялык жана морфологиялык табиятына жараشا сандык жактан да, сапаттык жактан да өзгөчөлөнгөн мүнөзгө ээ болот. Ал турсун, жакынкы тектеш тилдердеги сөз түркүмдөрүнүн мүнөздөмөсүндө да морфологиялык же синтаксистик жактан өзгөчөлөнгөн айырмачылык болушу мүмкүн. Ошондой эле бир тилдеги ар бир сөз түркүмүнүн өзүнө гана тиешелүү семантика-грамматикалык белгилери болот жана ал белгилер боюнча бири экинчисинөн айырмаланган грамматикалык категория дөп эсептелинет.

Кыргыз, өзбек жана орус тилдериндеги сөз түркүмдөрү

K. №	Маани берүүчү сөз түркүмдөрү	K №	Маани бербөөчү сөз түркүмдерү	K.№	Өзгөчө сөз түркүмдөрү
1	Зат атооч от имя существительное	7	Жандооч кымакчи предлог	10	Сырдық сөз таклид междометия
2	Сын атооч сифат имя прилагательное	8	Байламта богловчи союз	11	Тууранды сөз ундовлар звукоподражательные слова
3	Сан атооч сон имя числительное	9	Бөлүкчө юклама частица	12	Модалдык сөз модал сязлар модальные слова
4	Ат атооч олмош местоимение				
5	Этиш фөөл глагол				
6	Тактооч равиш наречие				

Англис тилиндеги сөз түркүмдөрү

К.№	Маани берүүчү сөз түркүмдөрү	К.№	Маани бербөөчү сөз түркүмдерү
1	Noun зат атооч	8	Conjunction байланта
2	Verb этиш	9	Preposition предлог
3	Adjective сын атооч	10	Article артиклъ
4	Adverb тактооч		
5	Pronoun ат атооч		
6	Numeral сан атооч		
7	Interjection илептүү сөз		

Араб тилиндеги сөз түркүмдөрү

К.№	Маани берүүчү сөз түркүмдөрү	К. №	Маани бербөөчү сөз түркүмдөрү	К.№	Өзгөчө сөз түркүмдөрү
1	Зат атооч	7	Предлогдор	11	Сырдык сөз
2	Сан атооч	8	Байланталар	12	Тууранды сөз
3	Ат атооч	9	Бөлүкчөлөр		
4	Сын атооч	10	Модалдык сөздөр		
5	Этиш				
6	Тактооч				

Тилдин, тактап айтканда, адабий тилдин лексикасында канча сөз бар жана алардын кайсыл сөз түркүмүнө киришин аныктоого болот. Бирок кайсыл сөз түркүмүндө, канча сөз бар экендигин аныктоо кыйын. Анткени тилдеги сөздөр туунткан жалпы грамматикалык маани өзгөүмөлүү келип, көптик ағымда бир сөз түркүмүнөн экинчи бир сөз түркүмүнө өтө берет. Мындай учурда сөздөр баштапкы белгилеринен алыстанап, жаңы же башка сөз түркүмдүк белгилөргө ээ болот. Ошондуктан сөзгө талдоо жүргүзүүдө анын баштапкы белгисин эске албай туруп, кийинки жаңы белгисин бөлүп кароого болбойт.

Лингвистикада сөз түркүмдөрүнүн биринөн экинчисине етушүнүн төмөнкүдөй түрлөрү бар: субстантивация (заттануу,

башка сөз түркүмдөрүнүн заттық маанигө өтүшү), адъективация (башка сөз түркүмдөрүнүн сын атоочко өтүшү), прономинация (башка сөз түркүмүндөгү сөздүн ат атоочко өтүшү), адвербиализация (башка сөз түркүмүндөгү сөздүнтактоочко өтүшү), конысикционализация (башка сөз түркүмдөрүнүн байламтага өтүшү).

СӨЗДӨРДҮ СӨЗ ТҮРКҮМДӨРҮНӨ БӨЛҮШТҮРҮҮНҮН ПРИНЦИПТЕРИ

Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүрүүдө семантикалык, морфологиялык, синтаксистик жана сөз жасоочулук дөгөн принциптер жетеке алышат. Булардын ичинен семантикалык жана синтаксистик бөлгилөр көп тилдерде окшош, ал эми сөз жасоочулук жана морфологиялык принциптер тектөш тилдерде да түрдүүчө мүнәздө болушу мүмкүн.

Семантикалык принцип – бул принципте сөздүн жалпы грамматикалык мааниси жетеке алышат. Айтсак зат атооч сөздөр заттық түшүнүктүн атын билдирип, ага ылайык лексика-семантикалык, морфологиялык, синтаксистик жол менен көлип чыккан (Манас, «Манас», манасчы, мекен, мекенчил, ата-энэ, Ала-Тоо ж.б.) сөздөрдү, этиштер кыймыл-аракеттик, ал-абалдык түшүнүктөрдү билдирип, ага ылайык лексика-семантикалык, морфологиялык, синтаксистик жол менен көлип чыккан (бар, кел, отур, жүгүр, ойно, ойло, окуп жатат, иштеп жүрөт ж.б.) сөздөрдү бириктирип турат. Сын атоочтор заттын сын сыпаттык бөлгисин (кызыл, сары, жакшы, суулуу, бойлуу, тоодой ж.б.), тактоочтор кыймыл аракеттик түшүнүктүн түрдүү кырдаалын (азыр, дайым, ары-бери, тез, мурда, атайлап ж.б.) билдиргөн жалпы грамматикалык мааниге ээ. Бирок жалаң гана семантикалык принцип менен бөлүштүрүү бир жактуу жана жетишсиз, так эместиликке алыш келет.

Синтаксистик принцип. Бул принцип сөздөрдүн сүйлөм тутумунда аткарған синтаксистик кызметина, башка сөздөр менен айкашуу мүмкүнчүлүгүнө, алардын байланышуу жолдоруна жана сүйлөмдө алган ордуна карай аныкталат.

Бул белги боюнча алгач сөздөрдүн баштапкы функциясы, айталы, зат атоочтор – ээлик, толуктоочтук, этиштер – баяндоочтук, сын атоочтор – аныктоочтук, тактоочтор –

бышыктоочтук милдөттерди аткарышы эске алышат. Бирок ар бир эле баяндооч этиш, бардык эле аныктоочтор сын атооч же бардык эле бышыктоочтор тактооч боло бербейт. Ошондуктан аталган принципте сөздөрдүн синтаксистик байланыштары да көңүлдө кармалат: **Ак** ийилет, бирок сынбайт. **Зор** ийилбейт, бирок сыннат. Бул сүйлөмдөгү **ак**, **зор** сөздөрү - синтаксистик жактан сүйлөмдүн ээси болуп, этиш сөздөр менен синтаксистик эрчишиүү жолу аркылуу байланышып, семантикалык жактан сапаттык түшүнүктүү әмес, жалпыланган заттык маанини билдириген зат атооч сөз түркүмүндөгү сөз.

Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө ажыратууда **морфологиялык принцип** да негизги дөп эсептелинөт да, анда сөз өзгөртүү системасын жетекке алышат. Тагыраак айтканда, сөздөрдүн кайсыл морфологиялык грамматикалык катөгориялар менен өзгөрүшүнө же өзгөрбөшүнө карап бөлүштүрүлөт. Маселен, зат атооч же заттык маанидеги сөздөр (кыргыз тилинде) сан, жөндөмө, таандык, жак катөгориялары менен, сын атооч сөздөр даража катөгориясы менен, этиш сөздөр мамиле, чак, ыңгай жак катөгориялары менен өзгөрүүгө ийкемдүү келет. Демек, сөздөрдү кайсы сөз түркүмүнө киришин семантикалык принцип аныктай албаса морфологиялык принцип жардамга келет. Мисалы **жаңы** үй силердики, **жаңырган** үй биздики. Белгиленген сөздөрдүн экөө төң сапаттык маанини билдирип турат. Бирок биринчиси белгинин түрдүү (жапжанаңы, жаңыраак, эң жанаңы) даражаларын билдирип алат, ал эми экинчиси белгинин түрдүү даражаларын туунта албайт. Ошондой эле **жаңы** уңгу түрүндө, **жаңырган** уңгудан башка мүчөлөрү да бар. Ошондуктан биринчиси сын атооч, экинчиси этиштин туунду формасы атоочтук.

Сөз жасоочулук принцип. Мында сөздөрдүн сөз жасоо мүмкүнчүлүктөрү, башкача айтканда, башка сөз түркүмдөрүнөн жасалышы же башка сөз түркүмдөрүнүн жасалышына негиз, уютку болуп бере алышы каралат. Маселен, этиш сөздөрдүн этиш, зат атооч, тууранды сөздөрдөн жасалышы (кармала, тепкиле, ойно, ойло, бажырай, дүпүлдө ж.б.), зат атооч сөздөрдүн зат атооч, сын атооч, сан атооч, этиш сөздөрдөн жасалышы (койчу, кызылча, кырктык, келишим, билим ж.б.), сын атооч сөздөрдүн башка сөз түркүмдөрүнөн (билимдүү, сүзөнөк, бакырчаак, эмгөкчил ж.б.) жасалышына көңүл бурулат.

СӘЗ ТҮРКҮМДӨРҮНҮН КЛАССИФИКАЦИЯЛАНЫШЫ

Сәз түркүмдөрү өз алдынча турганда берген лексикалык маанилерине, синтаксистик кызматына, кайсы бир суроого жооп болуп түшүшүнө карай маани берүүчү (нөгизги), маани бербөөчү (кызматчы сөздөр) жана өзгөчө сәз түркүмдөрү болуп үчкө бөлүнөт.

Оз алдынча турганда белгилүү бир лексикалык маанини түүндүрүп, сүйлөм тутумунда бир мүчөлүк милдет аткарып, бир суроого жооп болуп түшкөн сөздөр нөгизги же маани берүүчү сәз түркүмдөрү деп аталат. Аларга: **зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш, тактооч** сөздөр кирет.

Зат атоочтор заттык же буюмдук касиетке ээ болуп, дээрлик бардык сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарып, сан, жөндөмө мүчөлөр менен өзгөрүп, башка сәз түркүмдөрү менен айкашат.

Сын атоочтор заттык түшүнүктүн сын сыпаттык белгисин көрсөтүп, сүйлөмдө же сәз айкашында зат атоочко аныктаалгыч болуп түштөт. Сүйлөмдө нөгизинен аныктоочтук же бышыктоочтук милдет аткарат. Орус тилинде зат атоочтун формаларын эрчип байланышса (белый снег, высокое здание, толстая стена, интересная книга ж.б.), кыргыз тилинде сын атоочтор зат атоочтун формасын эрчибей, ыкташып байланышат (ак кар, бийик имарат, калың дубал,).

Сан атоочтор заттык же кыймыл аракеттик түшүнүктүн сандык белгисин, эсептик түшүнүктүн аталышын билдирип, башка сәз түркүмдөрүнөн жасалбаган, бирок башка сәз түркүмдөрүнүн жасалышына нөгиз болуп бере алган сәз түркүму.

Ат атоочтор зат атооч, сын атооч, сан атооч сөздөрдүн ордуна колодонулуп жалпыланган заттык, же сындык, же сандык түшүнүктү туюнтурган сөздөр. Ошондуктан орус тилинде “местоимение”, татарча “алмашлык”, өзбекче “олмаш” деп аталат.

Этиштер кыймыл аракетти же ал абалды билдирип, кыймыл аракеттин чак, жак, мамиле, ыңгай боюнча өзгөрүп турушун билдирип, сүйлөмдө баяндоочтук милдет аткарган сөздөр. Этиштердин атоочтук, кыймыл атоочтук, чакчыл,

гөрүндий (англ ис тилинде), супин (латын тилинде), масдар (араб тилинде) деген этиштик жана ошол эле мезгилде башка сөз түркүмдүк белгилерди ичине камтыган этиштин өзгөчө формалары, вербоиддер (латынча *verba* – этиш, этишке окшош) деген түрлөрү бар.

Тактоочтор этиш сөздөр мөнөн синтаксистик байланышта келип, кыймыл аракеттин түрдүү кырдаалын көрсөткөн сөздөр. Сүйлөмдө бышыктоочтук милдөт аткарат. Морфологиялык жактан туруктуу көлөт.

Маани бербөөчү сөз түркүмдөрү өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини туюндурубайт, бир суроого жооп болуп түшпөйт, сүйлөм мүчөсүнүн милдөтиң да аткара албайт. Алар кеп тизмегинде белгилүү бир грамматикалык кызмат аткарат. Ошондуктан кызматчы сөздөр деген термин мөнөн да атальп жүрөт. Аларга: **жандооч, бөлүкчө, байламта, модалдык сөздөр** кирет.

Маани бербөөчү сөз түркүмдөрү өз алдынча турганда эч кандай лексикалык маанини туюндурубастан, кеп тизмегиндө грамматикалык бир кызмат аткарып, кызматчы сөздөр деп аталаат. Аларга: **жандооч, бөлүкчө, байламта, предлогдор жана артиклдер** кирет.

Ал эми **тууранды сөздөр, сырдык сөздөр жана модалдык сөздөр** маани берүүчү да, маани бербөөчү да сөз түркүмдөрүнөн айырмаланып, өзүнчө өзгөчелөнгөн сөз түркүмдөрү катары каралат. Себеби алар сүйлөм мүчөсү боло албайт жана сөздөр арасындагы мамилени да туюнта алышпайт. Жөн гана субъектини атабастан анын эмоциясын-эркин билдирип турат. Сырдык сөздөр толук маанилүү сөз эмес, бөлүктөргө ажыратылбайт. Балким, тийиштүү мелодика, интонация мөнөн мунәздөлүшү мүмкүн. Тууранды сөздөр болсо жандуу жана жансыз заттардын дабышын тууроо аркылуу келип чыккан жана маани жагынан кыргыз тилинде дабыш тууранды, элес тууранды сөздөр деп бөлүнөт¹³

¹³ Ибрагимов С. Тил илиминин нөгиздөри. –Б., 2009. -165-6.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Сөз түркүмдөрү деген кандай тилдик категория?
2. Сөз түркүмдөрү жөнүндө окуунун тарыхы.
3. Кайсы тилде канча сөз түркүмү бар?
4. Сөз түркүмдерүнүн бириңөн әкинчисине өтүшүн кандай терминдер мөнөн аташат?
5. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүрүүдө кандай принциптер талап кылышат?
6. Кыргыз тилиндеги сөз түркүмдөрүн ажыратууда кайсыл принциптер жетеке алышат?
7. Семантикалык, синтаксистик жана морфологиялык принциптерди кыргыз тилинин мисалында түшүндүрүп бер.
8. Сөз түркүмдерү кандай топторго ажыратылат?
9. Кайсыл сөз түркүмдөрү маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө кирет?
10. Эмне үчүн кызматчы сөз түркүмдөрү дейбиз?
11. Эмне үчүн өзгөчөлөнгөн сөз түркүмү дөп аталат?
12. Кыргыз тилинде тууранды жана сырдык сөздөр катышкан бир канча сүйлөм түзгүлө.

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
2. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
3. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
4. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
6. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
7. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

СИНТАКСИС

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Синтаксис жана синтаксистик окуунун тарыхы;
2. Синтаксистик байланыштар;
3. Синтаксистик байланыштарды жүзөгө ашыруучу тилдик каражаттар.

СИНТАКСИС жана СИНТАКСИСТИК ОКУУНУН ТАРЫХЫ

Адамдар өз ара мамилелерин, ой-сөзим, каалоотилектерин ж.б. түрдүү иш-аракеттерин билдириүүгө жеке тыбыштарды, же морфемаларды, же сөздөрдү жана алардын формаларын айрым-айрым колдонуу менен эмес, тил бирдиктерин грамматикалык түзүлүштүн чегине салып, сүйлөм түзүү менен жетише алат. Сүйлөм аркылуу тилдин комманикативдик (пикир алмашуу) кызматы, объективдүү дүйнөнү чагылдыруу функциясы келип чыгат. Демек, адамдар сөздөрдү айкалыштырып сүйлөм түзөт, андан маалымат алмашууга чыгып, маалыматтын көлөмүнө жараша сез айкаштарынын, сүйлөмдөрдүн структуралык түзүлүштөрүн жаратат жана пайдаланат.

Сөз айкаштарын, сүйлөмдүн мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн, табиятын иликтең, үйретүүчү тил илиминин бөлүмү синтаксис деп аталаат. Ал гректин *syntax* – түзүү, биригүү, кошуу деген сөзүнөн алынган. Изилдөө объективсине карай сөз айкашынын синтаксиси жана сүйлөмдүн синтаксиси деп ажыратылат.

Синтаксистик окуу, аны үйрөнүү жана изилдөө да байтарыхка ээ. Маселен, байыркы индия тил илиминде сүйлөм гана тилдин негизги бирдиги катары каралган ж.б. Бирок синтаксистин предмети, анын кәэ бир маселелерди иликтеөдөгү чегин аныктоодо узак мезгилдер бою тилчи окумуштуулардын арасында бирдиктүү пикир болбой көлди. Айтсак, айрым тилчи окумуштуулар синтаксисти сез айкаши, анын айкашуу эрежелери жана закондору жөнүндөгү илим деп эсептешкен. Сүйлөмдү болсо синтаксистик өзүнчө бирдик деп эсептебестен, сез айкашынын өзүнчө түрү катары карашкан¹⁴.

¹⁴ Петерсон М.Н. Очёрк синтаксиса русского языка. –М.-Л. 1923., Распопов И.П. О предмете синтаксиса. Ученые записки Башкирского Гос. Университета. Уфа, 1964. Вып.№ 15.

Кээ бир тилчи окумуштуулар (Б.Дөлбрюк) синтаксистин объектиси катары сүйлөмдү гана көрсөтүшүп, синтаксис биринчи кезекте тилдин коминикативдик бирдиги болгон сүйлөмдү, сүйлөмдүн түрлөрүн, алардын формасын жана мазмунун, сүйлөмдүн классификацияланыш маселелерин гана үйрөтүүчү грамматиканын тармагы катары карашат¹⁵.

Синтаксистик окуунун кийинки тарыхында көпчүлүк окумуштуулар синтаксис сөз айкашы, сүйлөм жана текстин уюшулушун, алардын табияты, мыйзам ченемдүүлүктөрү, классификацияланышы сыйктуу маселелерди окутуп-үйрөтүүчү грамматиканын тармагы экендигин белгилөштөт. Сөз айкашын болсо сүйлөмдү уюштуруучу, түзүүчү сүйлөмдин бирдиги катары эсептейт. Бул кээ караш жогорку эки кээ карашты төң жокко чыгарбайт. Аларды бириктирип турган алгылыктуу кээ караш. Ошентип синтаксис сөз айкашы, сүйлөм жана текстин уюшулушу жөнүндөгү тил илими.

СИНТАКСИСТИК БАЙЛАНЫШТАР

Тилдеги сөздөрдүн, сөз айкаштарынын жана сүйлөмдердүн грамматикалык тутумдашусу синтаксистик байланыш деп аталат. Мунун дүйнө тилдөринде белгилүү болгон төң жана багыныңкы байланыш деген эки түрү бар.

Тилдеги коминикативтик (сүйлөмдердүн) жана номиникативдик (сөз жана сөз айкаштары) каражаттардын бирдей укукта келип, бири-экинчисине кээ каранды болбой айкашуусу төң байланыш деп аталат.

Бул байланыш татаал сүйлөмдүн тутумундагы бирдей баяндоочтук түзүлүштө келген жөнөкөй сүйлөмдердүн, бир өнчөй мүчөлөрдүн, бирдей укукта (бир суроого жооп берөт, бирдей мүчөлүк милдөт аткарат) келген бир сөз түркүмүндөгү сөздөрдүн ортосунда да болуп, компоненттери функционалдык жактан бирдей кызмат аткарғандыгы менен мүнөздөлөт. Мисалы:

Кыргыз тилинде. *Күн жана түн., Атка жеңил, тайга чак., башы менен аягы ж.б.*

Орус тилинде. *Отец и мать., хорошо, но дорого.*

¹⁵ Адмони. В.Г. Введение в синтаксис современного немецкого языка. –М., 1955., <http://www.bing.com/search?q=Б.Дөлбрюк+предмет+синтаксиса &go>

Англис тилинде. *The lesson finished and the teacher went off.*

Тилдеги номинактивдик жана коминикативдик бирдиктердин грамматикалық жактан бири-экинчисине көз каранды мамиледе туруп айкалышы **синтаксистик багыныңкы байланыш** деп аталат. Ал айкашкан тилдик бирдиктердин сөманттика-грамматикалық маанилерине, алардын грамматикалық формаларына ылайык келип чыгат да, түгөйлөрүнүн бири багындыруучу, экинчиси багыныңкы абалда болот. Багындыруучу түгөй багыныңкы түгөйдүн тийиштүү формада турушун талап кылса, багыныңкы түгөй грамматикалық форма жана маани жагынан ага көз каранды көлөт:

Кыргыз тилинде. эненин карғышы да – алкыш (макал.), Өз көчүн Асөл айым өзү баштаган экен (Т.К.), Миң кишинин атын билгөнчө, бир кишинин сырын бил.

Орус тилинде. Длинная дорога., Я сделал работу, которому мне дали вчера.

Англис тилинде. Famous person., You must translate the text, if you want to get an excellent mark.

Бул сүйлөмдөрдөгү белгиленген сөздөр жана сүйлөмдөр өз ара синтаксистик жактан бири экинчисине көз каранды, багыныңкы абалда байланышып турат.

СИНТАКСИСТИК БАЙЛАНЫШТАРДЫ ЖҰЗЕГӨ АШЫРУУЧУ ТИЛДИК КАРАЖАТТАР

Синтаксистик байланыштар аффикстер, флексия, жандоочтор, байламталар (татаал сүйлөмдөрдө), сөздөрдүн орун тартиби жана интонация сыйктуу тилдик кражаттар аркылуу ишке ашат жана ал каражаттар тилдин грамматикалық түзүлүшүнө ылайык жумшалат.

Аффикстер сөздөр аралыгындагы синтаксистик байланыштарды жүзегө ашырууда көндири колдонулуучу тилдик бирдик. Маселен, түрк тилдеринде префикстер жок, ошондуктан аффикстердин бир түрү болгон суфикстердин сөз өзгөртүүчү (жөндөмө, таандык, жак) түрлөрү синтаксистик байланышты уюштуруучу негизги каражаты катары эсептөлинет: *акылдуудан суроо, улууну сыйлоо, менин китебим, биздин мекенибиз, ж.б.*

Индоевропа, анын ичинөн да славян тилдер тобундагы тилдердө синтаксистик байланыштар флексия аркылуу ишке

ашат. Мисалы: Хорошая книга, книга моей дочери, голубое море ж.б.

Кызматчы сөздөр да (жандоочтор, байламталар жана артклдар) синтаксистик байланыштарды жүргүзүүчү грамматикалык каражат болуп саналат.

Кыргыз тилинде: Анын тилеги жакшы **эле**., жигит намысы **менен**

Орус тилинде: бумага **для** черчения, поездка **по** стране, вход в школу, **Если** придиш во время, **то** успеем на поезд.

Англис тилинде арткль иштетилет: There is a book on the table., He wants an apple from the garden.

Эгерде сөздөрдүн синтаксистик мамилелери морфологиялык көрсөткүчтер аркылуу туюнталбаса, анда синтаксистик байланыштар сөздөрдүн орун тартиби аркылуу ишке ашырылат. Айрыкча, сөздөр уңгу-мүчөгө ажыратылбаган, сөз мүчесү жок тилдерде сөздөрдүн орун тартиби синтаксистик байланыштарды камсыз кылуучу негизги каражат болуп саналат. Албетте, бул тилдин грамматикалык түзүлүшүнө байланыштуу. Масөлен, тилдеги морфологиялык көрсөткүчтер синтаксистик мамилелерди уюштуруучу активдүү кражат боло алса, анда бул жаатта сөздөрдүн орун тартиби пасивдүү болот. Ал эми сөздөрдүн синтаксистик байланыштары морфологиялык көрсөткүчтер аркылуу бөрилбесе, же бул жаатта морфологиялык көрсөткүчтер пасивдүү болсо, анда бул функцияны ишке ашыруучу активдүү каражат катары сөздөрдүн орун тартиби колдонулат. Масөлен, кытай, тибет, ветнам, герман тилдеринде.

Ошондой эле тилдеги логикалык басым, тыным, ритм, мелодика сыйктуу интонциянын элементтери да тилдин грамматикалык өзгөчөлүгүнө ылайык синтаксистик байланыштарды жүзөгө ашыруучу тилдик каражат катары түрдүү тилдерде түрдүүчө колдонулат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Адамдар өз ара пикир алмашууда тилдик бирдиктерди кандайча пайдаланышат?

2. Синтаксис деген эмне жана анын изилдөө объектилери?

3. Синтаксистин объектиси боюнча окумуштуулардын көз караштары.
4. Синтаксистик төң жана багыныңкы байланыштар кандай болот?
5. Дүйнө тилдеринде синтаксистик багыныңкы байланыштын кандай жолдору бар?
6. Синтаксистик байланыштарды жүзеге ашыруучу тилдик каражаттар кайсылар?
7. Кыргыз тилиндеги синтаксистик байланыштар кайсыл тилдик каражаттар аркылуу жүрөт?
8. Интонациянын жана сөздөрдүн орун тартибинин синтаксистик байланышты ишке ашыруучу кызматын түшүндүрүп бергиле?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Баскаров Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкөнт: Укитувчи, 1976.
2. Головин Б.Н. Введение в языкоznание.-М.: Выс. шк.,-1973.
3. Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б., 2009.
4. Иманов А. Кыргыз тилинин синтаксиси. –Б., 2009.
5. Кодухов В.И. Введение в языкоznание. – М.: 1979.
6. Маслов Ю. Ш. Введение в языкоznание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
7. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
8. Розенталь Д.Э., Төлөнкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.
9. referat.arxiv.uzYfilesY43826_1178adimgi-zamon-falsafasida-inson-t...

СӨЗ АЙКАШЫ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Сөз айкашы жөнүндө жалпы түшүнүк;
2. Сөз айкашынын байланышшуу жолдору;
3. Эркин сөз айкаштарынын классификациясы.

СӨЗ АЙКАШЫ ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ ТҮШҮНҮК

Сөз айкашы дөп сүйлөм түзбөгөн бирок лексика-семантикалық жана грамматикалық жактан бири-бири менен айкашууга мүмкүнчүлүгү бар толук маанилүү сөздөрдүн багыныңкы байланышынан түзүлгөн синтаксистик конструкцияларды айтабыз. Алар грамматикалық табиятына карай эркин сөз айкашы жана түркүтүү сөз айкашы дөп эки чоң топко бөлүнөт.

Түркүтүү сөз айкаштары (бөрүнүн көзүн жегөн, маңдайы жарылуу, көз ачып жумганча, аман бол, чымыны бар, көңүлү жакын ж.б.) эркин сөз айкаштары сыйктуу эки же андан көп сөздөрдүн айкашынан жана синтаксистик багыныңкы байланыштын (башкаруу, ыкташуу, таандык) жолдору аркылуу уюшулат. Бирок тарыхый жактан калыптанган жеке сөз сыйктуу бир лексикалық маанингэ әэ болуп, тигил же бул сөз менен синонимдик же антонимдик катышта болушу лексикалық табията экенин түүндүрсө, ойду көркөм, образдуу, элестүү жана таамай бериши фразеологиялык мүнөзүн көрсөтөт. Ошондуктан алар синтаксистин эмес тип илиминин фразеология бөлүмүнүн объектисине кирет.

Эркин сөз айкаштары толук маанилүү эки же андан көп сөздөрдүн грамматикалық әрежелерге ылайык өз ара айкашусунан түзүлгөн, номинативдик касиеттеги тилдик бирдик. Байланышкан сөздөрдүн бирөө нөгизги сөз болот. Экинчиси ошол нөгизги сөзгө багынып, анын маанисин толуктайт да, багыныңкы сөз дөп аталат. Мисалы: **бийик тоо, беш күн, сабакка даярдануу, айылдан келүү, жайында салкын** ж.б.

Нөгизги сөздөр: **тоо, күн, даярдануу, келүү, салкын**

Багыныңкы сөздөр: **бийик, беш, сабакка, айылдан, жайында**

Багыныңкы сөз нөгизги сөздөн мурда көлөт. Суроо нөгизги сөздөн багыныңкы сөзгө карай берилет: **кызыл алма:** кандай алма? —**кызыл.**

Кандай ?



Эркин сөз айкашы сөз сыйктуу бир лексикалык маани эмес, айкашкан сөздөрдүн ички жана тышкы катышынан көлип чыккан грамматикалык маанигэ ээ. Сүйлөмдөн тышкary жашабайт:

Сөз жана фразеологизмдер сыйктуу сүйлөм түзүүчү даяр материал да эмес. Алар көп процессине ылайык сүйлөм тутумунда гана улам жаңыдан түзүлөт:

Күн бүгүн адаттагыдан нурдуу тийгөнсиди (Н.С.).

Бул сүйлөмдө төрт айкаш бар:

- 1) күн тийгөнсиди;
- 2) нурдуу тийгөнсиди;
- 3) адаттагыдан нурдуу;
- 4) бүгүн тийгөнсиди

Биринчи айкаш сүйлөмдүк түзүлүштө, предикаттык катышта (баш мүчөлөрдүн: ээ менен баяндоочтун ортосундагы айкаш) болгондуктан сөз айкашы эмес сүйлөм катары карапат. Калган учее кадыресе эркин сөз айкашы.

Сөз өзүнчө жеке турганда жалпы мааниде колдонулат. Ал эми башка сөз менен байланышып, сөз айкашын түзгөндө ал алда канча ачык-так жана көнен мааниде болот, башкача айтканда, сөз айкашы структурасына кирген сөздөрдүн жеке маанилөрин конкреттештирип турат: *китеп — адабий китеп, кызыл китеп, илимий китеп; баруу — сабакка баруу, шаарга баруу, окууга баруу, жумушка баруу.*

Сөз айкаштары сөз менен сүйлөмдүн ортосундагы орточо, өтмө группа да эмес. Себеби сүйлөм бир сөздөн туршуу да мүмкүн. М: **Кыш.Түн. Суук. Жолдомун** ж.б. Ал эми сөз айкашы үчүн дайыма экидөн көм эмес толук маани берүүчү сөздөр көрөктөлөт: **булгаары сумка, окуучунун китеби, он чакты уй, болгон окуя, ишке тың, төрт дөңгөлөктүү, атaluудан алтоо, куюндан тез** ж.б.

Кээ бир тилдердөги заттык маанидеги сөздөрдүн кызматчы сөздөр, предлогдор, послелогдор менен катар келиши (айкашы)

сөз айкашы боло албайт. М: кыргызча - шаарга **чейин**, үйдүн **жанында**, сөн **учун**; орусча - **в** комнате, **за** рекой ж.б. Англис, франсуз, немис тилдериндеги артиклдер заттык маанидеги сөздөр менен катар келсе дагы, сөз айкашы болуп эсептелбейт (франсуз тилиндеги **Le cheval** - жылкы, англischе **the king** - король, немис тилиндеги **das Fenster** - айнек). Себеби бул сөз тизмектериндеги белгиленген түгөйлөр өз алдынча турганда толук маанилүү сөз боло албайт.

Сөз айкаштарынын компонентеринин ар бири өз алдынча сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат: Адам ачуусу сөзүнөн билинөр (мак.)

а) ачуусу – билинөр – баш мүчөлөрдүн сүйлөм түзүлүшүндөгү өзгөчө айкашы;

б) адам ачуусу – эркин сөз айкашы: адам(дын) – аныктооч, ачуусу - ээ;

в) сөзүнөн билинөр – эркин сөз айкашы: сөзүнөн – толуктооч, билинөр – баяндооч:

СӨЗ АЙКАШТАРЫНЫН БАЙЛАНЫШШУУ ЖОЛДОРУ

Сөздөрдүн өз ара айкашуулары синтаксистик багыныңкы байланыштын эрчишүү, башкаруу, ыкташу, изавет, инкорпорация жолдору менен тутумдашат. Биринчи үч түрү индоевропа жана алатай ж.б. тилдерине, изавет байланышы – түрк, инкорпорация кубулушу индең, чукча тилдерине мүнөздүү. Ал эми Төң байланыштагы сөздөр өз ара сөз айкашын түзэ албайт. Алар сөз айкашынын бир компоненти катары башка сөздөр менен синтаксистик катышта келүү менен тийиштүү маанидеги сөз айкашын түзүүгө катышат: **Атам менен апамдын батасы** мага ар дайым дөм болот.

Ээрчишүү деп багыныңкы сөздүн багындыруучу сөздү жак, сан, түр, род боюнча ээрчишин айтабыз. Бул көрүнши көпчүлүк тилдердө жолукканы менен ар бир тилдин грамматикалык, лексика-семантикалык өзгөчөлүгүнө ылайык ар түрдүү жол менен ишкө ашуу байкалат. Орус тилиндеги **красивое поле** деген сөз айкалышында аныктооч сөз (**красивое**) аныкталыгыч сөздүн (**поле**) формаларын толук кайталап турат. Бирдей санда, жөндөмөдө, роддо турат. **Девочка громко смеялась**

десек ээ менен баяндооч бири-бирин сан жана род боюнча ээрчип турат. Бирок түрк тилдеринде аныктооч-аныкталгыч түзүлүшүндөгү сөз айкалыштарынын синтаксистик байланышы ыкташуу дөп аталаат (жашыл талаа, кең өзөн ж.б.)

Араб тилинде ээ менен баяндооч бири-бирин сан, жак, род категориялары боюнча ээрчисе, адыгей тилинде ээ тике жана кыйыр толуктооч менен да ээрчише берет.

Кыргыз тилинде болсо ээ менен баяндооч бири-бирин сан, жак боюнча ээрчишет (биз окудук, мөн кеттим, сиздер көрдүңүздөр ж.б.). үчүнчү жакка тиешелүү формада ээ, баяндооч өз ара эрчишпей калган учурлар да көздөшет (койлор келди). Өзбек тилинде мындаи сөз айкалыштарында ээрчишиүү байланышы сакталат (олар көлдилар). Ээрчишиүү байланышын ээ менен баяндоочтуун ортосундагы гана синтаксистик байланыш дөп түшүнөбүз¹⁶.

Ошондуктан бул байланыштагы сөздөр сөз айкашы эмес, бүткөн айрым ойду билдирген сүйлөм болот.

Башкаруу байланышы багындыруучу сөз маанисine карай өзүнөн кийинки келген багыныңкы сөздү барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүнүн биринде турушун талап кылышп байланышат. Маселен бакка чыгуу, жөрди иштетүү, төрткө бөлүү, улууну сыйлоо, үйдөн чыгуу, акылдуудан суроо, камгақтан жөңил ж.б. Индоевропа тилдеринде башкаруунун предлогдук, предлогсуз, күчтүү, күчсүз түрлөрү көздөшет (*идти в магазин, снять радостью, сказать правду, играть около дома*).

Ыкташуу байланышында сөз айкашынын компоненттери өз ара кандайдыр бир грамматикалык форма (мүчө) аркылуу байланышпастан орун тартиби же интонация аркылуу тутумдашат. Багыныңкы сөз мурда, багындыруучу сөз кийин келет (түрк тилдеринде). Мисалы кыргыз тилинде: жаны үй, онунчу класс, сүйлөгөн бала, жетинчи осуят, баар жер ж.б. Орус тилинде: дом напротив, петь стоя, гаварить внятнее, рад приветствовать, рано утром, кофе по-китайски.

Таандык байланыш багыныңкы түгөй илик жөндөмөдө багындыруучу түгөй таандык формада туруп айкашат. Бул

¹⁶ Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. –Б.: 2009.

багыныңкы байланыш түрк, араб, перс тилдерине мұнәздүү көрүнүш. Күлгөндүн билгени ..., Жакшынын сезү ..., Кыз жакшысы кылымга, уул жакшысы урумга ... ж.б.

Таандык байланыштын эки түрдүү формасы көздешет. Анын бириңчиси - таандык байланышта турган сез айкашынын мурунку түгөйүндө илик жөндөмө (-нын) мүчесүнүн сакталышы, әкинчиси илик жөндөмө мүчесүнүн түшүп калышы менен айырмаланат: Бешик баласы бөш түлөйт., Ата конушун таштаба (макал)ж.б.

Тажик тилинде таандык байланыштын компоненттери түрк тилдеринен айырмаланып, өз ара орун алмашкан формада көздешет: занони Точикстон - Тажикстан кыздары, балон нафс - пейшлдин бузулушу. Бул айырмасына жараша алрды персия изафети дөп конт (изафет - араб тилинен алғынып, таандык маани дөгөндө билдирем).


Палеоазиат жана түндүк америкалык индейецтердин тилдеринде инкорпорация кубулушу көздешет. Инкорпорация - багыныңкы баланыштын бир түрү. Мында аффикстер менен жаббылган негиз бир эле мезгилде сез айкаши, сүйлөм жана сез катары туюнтыманы түшүндүрөт. Бул учурда сездүн негиздери бирдей морфологиялык бүтүндүккө биригишет дагы, инкорпоративдик комплекс катары кабыл алынат. Лексика-семантикалык жактан ажыратылганда бул комплекс сезгө, сез айкалышына да барабар көлбейт, себеби ал морфологиялык бүтүндүктүү түзүп турат. Инкорпорация кубулушу бар тилдерде сүйлөмдөн тышкары сез болбойт. Даляр сүйлөнүн (речтин) негизги бирдиги. Бизчө айтканда кандайдыр бир өзүнчө сүйлөм аркылуу берилүүчү маани өзүнчө турган сез тутуму аркылуу туюндурулат. Маселен чукот тилинде: **мытрелгитэкурпенскивысычетгъэ** (торду жаймак болуп өтө шашып баратам) дөгөн туюнтыма инкорпоративдик комплекс болуп эсептелет. Алар төмөнкүдөй морфемалардан жана афикстерден турат: мыт-1-жакты билдиргөн суффикс, -рэ- келер чак афиксси, -лги- «шашуу» маанисиндеги суффикс, **те-курпе-н** - тор даярдоо (**те-**, **-н-** афиксстөр), **-скив-** багытты көрсөткөн суффикс, -

скычет- «өтө» маанисіндеги суффикс, -гъэ келер чак афиксси¹⁷.



Атооч сөздөргө караганда этиш сөздөрдүн башка сөздөрдү багындыруу жөндөмдүүлүгү жогору. Бул этиш сөздөрдүн (кыймыл-аракетти билдирген сөздөр) 3 чактын биринде берилип, 3 жактын бирине таандык болуп, мамилелик жана ыңғайлык өзгөчөлүктө бөрилгендиги, өтмө жана өтпөстүгү мөнөн байланышту.

Этиштик эркин сөз айкаштарынын багыныңкы түгәйү лексикалык толук мааниси бар бардык сөз түркүмдөрүнөн боло бериши мүмкүн:



¹⁷ Ибрагимов С. Тил илиминин негиздері. –Б.: 2009.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Сөз айкашы деген әмнө жана анын бөлүнүшү?
2. Эркин сөз айкашы жана анын структуралык түзүлүшү.
3. Эркин сөз айкашынын сөздөрдөн, туруктуу сөз айкаштарынан жана сүйлөмдөн болгон айырмачылығы.
4. Сөз айкашынын тутумундагы сөздөрдүн байланышуу жолдору.
5. Эрчишүү байланышында турган сөздөр сөз айкашы боло албсы?
6. Сөз айкаштарынын башкаруу, таандык, ыкташуу жолдору.
7. Инкорпорация кубулушу жөнүндө айтып бергиле?
8. Эркин сөз айкаштары кандайча классификацияланат?
9. Атоочтук жана этиштик сөз айкаштары кандай болот?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
3. Ибрагимов С. Тил илиминин нөгиздери. –Б., 2009.
4. Иманов А. Кыргыз тилинин синтаксиси. –Б., 2009.
5. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М.: 1979.
6. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
7. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.
8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

СҮЙЛӨМ ЖАНА СҮЙЛӨМ МҮЧӨЛӨРҮ

НЕГИЗГИ МАСЕЛЕЛЕР:

1. Сүйлөм жана анын нөгизги бөлгилөри;
2. Сүйлөм мүчөлөрү жөнүндө түшүнүк;
3. Сүйлөмдүн классификацияланышы.

СҮЙЛӨМ ЖАНА АНЫН НЕГИЗГИ БЕЛГИЛЕРИ

Сүйлөм синтаксистеги борбордук түшүнүк, негизги бирдик жана башкы синтаксистик категория. Сүйлөмдүн өзүнө гана тийиштүү болгон табияты, кызматы, конструктивдүү грамматиклык бүтүндөгү формалдык жана мазмундук белгилери бар. Сүйлөмдүн башкы жана башка тилдик бирдиктерден айырмалануучу башкы бөлгиси анын коминикативдүүлүгү (коминикативдик - кабарлоо). Коминикативдүүлүк болсо тилге коюлган социалдык талап. Анткени тил – коомдогу пикир алушуунун негизги куралы. Анын бул кызматы тилдик бирдиктердин (фонема, морфема, сөз жана сөз айкаштарынын) сүйлөм курулушуна киргөн учурда гана ишке ашышы талашсыз.

Сүйлөмдүн табиятын, түрдүү белгилерин, анын мазмунундагы грамматикалык жана сөмантикалык катыштарды, предикативдик жана модалдуулук категорияларды окуп-үйрөнүү синтаксисте гана эмес, жалпы тил илими саласындағы орчундуу маселе.

Сүйлөм жана ага мүнөздүү маселер тил илиминин тарыхында түрдүү аспектилерде каралып көлгөн. Айтсак, байыркы индия тил илиминин өкүлдөрү “сүйлөмдү тилдин негизги бирдиги катары карашып, сөздө мындай касиет болбойт, сүйлөмсүз сөз да айтылбайт” деген пикирде болушкан. Ал эми байыркы грек жана римдик тил илминде сүйлөмдүн маанилик жагына көңүл бурулуп, “сүйлөм – сөз аркылуу берилген ой” деген аныктамага таянышкан. Ушундан улам XIX кылымда да сүйлөмгө карата «сүйлөм – логикалык жактан ой жүгүртүүнүн (суздение) сөз аркылуу берилиши» деген аныктамалар берилген. Адатта, логика бул ой жүгүртүүнү, субъект мөнен предикаттын ортосундагы мамиленин бар же жок экендигин түшүндүрүү маселерин иликтейт. Алардын пикири боюнча сүйлөмдө да субъект мөнен предикттын болушу шарт. Ал эми тилдө логикалык категорияларга муктаж болбогон сүйлөмдөр көп. Кыргыз тилинде: Асан шаарга барды. Бүгүн качан келесиң ж.б., орус тилинде: мы приехали вчера, Они это знают. ж.б.

XIX кылымдын башында «Сүйлөм психологиялык акт, ал ой жүгүртүүнүн, кабар берүүнүн психологиялык көрүнүшү» деген

аныктамалар берилip, сүйлөмдүн табиятын психологиялык категориялардын жардамы менен аныктоо арекеттери болгон.

Сүйлөмдү мындай аспекттердө, ар башка багытта (логикалық, психологиялық, логикалык-грамматикалық ж.б.) мүнөздөө сүйлөмдүн көп кырдуу, татаал түзүлүштөгү конструкциялары жана маанилеринин көп түрдүүлүгү менен байланышкан. Ошондуктан тил илиминин тарыхында сүйлөмгө карата 300гө жакын аныктамалар берилет.

Сүйлөм бул тилдик категория болгондуктан, анын негизин аныктоо, тилдик башка бирдиктерден жана логикалық, психологиялык көрүнүштөрдөн айырмаланып турган нөгизги белгилерин көрсөтүү жана табиятын билүү тил илиминин синтаксис бөлүмүнө тиешелүү башкы маселе.

Тилдин коомдук турмуштагы нөгизги кызматы пикир алышуунун каражаты болуу милдети. Ошондуктан тил илиминде нөгизги критерийлердин бир катары сүйлөмдө бөлгилүү мазмундун, ойдун берилиши эсөптөлөт.

Азыркы лингвистикада академик В.В.Виноградовдун: «сүйлөм – ойду калыптандыруучу жана аны кабарлоочу, билдириүүчү каражат болгон көптин грамматикалык жактан уюшулган, жыйнактуу бүтүн бирдиги» деген аныктамасы илимий нөгиздүүлүгү менен колго алынып келе жатат.

Сүйлөмдүн нөгизги функциясы – коминикативдүүлүк, бизче кабарлоо, билдириүү, маалымат жеткирүүчүлүк. Мындай функция тилдин грамматикалык жактан тура уюшулган сүйлөмдөрү аркылуу ишке ашат. Бирок сүйлөм маани жактан аякталган болушу шарт, башкача айтканда, билдирип жаткан кабар коминикативдик автономияга ээ болушу зарыл.

Ар бир сүйлөмдө предикативдүүлүктүн болушу күтүлөт. Предикативдүүлүк – сүйлөө кезиндөги мазмундун чындыкка жасаган мамилеси. Сүйлөмдүн сөздөн жана сөз айкашынан болгон айырмасы да ушул. Бул белги болсо эле сөз да, сөз айкашы да сүйлөм боло алат: **Түн. Айдын жарығы.** ж.б.

Тилдөги предикативдүүлүкту берүүнүн көңири жайылган каражаттары жак, чак, ыңгай категориилары түюнтулган этиштик формалар эсөптөлөт. Булар жокто предикативдик каражаттын ролун интонация аткарат.

Сүйлөмдө чындык жөнүндөгү маалымат гана эмес, сүйлөп жаткан адамдын ал чындыкка жасаган мамилеси да байкалат.

Бул тил илиминде сүйлөмдүн модалдуулук бөлгиси дөп берилет. Модалдуулукту билдируүнүн каражаты болуп, морфологиялык ыңгай категориясы, модаль сөздөр жана интонация колдонулушу мүмкүн. Мисалы: Көрөсүң! Деген сүйлөм интонацияга жараша көкүтүүнү, эскертуүнү, өкүнүүнү билдириши мүмкүн., Атам иштейт. Атам иштейт? Деген сүйлөмдөр интонацияга ылайык чындыктын жайынча жана суроо түрүндө бөрилишин кабарлады. ж.б.

Маани жактан сүйлөмдөгү аякталгандыктын, предикативдүүлүктүн жана модалдуулуктун универсалдык каражаты катары интонация жана анын элементтери колдонулушу мүмкүн. Тактап айтканда, сүйлөмдүн интонациялык жактан туура уюшулушу жана айталышы да анын негизги бөлгилөринин бир.

Сүйлөмдүн дагы бир бөлгиси – анын тилдин грамматикалык законуна ылайык түзүлүшү. Мында тилдин грамматикалык түзүлүшүнө ылайык сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын тийиштүү формада жана тизмекте келиши маанилүү факторлордан болуп саналат.

Сүйлөмдүн табиятын аныктоодогу аталган бөлгилер (коминикативдик, аякталгандык, предикативдүүлүк, модалдуулук, кабардоо интонациясы, грамматикалык жактан туура түзүлүшү) бири-биринен теориялык жактан гана айырмаланат. Ал эми турмушта болсо алар өз ара тыгыз байланышып, ажырагыс бирдикте айтылат, тийиштүү интонацияга әэ болот. Демек, сүйлөм ойдун, грамматиканын жана эмоциянын топтошкон бирдигинен турат.

СҮЙЛӨМ МҮЧӨЛӨРҮ

Синтаксис сүйлөмдүн курулушу жөнүндөгү окуу катары сүйлөмгө айланган грамматикалык абстракциянын ар түрдүү баскычтарын изилдейт. Ошол грамматикалык абстракциянын бир баскычы болуп сүйлөм мүчөлөрү жөнүндөгү түшүнүк эсептелет. Анткени сүйлөм синтаксистик бүтүн структура катары сүйлөм мүчөлөрүнө ажыратылат жана бул түшүнүктөрсүз сүйлөмдүн структурасын аныктоого болбой тургандыгын синтаксистик теориянын өнүгүшү да далилдеп олтурат.

Маани берүүчү сөздөр сүйлөмдүн тутумунда турганда өзүнүн грамматикалык маанисине ылайык, өз ара синтаксистик мамиледе болуп, сүйлөмдө тийиштүү кызматты – ар түрдүү сүйлөм мүчөлөрүнүн функцияларын аткарат. Анткени сүйлөм көбүнчө бир канча сөздөн, сөз айкаштарынан уюшулат. Алардын ар биригинин өзүнө гана тиешелүү болгон, сүйлөм тизмегиндеги милдеттери болот жана ал кызматтарына карай **ээ, баяндооч, толуктооч, аныктооч, бышыктооч** дөп аталат. Алар өз ара синтаксистик байланышта туруп, сүйлөмдүн структуралык бөлүктөрүнүн ортосундагы синтаксистик катышты, алардын мамилесин көрсөтөт. Демек, сүйлөм тутумундагы маани берүүчү сөздүн ошол сүйлөмдөгү башка сөз менен болгон катышына ылайык аткарган синтаксистик функцияларына карай бөлүнүшү сүйлөм мүчөлөрү дөп аталат.

Сүйлөм тутумундагы ар бир маани берүүчү сөз өзүнүн функционалдык маанисин сүйлөм мүчөсү катары көлгөндө гана ишке ашырып турат. Эгерде сүйлөм мүчөлөрүн бири-биринен ажыратып бөлүп карасак, алар өздөрүнүн функционалдык маанисин жоготуп, лексикалык жана грамматикалык маанисин гана сактап калаганын көрөбүз.

Сүйлөм мүчөлөрү сүйлөм ичинде аткарган милдеттерине карай баш мүчөлөр (ээ, баяндооч) жана айкындооч мүчөлөр (аныктооч, толуктооч, бышыктооч) дөп эки чоң топко бөлүнет.

Сүйлөмдү уюштурууда сүйлөм мүчөлөрүнүн кызматы ар түрдүү. Ээ менен баяндооч предикативдик катышта келип, сүйлөмдүн нөгизин, сүйлөмдө уюштуруучу борборду түзөт. Көбүнчө ээ менен баяндоочтон туруп элө сүйлөм сүйлөмдүк касиетке жетишип, бүткөн бир ойду түшүндүрө алат: Жаз көлди., Асман ачык., Күн ысый баштады ж.б.

Ушул белгилерине карай ээ менен баяндооч сүйлөмдүн баш мүчөлөрү дөп аталат.

Айкындооч мүчөлөр болсо ээ, баяндооч менен байланышып келип, алардын ар кандай белгилерин толуктап тектеп көрсөтөт. Мисалы: *Мөнин* айткандарым эч күмәнсүз чындыкка туура келет.

Мектеп программасы боюнча айкындооч мүчөлөрдү аларга берилген суроолор боюнча да ажыратса болот: аныктооч – кандай? кайсы? кимдин? эмненин? деген суроолорго; бышыктооч – кантип? кайда? кайдан? качан? деген суроолорго;

толуктооч – кимди? эмнени? кимге? эмнеге? кимде? эмнеде?
кимден? эмнеден? деген суроолорго жооп берет. Бул принцип
кәэде туура келбей калат. Себеби айрым учурларда бирдәй
суроо сүйлөмдүн эки түрдүү мүчесүнө түшүп калышы мүмкүн.
Мисалы: **Жакшы** окуучу **жакшы** окуйт. Мында кандай? деген
суроого аныктооч да, бышыктооч да жооп берип жатат.
Ошондуктан сүйлөмдөгү сөздөрдүн кайсыл мүчөлүк милдөт
аткарышы ал сөздөрдүн морфологиялык жана синтаксистик
өзгөчөлүктөрүнө ылайык аныкталууга тийиш. Айтсак, жогорку
сүйлөмдөгү «**жакшы**» сөзүнүн биринчиси кандай? деген суроого
жооп берип, зат атооч сөз менен синтаксистик катышта келип –
аныктоочтук, экинчиси кандай деген суроого жооп берип, этиш
сөз менен синтаксистик катышта келип – бышыктоочтук милдөт
аткарды.

СҮЙЛӨМДҮН КЛАССИФИКАЦИЯЛАНЫШЫ

Сүйлөмдүн структуралык схемасы же формуласы сүйлөө
агымынын компоненттеринин морфологиялык мүнөздөмөсүнө
таянгандыктан алар грамматикалык жактан туура туунтулган
сүйлөмдөрдү көрсөтүү үчүн колдонулат. Ошондуктан сүйлөмдүн
структуралык схемасын инвариант катары карап, анын
парадигмаларын түзгөн формаларын вариантары деп билебиз.

Баарыдан мурун сүйлөмдү синтаксистик түзүлүшүнө карай
жөнөкөй жана кошмо (татаал) деп эки чоң топко бөлүнөт.

Жөнөкөй сүйлөмдүн түрлөрү бир предикативдик негиз (ээ,
баяндооч), кошмо сүйлөмдүн түрлөрү эки же андан ашык
предикативдик негиз (ээ, баяндооч) менен мүнөздөлөт.

Баш мүчөлөрдүн катышына карай жөнөкөй сүйлөмдөр
баяндооч гана катышкан бир тутумдуу сүйлөмдөр жана
баяндооч менен ээ катышкан эки тутумдуу сүйлөмдөр деп
ажыратылат. Мисалы: Таанышканыбыз үчүн ыразымын.,
Көңүлдүү жашайбыз. Бул сүйлөмдөрдүн ээси жок жана анын
булушу грамматикалык жактан зарыл эмес.

Эки тутумдуу сүйлөмдөрдө баш мүчөлөр толук катышат:
Чакырылбаган **конок** шыптырлылбаган жерде **отурат**.

Жөнөкөй сүйлөмдөр андан ары баш жана айкындооч
мүчөлөрдүн катышына карай жалаң жана жайлма сүйлөмдөр
деп ажыратылат. Баш сүйлөмдөрдүн гана катышынан турса

жалаң сүйлөм болот: *Жыйналыш башталды*. Эр жолдошу – тобокел (макал) ж.б.

Айқындооч мүчөлөр катышып жасалса жайылма сүйлөм болот: *Адам болор жигиттін адам менен иши бар* (макал)., *Туулган жердин топурагы – алтын*.

Сүйлөмгө катышууга болгон сөздөрдүн (сүйлөм мүчөлөрүнүн) толук же айрымдарынын көмип берилешине карай толук сүйлөм жана көмтик сүйлөм дөп бөлүнөт. Булар бири бири менен шарталат. Башкача айтканда, толук сүйлөм болбой көмтик сүйлөм болбайт:

- Сүрөттү жакшы көрөсүнбү? – Дөдим.
- Ооба.
- Фамилияң ким?
- Айткөөв. (А.Токомбаев)

Сүйлөм айтылыш максатына карай жай, суроолуу, илөптүү жана буйрук сүйлөмдөр дөп бөлүнөт.

Сүйлөм түшүндүрүү мүнөздө болуп, бир нерсе жөнүндө баяндоо, кабарлоо, тануу же ырастоо кырдаалдарын билдирип турса жай сүйлөм түрүнө кирет: *Өмүр – гүл, сүйүү – гүлдөн чыккан бал. Балды таттууга болот, бирок ага чөмүлүүгө болбайт* (В.Гюго) ж.б.

Айтуучуну кызыктырган нөрсөлөр (зат, окуя, кубулуш, кыймыл-аракет ж.б.) боюнча аңгемөлешүүчү тараалтын ой-пикирин козгоо, аны билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм дөп аталаат. Башкача айтканда, объективдүү чындыктын көрүнүшүн тактоо, суроо максатында айтылган сүйлөмдөр: *Эмнө учун ак кишилөр азап тартат?* (Ч.А.), *Мен эмнө иштеп, эмнө бүтүрдүм? Ким үчүн эмгек кылдым?..* (И.Разаков) ж.б.

Илөптүү сүйлөмдөрдө бир нерсе жөнүндөгү билдириүү менен биргө айтуучунун ички сезими – таңдануу, кубануу, кайгылануу, ачуулануу, жектөө, какшык, мыскыл, эркелөө, ётунүч ж.б. мамилелери туюнтулат: *Бах, эмгек сүйгөн кишилөр алл экен го!*, (Т.Сыдыкбеков)., *Токто! Таштагыла үрөндү!* *Ташта үрөндү!* *Ташта дейм!..* (Ч.Айтматов) ж.б.

Айтуучунун өз эркин билдириүүчү сүйлөм буйрук сүйлөм дөп аталаат: *Кана эмесе, жолдоштор, машинага отургула!* (Ж.Мовлянов)., *Болуптур, өз билгениңдей жаз!* (Н.Байтөмиров) ж.б.

Маани жагынан өз ара байланышкан эки же андан артык жөнөкөй сүйлөмдөрдүн грамматикалык жактан өз ара тутумдашып жаңы сапаттагы маанини билдириши кошмо сүйлөм деп аталат. Кошмо сүйлөмдердүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бири-бири мөнен ажыратып кароого болбайт. Эгерде аларды ажыратып жиберсек, жекөче алынган жөнөкөй сүйлөмдүн мааниси башкача болуп чыга келет. Демек, кошмо сүйлөмдөгү маани анын тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн тыгыз, ажырагыс маанилеринен турат: *Сезимди акылдын эркине багындыра алсан, анда пайдаң да артык болот* (И.Разаков), *Өлүмдү ойлогондо, өмүр дөгөнинүшунчалык татуу болуп кетет экен, чексиз жашагың келет экен. А олобоюн десен, онбогон сооруу өзүн эстеткени эстеткен...* (И.Разаков)

Структуралык жана интонациялык өзгөчөлүгүнө карай кошмо сүйлөмдер төң байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдер деп ажыратылат.

Төң байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдүн негизги белгиси болуп анын тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн негизинен интонация жана байламталар аркылуу өз ара байланышы эсептелет. Мындай учурда жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ар бири өзүнчө лексико-грамматикалык мааниге өз болуп турганы мөнен интонация же байламталар аркылуу татаал бирикмеге – кошмо сүйлөмгө биригип, өз ара бир нече маанилик катышта болушу мүмкүн: *Ак ийилет, бирок сынбайт., Оюн күлкү унутулат да, турмуш өз нугу мөнен кете берет., Коюнду камыш өлтүрөт, эрди намыс өлтүрөт.* ж.б.

Кошмо сүйлөмдөрдүн тутумуна киргөн жөнөкөй сүйлөмдөрдүн синтаксистик түзүлүшү жана мааниси жагынан бири экинчисине багынычтуу болсо, багыныңкы кошмо сүйлөм болот. Мисалы: *Күн бата, ай да көтөрүлдү. Күндүн нуру болбосо, гүлдөр кайдан ачылсын* (К.Маликов), *Мунқанып, муунум бошоп турган көздө, сен мага көңүл буруп койбайсунбу* (ырдан)

Жалпы тил илиминде кошмо сүйлөмдөрдүн өнүгүшү жөнүндө төмөнкүдөй эки көз караш бар:

1. Эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдөр жанаша айтылып, өз ара тутумдашуу аркылуу кошмо сүйлөм келип чыккан.

2. Жөнөкөй сүйлөмдүн өз ичиндеги өнүгүшүнөн барып кошмо сүйлөм пайда болгон.

Бул божомолду далилдөө катары айрым изилдөөчүлөр биринчи учурда флексивдүү жана аморфтуу (унгу) тилдердин маалыматына таянса, экинчи учурда агглютинативдик жана инкорпоративдик тилдердин мисалына кайрылышат. Бирок ар бир тилден кошмо сүйлөмдүн өнүгүшүнүн эки жолуна тең туура көлгөн айрым фактыларды көздөштириүгө болот¹⁸. Анткени тил жандуу кубулуш, ал коомдун өнүгүшү мөнөн кошо өнүгүү, өсүү проециссинде болот. Ошондуктан коомдун өнүгүшүнө карай тилдин да ой берүү, ойду билдириүү мүмкүнчүлүгү артып олтурат.

Өзүн өзү текшерүү жана ой жүгүртүү үчүн суроолор

1. Сүйлөмдүн синтаксиси жана анын башка тилдик бирдиктөрдөн айырмачылыгы.
2. Сүйлөм жөнүндө окуунун тарыхы.
3. В.Виноградовдун сүйлөмгө берген аныктамасы.
4. Сүйлөмдүн аякталгандык, предикативдүүлүк жана модалдуулук бөлгилерин түшүндүрүп бергиле
5. Сүйлөм мүчөлөрү дөгөн эмнө жана алар кайсылар?
6. Сүйлөм мүчөлөрү бардык тилдердө бирдей болобу же ар түрдүү болобу?
7. Сүйлөм структуралык жактан кандайча классификацияланат?
8. Жөнөкөй сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөргө карай бөлүнүшү.
9. Сүйлөмдүн айтылыш максатына карай түрлөрү.
10. Кошмо сүйлөмдөрдүн табияты жана классификацияланышы.
11. Сүйлөм жана анын түрлөрү дүйнө тилдеринин баарына эле мүнөздүү боло алабы?

Пайдаланылуучу адабияттар:

1. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшүнослик. –Тошкент: Укитувчи, 1976.

¹⁸ Ибраимов С. Тил илиминин нөгиздері.-Б.,2009. 179-195-66.

- Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,-1973.
- Ибрагимов С. Тил илиминин негиздери. -Б., 2009.
- Иманов А. Кыргыз тилинин синтаксиси. -Б., 2009.
- Кодухов В.И. Введение в языкознание. - М.: 1979.
- Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. М.: Выс. шк. 1987. (<http://YYphilologos.narod.ruYlingYmaslov.htm>)
- Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. -Б., 1998.
- Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. -М.: Просвещение, 1976.

2-модулдук МОДУЛДУК ТАПШЫРМАЛАР

- Сөз жана анын формасы, мазмуну.
- Сөз жана түшүнүк. сөз мөнөн предметтин ортосундагы катыш.
- Лексика жана лексикология. Лексикологиянын бөлүмдөрү.
- Сөздүн лексикалык мааниси жана анын типтери.
- Семиология сөз маанилери жөнүндөгү илим.
- Табу жана эвфемизмдер.
- Сөздөрдүн колдонулуш чеги боюнча өзгөчөлүгү.
- Диалектилік, кесиптик-терминологиялык жана жаргондук-арготикалык сөздөр.
- Лексиканың тарыхый өнүгүшү, учурдагы лексика, эскирген сөздөр жана неологизмдер.
- Фразеология жана фразеологизмдер.
- Лексикография: энциклопедиялык жана лингвистикалык сөздүктөр.
- Лексиканың баюу жана толукталуу жолдору.
- Сөз жасоо ыктары жана сөз жасоочу каражатттар.
- Негиз жана анын уңгудан болгон айырмачылығы.
- Тилдин грамматикалык түзүлүшү. Грамматикалык форма, маани жана категориялар.
- Морфология жана анын изилдөө объектиси. морфа жана сема.
- Уңгу жана мүчө, аларга мүнөздүү белгилер.
- Префикс, инфикс, суффикс морфемалары.
- Сөз түркүмдөрү жана сөз түркүмдөрү жөнүндө окуунун тарыхы.

20. Сөз түркүмдөрүнүң биринен әкинчисине өтүшү.
21. Сөз түркүмдөрүнүң бөлүнүшү.
22. Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүрүүдөгү принциптер.
23. Синтаксис жана анын изилдөө объектиси.
24. Синтаксистик төң жана багыныңкы байланыштар.
25. Дүйнө тилдеринде жолуккан синтаксистик багыныңкы байланыштын жолдору.
26. Эркин сөз айкашынын сөздөрдөн, туруктуу сөз айкаштарынан жана сүйлөмдөн болгон айырмачылыгы.
27. Сүйлөм жана сүйлөм жөнүндө окуунун тарыхы.
28. Сүйлөмдөгү аякталгандык, предикативдүүлүк жана модалдуулук белгилер.
29. Сүйлөм мүчөлөрү.
30. Сүйлөмдүн структуралык жана маанилик жактан болгон классификациясы.

1. Пайдаланылуучу адабияттар:

Негизги:

1. Абдулдаев Э. Супрун А. Тилдин жана жазуунун көлип чыгышы.-Ф., 1965.
2. Азизов О. Тилшуноосликка кириш. –Ташкент, Уқитувчи, 1996.
3. Азыркы кыргыз адабий тили. –Б., 2009.
4. Акматов Т.К., Давлетов С., Сартбаев К., Иманалиев С. Тил илимине киришүү. -Ф.:Мектеп., 1980.
5. Аширбаев Т., Нармырзаева К. Тил илимине киришүү. – Б., 2003.
6. Баскаков Н.А., Содиков А.С., Абдулазизов А.А. Умумий тилшуноослик. –Тошкент: Уқитувчи, 1976.
7. Головин Б.Н. Введение в языкознание.-М.: Выс. шк.,- 1973.
8. Ибрагимов С. Тил илиминин нөгиздери. –Б., 2009.
9. Кодухов В.И. Введение в языкознание. - М.: Просвещение,1979.
10. Маслов Ю. Ш. Введение в языкознание. -М.: Выс. шк. 1987. (<http://philologos.narod.ru/ling/maslov.htm>)
11. Мусаев С.Ж. Жалпы тил илими. –Б., 1998.

12. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. –М.: Знание. 1980.
13. Реформатский А. А. Введение в языковедение. –М., 1967.
14. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. –М.: Просвещение, 1976.

Кошумча:

1. Давлетов С., Мукамбаев Ж., Турусбеков С. Кыргыз тилинин грамматикасы. I бөлүм. –Ф.: Мектеп, 1982.
2. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили. -Б.: Кыргызстан, -1996.
3. Жороев И.М. Азыркы кыргыз тили. Сөз жасоо. –Ош, 2007.
4. Жороев И.М., Юсупов У. Лингвистикалык терминдердин сөздүк – справочники.-Ош. –2000.
5. Орузбаева О., Закирова В. Грамматикалык терминдердин кыргызча-орусча сөздүгү. –Ф.; Мектеп, 1981.
6. Дыйканов К., Жаманкулова М. Кыргыз тилинин грамматикалык терминдеринин сөздүгү. - Ф.; 1961.
7. Ражаматов С.А., Таабалдыева У. К. Англис тилинин грамматикасы. –Кызыл-Кыя, 2001. (51 б.)
8. Сартбаев К.К. Түркологияга киришүү. –Ф.: Мектеп, 1987.
9. Сартбаев К.К Тил илими. Айрым материалдар. –Ф.: мектеп, 1975.
10. Жалилов А. Энэ тил – улут тагдыры. -Ош, 2009.
11. КСЭ. – Ф.: 1976-1983.

КАЛЕНДАРДЫК-ТЕМАТИКАЛЫК ПЛАН
1-модуль

K№	Темалардын аталышы	Лекциялык сабактар	Практикалык сабактар
1	Тил илимине киришүү предмети жана анын мілдөттери: Тил жана аны изилдөөчү илим; Тилдин табияты жана кызмети; Тил жана ойлоо.	1	1
2	Экстролингвистикалық каражаттар жана тилдин көлип чыгышы: Байланыштын экстролингвистикалық каражаттары; Тилдин көлип чыгышы жөнүндөгү көз караштар; Байыркы адамдар жана алардын тилдери.	1	1
3	Тилдердин классификациясы: Тилдердин классификациясы жөнүндө жалпы түшүнүк; Тилдердин генеалгиялык классификациясы; Тил уялары жана топтору.	1	1
4	Индоевропа тил уясы: Инди, иран жана балтика тилдер топтору; Славян тилдер тобу жана орус тили; Герман, роман, көлт тилдер топтору жана английс тили;	1	
5	Алтай тилдер уясы: Турк тилдер тобу жана түрк (осмон түрктерүнүң) тили; Монгол, тунгус-манчужур тилдер топтору; Кытай-тибет, афразия тил уялары	1	
6	Тилдердин морфологиялык классификациясы: флексивдүү тилдер; Агглютинативдүү тилдер; Аморфтук жана сөз сүйлемдүү тилдер.	1	1
7	Тилдердин ареалдык жана функционалдык классификациялары: Тилдердин ареалдык классификациясы; Тилдердин функционалдык классификациясы; Диалект жана диалектология.	1	1
8	Тилдин өнүгүшү жана тилдик система: Тилдик диферансация жана интеграция кубулушу; Тилдик контактыйлар; Тилдик система жана структура; Тилдик байланыштар.	1	1
9	Жазуу жана анын көлип чыгышы: Жазуу адам баласынын эң зор табылгасы негизги этаптары; Графика жана алфавит; Стенография жана транскрипция; Орфография жана анын принциптери.	1	1
10	Тыйбыштар тилдин материалдык негизи: Фонетика жана анын бөлүмдерүү; Фонетиканын акустикалык аспектиси; Фонетиканын анатомия-физиологиялык аспектиси; Фонетиканын лингвистикалык аспектиси.	1	1

11	Тилдин тыбыштық түзүлүшү: Тыбыш жана аларды кассификациялоонун принциптери; үндүү тыбыштар; үнсүз тыбыштар;	1	1
12	Муун, басым жана интонация; Муун жана анын түрлөрү, типтери; Басым жана түрлөрү; Интонация.	1	1
13	Көп тизмегиндеги тыбыштық өзгөрүүлөр: Фонетикалык кубулуштар; Комбинатордук өзгөрүүлөр; Пэзициялык өзгөрүүлөр.	1	1

2-модуль

K№	Темалардың аталышы	Лекциялык сабактар	Практикалык сабактар
14	Сөз жөнүндө түшүнүк: Сөз тилдин негизги бирдиги; Сөз предметтин аталышы; Сөз жана түшүнүк.	1	1
15	Лексикология: Лексика жана лексикология; Семасиология; Лексиканын тарыхый жактан куралышы.	1	1
16	Сөздердүн түрдүү мунәзде көлдөнулушуна карай өзгөчөлүктөрү: Лексиканын көлдөнулуш чейрөсүнө карай бөлүнүшү; Табу жана эвфемизмдер; Лексиканын тарыхый жактан өнүгүшү.	1	1
17	Фразеология жана лексикография: Фразеоло-гизмдер жана фразеология; Лексикография жана анын милдеттери; Энциклопедиялык жана лингвистикалык сөздүктөр.	1	1
18	Сөз жасоо: Лексиканын баюу жолдору жана сөз жасоо; Сөз жасоонун теориялык негиздер; Негиз жана уңгу.	1	1
19	Тилдин грамматикасы: Тилдин грамматикалык түзүлүшү; Грамматикалык маани жана анын типтери; Грамматикалык форма жана грамматикалык категория.	1	1
20	Морфология: Морфема жана анын түрлөрү; Негизги жана жардамчы морфемалар; Жардамчы морфеманын аткарған кызметтүүнүн түрлөрү.	1	1
21	Сөз түркүмдерүү: Сөз түркүмдерүү боюнча жалпы түшүнүк; Сөздөрдү сөз түркүмдерүүнен бөлүштүүрүнүн принциптери; Сөз түркүмдерүүнүн классификациясы.	1	1
22	Синтаксис: Синтаксис жана синтаксистик окуунун тарыхы; синтаксистик байланыштар; Синтаксистик байланыштарды жүзегө ашыруучу тилдик каражаттар.	1	1
23	Сөз айкашы: Сөз айкашы жөнүндө жалпы түшүнүк; Сөз айкашынын байланышуу жолдору; Эркин сөз айкаштарынын классификациясы.	1	1
24	Сүйлөм жана сүйлөм мүчөлөрү: Сүйлөм жана анын негизги бөлгилери; Сүйлөм мүчөлөрү; Сүйлөмдүн	1	1

	классификацияланышы.		
	Жалпы:	24	22

**СТУДЕНТТЕРДИН ӨЗ АЛДЫНЧА ИШТӨӨЛӨРҮ ҮЧҮН
ТАПШЫРМАЛАРДЫН ТЕМАТИКАЛЫК ТИЗМЕЛЕРИ**
1-модуль бойонча

№	Темалардын аталышы	СӨДИ	Аткарыпчук иштердин мүнөзү
1	Тил илими жана анын бөлүмдөрү. Тил улуттун жузү. Тил жөнүндөгү макал-лакаптар, учкул сөздөр.	2	Реферат
2	Индоевропа, сөмид-хамид, кытай-тибет, полеазиат ж.б. тил уялары.	2	Конспект
3	Тилдердин ареалдык классификациясы. Борбордук Азия, Чыгыш Европа тилдери жана алардын генеалогиялык, типологиялык өзгөчөлүктөрү.	2	Реферат
4	Тилдердин функционалдык классификациясы. Уруулук тил, элдик тил, улуттук тил, адабий тил, мамлекеттик тил, расимий тил, эл аралык тил. Азыркы тил, өлүү тил.	2	Реферат
5	Адабий жана улуттук тилдердин көлип чыгышы. Диалект говор түшүнүктөрү.	2	Конспект
6	Тилдердин көчеги жана бүгүнкү абалы жөнүндө. Кыргыз тили мамлекеттик тил катары. Кыргыз Республикасындагы тил саясаты.	2	Реферат
7	Тилдик байланыштар: Ассоциативдик, парадигматикалык, синтагматикалык жана иерархиялык байланыштар. Тилдик контактылар: Адстрат, субстрат, суперстрат.	4	Конспект
8	Фонетиканын үч аспектиси. Аакустикалык, анатомия-физиологиялык жана лингвистикалык аспектилери, аларда каралуучу масөлөлөр.	2	Конспект
9	Көптин фонетикалык жактан бөлүнүшү: Фраза, көптик такт, фонетикалык сөз, муун, тыбыш.	2	Реферат
10	Орфоэпия жөнүндө түшүнүк.	1	Конспект

11	Тамга менен тыбыштын өз ара катышы. Латын, араб. орус алфавитин колдонгон тилдер. Орфография жана анын принциптери.		
----	---	--	--

2-модуль боюнча

№	Темалардын аталышы	СӘАИ	Аткарылуучы иштердин түрлөрү
12	Лексикологиянын сөмасиология, этимология, фразеология жана лексикография бөлүмдөрү жана аларда каралуучу маселелер.	2	Конспект
13	Лексиканын маанилік жана турпаттық катышы: Көп маанилүү жана жеке манилүү сөздөр. Омонимдөр, паронимдөр, синонимдөр, антонимдөр.	2	Реферат
14	Варваризм, вулгаризм. идиома, калькалоо.	2	Реферат
15	Эскиргөн сөздөр: архаизмдер, историзмдер, хронизмдер.	2	Конспект
16	Фразеологизмдер жана алардын типтери. Фразеологиялык ширешме, бирдик, тизмек		Конспект
17	Негиз жана анын түрлөрү (тубаса, туунду, түзүүчү негиз).	4	Реферат
18	Морфологиялык: жөндөмө, сан, род, түр, жак категориялары	2	Конспект
19	Сөз түркүмдөрү. тууранды сөз, сырдык сөз, жандоочтор, байламталар, бөлүкчөлөр, модалдык сөздөр.	2	Конспект
20	Сүйлөм. Кошмо сүйлөм анын түрлөрү.		Конспект

Мазмуну

Автордон.....	
Тил илимине киришүү предмети жана анын милдөттөри	
Тил жана аны изилдөөчү илим.....	
Тилдин табияты жана қызматы.....	
Тил жана ойлоо.....	
Экстролингвистикалык каражаттар жана тилдин көлип чыгышы.....	
Байланыштын экстролингвистикалык каражаттары.....	
Тилдин көлип чыгышы жөнүндөгү көз караштар.....	
Байыркы адамдар жана алардын тилдери.....	
Тилдердин классификациясы.....	
Тилдердин классификациясы жөнүндө жалпы түшүнүк.....	
Тилдердин генеалгиялык классификациясы.....	
Тил уялары жана топтору.....	
Индоевропа тил уясы.....	
Инди, иран жана балтика тилдер топтору.....	
Славян тилдер тобу жана орус тили.....	
Герман, роман, көлт тилдер топтору жана англ ис тили.....	
Алтай тилдер уясы.....	
Түрк тилдер тобу жана түрк (осмон түрктөрүнүн) тили.....	
Монгол, тунгус-манчужур тилдер топтору.....	
Кытай-тибет, афразия тил уялары.....	
Тилдердин морфологиялык классификациясы.....	
флективдүү тилдер.....	
Агглютинативдүү тилдер.....	
Аморфтук жана сөз сүйлөмдүү тилдер.....	
Тилдердин ареалдык жана функционалдык классификациялары.....	
Тилдерди ареалдык классификациясы.....	
Тилдердин функционалдык классификациясы.....	
Диалект жана диалектология.....	
Тилдин өнүгүшү жана тилдик система.....	
Тилдик диференцияция жана интеграция кубулушу.....	
Тилдик контактылар.....	
Тилдик система жана структура.....	

Тилдик байланыштар.....
Жазуу жана анын көлип чыгышы.....
Жазуу адам баласынын эң зор табылгасы нөгизги этаптары.....
Графика жана алфавит.....
Стенография жана транскрипция.....
Орфография жана анын принциптери.....
Тыбыштар тилдин материалдык нөгизи.....
Фонетика жана анын бөлүмдөрү.....
Фонетиканын акустикалық аспектиси.....
Фонетиканын анатомия-физиологиялық аспектиси.....
Фонетиканын лингвистикалық аспектиси.....
Тилдин тыбыштык түзүлүшү.....
Тыбыш жана аларды кассификациялоонун принциптери.....
Үндүү тыбыштар; үнсүз тыбыштар.....
Муун, басым жана интонация.....
Муун жана анын түрлөрү, типтери.....
Басым жана түрлөрү; Интонация.....
Кеп тизмегиндеги тыбыштык өзгөрүүлөр.....
Фонетикалық кубулуштар.....
Комбинатордук өзгөрүүлөр.....
Позициялық өзгөрүүлөр.....
1-Модулдук суроолор.....
Сөз жөнүндө түшүнүк.....
Сөз тилдин нөгизги бирдиги.....
Сөз предметтин аталышы.....
Сөз жана түшүнүк.....
Лексикология.....
Лексика жана лексикология.....
Семасиология.....
Лексиканын тарыхый жактан куралышы.....
Сөздөрдүн түрдүү мүнөздө колдонулушуна карай өзгөчөлүктөрү.....
Лексиканын колдонулуш чөйрөсүнө карай бөлүнүшү.....
Табу жана эвфемизмдер; Лексиканын тарыхый жактан өнүгүшү.....
Фразеология жана лексикография.....
Фразеологизмдер жана фразеология.....
Лексикография жана анын милдеттери.....

Энциклопедиялық жана лингвистикалық сөздүктөр.....
Сөз жасоо.....
Лексиканың баюу жолдору жана сөз жасоо.....
Сөз жасоонун теориялык негиздер.....
Негиз жана уңгу.....
Тилдин грамматикасы.....
Тилдин грамматикалык түзүлүшү.....
Грамматикалык маани жана анын типтери.....
Грамматикалык форма жана грамматикалык категория.....
Морфология.....
Морфема жана анын түрлөрү.....
Негизги жана жардамчы морфемалар.....
Жардамчы морфеманын аткарған кызметина карай түрлөрү.....
Сөз түркүмдөрү.....
Сөз түркүмдөрү боюнча жалпы түшүнүк.....
Сөздөрдү сөз түркүмдөрүнө бөлүштүүрүнүн принциптери.....
Сөз түркүмдөрүнүн классификациясы.....
Синтаксис.....
Синтаксис жана синтаксистик окуунун тарыхы.....
Синтаксистик байланыштар.....
Синтаксистик байланыштарды жүзөгө ашыруучу тилдик каражаттар.....
Сөз айкашы.....
Сөз айкашы жөнүндө жалпы түшүнүк.....
Сөз айкашынын байланышуу жолдору.....
Эркин сөз айкаштарынын классификациясы.....
Сүйлөм жана сүйлөм мүчөлөр.....
Сүйлөм жана анын негизги белгилери.....
Сүйлөм мүчөлөрү.....
Сүйлөмдүн классификацияланышы.....
2-модулдук суроолор.....
Пайдаланылуучу адабияттар.....
Календардык- тематикалык план.....
Студенттердин өз алдынча иштөөлөрү.....
үчүн тапшырмалардын тематикалык тизмөлөри.....